

Айгүл Койлубаева, Айнурा Койлубаева

КЫРГЫЗ ТИЛИ

5

УДК 373.167.1
ББК 81.2 Ки я 721
К 60

*Рецензент: В. И. Мусаева – КББАнын жетектөөчү илимий кызматкари, педагогика илимдеринин доктору.

К 60 Койлубаева А. К., Койлубаева А. К.
Кыргыз тили: Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн брото мектептердин 5-классы учүн окуу китеби. 1-бас. – Б: Билим-компьютер, 2015. – 208 б.

ISBN 978-9967-31-316-3

Шарттуу белгилер:

- ! – Эсице тут
- ? – Ойлон
-  – Оозеки иштөө
-  – Жазуу көнүтүүлөрү

К 4306020200–15

УДК 373. 167.1
ББК 81.2 Ки я 721

ISBN 978-9967-31-316-3

© Койлубаева А., Койлубаева А., 2015
© «Вилим-компьютер», 2015
© КР Билим берүү жана илим министрлиги, 2015

Кириш сез

Урматтуу окуучум!

Китең - адамдардын руханий байланышындагы көөнөрбес көрөңгөнүн бири, ал адамдарды өз башатына баш багууга, жан дүйнөсүнүн сырдуу түйүндерүү чечүүгө, учурдагы, откөндөгү жана келечектеги турмушка сереп салып, байкоо жүргүзүүгө түрткү берет.

«Китең - улуу ойлордун жана ақылдын жыйындысы», - деп айткан Ч. Айтматов.

Сунушталган окуу китеби дүйнө жүзүндөгү, анын ичинде Европа мамлекеттериндеги билим берүү салттарын жана нормаларын колдонуу менен жаңы муундагы окуу китебине коюлган талаптардын негизинде иштелип чыкты.

Кыргыз тили предмети жалаң гана эне тилин үйрөнүүнү эле эмес, башка бардык окуу предметтерин өздөштүрүүнүн да негизи экенин эсице түйүп ал. Анткени алардын бардыгынын түпкү пайдубалында эне тили боло турганын унуптап!


Бул окуу китебинде кыргыз тилинин келечегине түздөн-түз тиешеси болгон, аны 5-класста окутуу, үйрөтүү иш аракеттеринин теориялык жана практикалык маселелерине кайрылды.

Окуу китебин жазууда кыргыз тили боюнча мамлекеттик деңгээлде кабыл алынган мыйзамдар, стандарттар, программалар ж. б. нормативдик документтер жетекчиликке алынды. Ошондой эле, өзүбүздүн окутуучулук, педагогдук көп жылдык иш тажрый-баларбызы, алардан алынган жыйынтыктар пайдаланылды.

Окуу материалдар зарылдыгына жарапша схема-таблицалар менен берилди. Сезимди өстүрүүчү методдордун ар түрдүү ыкмалары сунушталды. Алар кыргыз тилин 5-класста окутуунун теориялык маселелери боюнча жыйынтыктуу түшүнүк алууга жана практикада колдонууга өбелгө түзөрүнө өз тажрыйбабыздан ынандык.

Окуу китеби кыргыз тилин 5-класста окутуу ишине жаңыча инновациялык мамиле кылуу, билим берүүгө, кыргыз тилин окууга коюлуп жаткан соңку талаптарга ылайык иштедли.

Бул окуу китеби мурда жарык көргөн окуу ~~китеңгерден~~ айырмаланып окуу материалдар схема-таблица, окутуунун үчүтүүчү иллюстрациялар жана сезимди өстүрүүчү проблемалуу суроодор (дебат, талкуу, синквейн, кластер, Венидин диаграммасы, эссе ж. б.), стратегиялык үлгүдөгү тапшырмалар менен камтылды. Сенин ой жүгүртүүндүн өсүүсүнө, өз алдынчалуулугуца, изденүүдө, өз оюнду кенен, түшүнүктүү айтып берүүдө өзгөчө ~~көңүл буруулду~~.



Андан сен кыргыз тилинин эрежелерин гана эмес, мекенчилдикке, адамгерчиликке, ыймандуулукка чакырган элибиздин нақыл сөздөрү менен дагы тааныш болосун. Андыктан, бул китең маданияттын куралы, билимдин булагы катары кызмат қылат.

Окуу китебинин ар бир бөлүмү сен учун жатык жөнөкөй тил менен берилип, аларга карата практикалык көнүгүүлөр сунушталды. Белгилүү даанышман, улуу ойчулдардын айткандарынын, залкар ойлорунун, кыргыз элдик оозеки чыгармачылыктын мыкты үлгүлөрүнөн алышып, эмгекке, адептүүлүккө, улуулардын сезүн угуп, аздектеп сыйлоого, асыл сапаттарга, сөз маданиятына, сез байлыктарына ээ болууга, чечендикке, кеп өнөрүнө шыктанууга, сезгө, кепкө жоопкерчиликтүүлүк менен аяр мамиле жасай билүүгө, тарбияланууга багытталды.

Урматтуу окуучум, кыргыз тилинин өркүндөп өсүүсүнө, таза сакталышына кам көрүп, эне тилиндін күйөрманы экенинди эсицден чыгарба. Эне тилинде туура, таза, так сүйлөсөн, орфографиялык жактан сабаттуу жаза алсаң, кыргыз тилинин өнүгүшүнө сенин кошкон салымың болот.

Ошондуктан убактыңды кетирбей, мекенчил инсан экенинди далилдеп, башка сабактар менен бирге кыргыз тилинин кичинекей күйөрманы катары өзүндү көрсөтүүң керек. Ошону менен бирге эне тилибиздин туруктуу өнүгүшүнө салым кошорууда жана ал учун талбай билим аларыңа ишенебиз, сенден көп нерселерди күтөбүз.

Эмесе, окуучум, ак жолуң ачылсын!

Авторлор

ТИЛ ЖАНА КЕП

§ 1. Тил – пикир алышуунун куралы

!

- Тил – пикир алышуунун куралы, адамдар ортосундагы байланышты, баарлашууну, карым-катышты тейлөөчү каражат.
- Эгерде тил болбосо, өз ара пикир алышууга, биргелешип эмгектенүүгө мумкун эмес. Турмушта мунун баары оозеки да, жазуу аркылуу да ишке ашырылат.
- Ошондуктан тил аркылуу бериллип жаткан ой-пикир угуу жана көрүү аркылуу кабыл алынат.
- Натыйжада оозеки айтуу сүйлөшүп жаткан белгилүү мэзгилдин бир гана учурунда кызмат отөсө, жазуу аркылуу берилген кеп узак мезгилге чейин сакталып, адам баласынын бир канча муундарын курал катары байланыштырат.

 1. Текстти окуп, түшүнгөнүңөрдү айтып бергиле.

Мамлекеттик тил – биригүүнүн данакери

Кыргыз тили – элибиздин эң башкы эн белгиси. Кыргыз тили болгон үчүн «кыргыз» деген эл, кыргыз мамлекети жашап келүүдө. Эгемендүүлүккө жеткенден кийин мамлекеттик символикаларыбызды: Туубузду көтөрүп, Гимнибизди ырдап, Гербибизди кабыл алдык. Эгемендүүлүккө жетишгүүнүн татаал сапарында элдин биримдигин сактап, эркиндикке умтулуу идеясын, улуу сезимин жараткан кыр-

гыз тили болгон. Демек, элибизди башка элдерден айырмалап келген, улутубузду сактап жана ташка тамга баскандай айырмалап келген – кыргыз тилибиз. Эгерде түптуу, уюткулуу элибиз болбогондо, анда Кыргыз Республикасы деген мамлекет да, кыргыз эли да, аны башкаруучулар да болмок эмес. Биздин мухиттей чалкыган улуу мурастарыбыз, асыл деөлөттөрүбүз, рухий кенчибиз, өзөктүү маданиятыбыз, каада-салтыбыз, улуттук көрөңгөбүз, дүйнө кабылдообуз кыргыз тили аркылуу бабалардан урпактарга улуу таберик катары жашап келди...



2. Тил жөнүндө айтылган төмөнкү макал-лакаптарды жана учкул сөздөрдү көчүрүп жазгыла. Алардын маанисин түшүндүргүлө.

1. Тил маданияты – эл маданияты. 2. Тил – мамлекеттин күзгүсү. 3. Тил – акылдын жарчысы. 4. Тил кылыштан ёткүр.

Бардык тилде касиет бар ойлонсо,
Өз тилимде бирок обон салармын.
Эртең тилим жок болору чын болсо,
Анда бүгүн жан кьюуга даярмын.

(Р. Г.)

3. Белгилүү адамдардын тил жөнүндө айткандарын көчүрүп жазгыла. Алар тилге кандай баа бергенин түшүндүргүлө.

1. Тил эң эле ыйык! Ал элпектики, сулуулукту, тактыкты, уккулуктуулукту талап кылат. Ага кайдыгер кароого болбойт. (А. Т.) 2. Тил – улуттун жан дүйнөсү. (Д. С.) 3. Элдин өмүрү – анын тилинде. (Ч. А.) 4. Эне тилин кадырлаба-

ган адам, элдин өзүн да кадырлабайт. (Б. Ю.) 5. Кыргыз үчүн дүйнөдө кыргыз тилинен кымбат тил жок. Өз тилин урматтоо – улутчулдук эмес. Өз тилин өгөйлөө – өз элине текебердик кылуу. Кыргызды кыргыз кылган – кыргыз тили. (Ч. А.)

4. Окугула, диалог жана монолог түрүндөгү кептерди айырмалап, алар кандай шарттарда колдонулганын айтып бергиле. Интонациясына көнүл бургула.

1. – Ооз – жалгыз баарыбызда,
Кулак – экөө, бул неге?
– Бул муун үчүн жааралган:
Анык ук да, аз сүйлө!
– Ооз жапжалгыз баарыбызда,
Көз да – экөө, бул неге?
– Бул муун үчүн жааралган:
Абдан көр да, так сүйлө!
– Ооз жапжалгыз баарыбызда,
Кол да – экөө, бул неге?
– Өзүң ойлоп тап, билгин:
Көп иште да, аз жегин!

(К. Т.)

2. Карчыганы жебеген, кайран башым.
Кулач чучук жебеген, курган башым.
Ак улакты жебеген, ацкоо башым.
Кара эчкини жебеген, каткан башым.
Балчыктан байтал суурган, балбан башым.
Таманына кат жазган, молдо башым.
Мына ушинтип калдыбы, ойрон кашың!

«Кыргыз жомокторунан»

5. Кыргыз элинде: «Бала тили – бал», – деп айтылат. Муну кандай түшүнсүңөр? Ушул темада эссе жазғыла.

6. Тил жөнүндө макал-лакаптарды, учкул сөздөрдү жазғыла. Алардын маанисин түшүндүруп бергиле.

? Өзүн-өзү текшерүү үчүн суроолор:

1. Тил дегенди кандай түшүнөсүңөр?
2. Кеп деген эмне? Экөөнүн кандай байланышы бар?
3. Тилдин колдонулушу эмне аркылуу ишке ашат?
4. Тил жана кеп тууралуу түшүнүгүңөрдү баяндагыла.
5. Кептин кандай түрлөрү бар? Оозеки кепти жана жазуу кебин кандай түшүнөсүңөр?
6. Кептин уккулуктуу жана түшүнүктүү болушу үчүн эмне-ни билүү зарыл деп ойлойсуздар?

БАЙЛАНЫШТУУ КЕП, ТЕКСТ

§ 2. Текст, анын мүнөздүү белгилери

Текст

- Кептин жазуу формасы текст аркылуу берилет.
- Текст – жазуу аркылуу иштелип чыккан кептин жыйынтыгы.
- Тексттин кичине бирдиги – сүйлөм. Ага чек коюуга болбайт.
- Сүйлөм баяндалган окуяга байла-ныштуу ар кандай көлөмдө болот.

**Мүнөздүү
белгилери**

- Экиден же андан ашык сүйлөмден юшулат.
- Сүйлөмдер маанилери боюнча тематикалык, маанилик, стилдик жана грамматикалык жактан өз ара тыгыз байланышта болот.
- Алар биригинин маанисин экинчи-си толуктап, тактап улантат жана жыйынтыктайт.

Табышмак, макал-лакап жана учкул сөздөр да текст боло аlyшат.

■ 7. Табышмактарды, учкул сөздерду окуп, алардын маанилерин түшүндүргүлө.

1. Бири чөпту кыят, экинчиси жыят, үчүнчүсү үйөт, ушул үчөнүн атын ким билет?
2. Акыл айга жеткирет, өнер көккө жеткирет.
3. Сүйлөбөйт, бардык ишти айтып берет, ал нерсе бардык элге абдан керек. Жазылган беттеринде бардык сырлар, ойлонуп муну кимдер айтып берет?
4. Таза жүргөндүн дени сак, дени сактын өмүрү узак.
5. Эмгек – ар кандай дарттын дабасы. Эмгектен откөн ырыс жок.

■ 8. Текстти кечүрүп жазып, сүрөттүн негизинде андан ары ойду уланткыла.

Жайдын артынан алтын күз келди. Жалбырактар саргара-рып түшө баштады. Жер бети кызыл, сары, жашыл жалбы-

рактардан кооз килем төшөлгөндөй көрүнөт. Күн анча ысыбай, салкын тартат...



Осень. Г. Шаройкин

9. Текстти окуп, маанисин түшүндүргүлө.

Каткан нан да бал татыйт

Каткан нанды сууга салып жибитип, тамшанып жеп отурган философту көргөн бирөө тацыркап:

– Каткан нанды тамак деп кантип жеп жатасың? – деп сураганда ал:

– Мен муну каткан нан бал татый турган учур келет деп сактап жүргөмүн! – дейт.

«Залкар ойлор»

10. Төмөнкү сездердүү катыштырып, «Биздин класс» деген темада чакан текст түзүп жазгыла.

Класс, окуучу, кыздар, балдар, кенен, жарық, окуйт, үлгүлүү, тартиптүү, таза, терезе, чоң, гүл, сүрөттер, парта, отургучтар, бүлдүрбөй, көздүн карегиндей, дайыма, окушат, мыкты, ынтымактуу.

11. Жайкы каникулду кандай еткөргөнүңөр жөнүндө ой-пикиринерди жазгыла. Текстке мүнөздүү болгон негизги белгилерди атагыла.

? Өзүн-өзү текшерүү үчүн суроолор:

1. Кептин жазуу формасы эмне аркылуу берилет?
2. Текст дегенди кандай түшүнөсүңөр?
3. Текстке мүнөздүү кандай белгилер бар?
4. Эмне үчүн табышмак, учкул сөз текст боло алат деп ой-лойсуңар?
5. Ар кандай эле сүйлөмдөрдүн топтому текст боло албай тур-гандыгын эмне менен түшүндүрөсүңөр?

Мисал келтиргиле.

§ 3. Тексттин мүнөздүү белгилери



КУРМАНЖАН ДАТКА

Курманжан душмандар менен тил табышып, кыргындуу согуштарды токтотуп, элди аман сактоого бүт айла-амалын жумшаган. Душмандар Курманжандын бир баласын жазага тартып өлтүрүп, эки небересин Сибирге, түрмөгө айдашкан. Ошондо да Курманжан датка эл толкуп, согуш чыгып кетпесин деп, чыдамдуулугун көрсөткөн. Согуш болсо кыргыздар кыргынга түшөрүн



байкап, элди тынчтып, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп турган. «Датка», «Алай ханышасы» деген наамдар Курманжанга арналган. Кыргыз эли мындай ақылман, кыраакы адамды унуптайт. Ал «Курманжан датка» деген ат менен тарыхта калды.

- тексттеги сүйлөмдер өз ара тематикалык жактан байланышта, б. а., текстте Курманжан датканын өмүрү, ишмердүүлүгү, кыраакылыгы жана ақылмандыгы же нүндө айтылуучу ой кыска жана ырааттуу берилди.
- тексттеги сүйлөмдер грамматикалык, стилдик жактан тыгыз байланышта, б.а., алардын баяндоочтору -ган формасындагы этиштин откөн чагы аркылуу уюшулуп, айтылуучу ойдун ырааттуу өнүгүшүн шарттап турат.
- тексттеги сүйлөмдердүн бул тобу стилдик катышы, грамматикалык, тематикалык түзүлүшү жана мааниси жагынан өз ара тыгыз байланышта. Анткени тексттин түзүп турган сүйлөмдер өздөрүнүн стилдик каражаттарынын курамы боюнча кептин баяндоо түрүнө таандык.

Анткени Курманжан датканын өмүрү, ишмердүүлүгү ырааты менен биринин артынан экинчиси келген кыймыл-аракеттер аркылуу баяндалды.

Ошентип, бири экинчиси менен тыгыз байланыштагы жогорудагы сүйлөмдердүн биримдиги тексттин маанилик бүтүндүгү деп аталат.

Тарыхый эстеликтөр элибиздин откөн замандагы турмушун баяндайт. Трактор менен жер айдал, урук себебиз. Капуста чымды көп талап кылат.

Ал эми жогорудагы бир нече сүйлөмдердүн топтому текст боло албайт. Анткени тематикалык, маанилик жана грамматикалык жактан байланышкан жок. Демек, бул сүйлөмдер тексттин мүнөздүү белгиси болгон маанилик бутүндүккө ээ эмес.

12. Текстти окуп чыккыла. Андагы сүйлөмдөр маанилик бутундуккө ээ болобу, айтып бергиле.

Баатыр уул жана эне сүтү

Бул аңыз кептин окуясы илгери-илгери кыргыздардын жунгарлар менен кырчылдаша согушуп жүргөн кезде болуптур дешет. Мына ошол согуштардын биринде жунгарлар көптүк кылып, жерин басып киришет. Кырчылдаган катуу согуш болуп, кыргыздар жециле баштайт. Ошондо бир баатыры душмандардын курчоосунда калып, жалгыз өзү душмандын жүз баатырын өлтүрүп, акыры чарчап, алдан тайганда, колгос түшүп калат.

Душмандын аскерлери аны ханына алыш барышат. Хан кыргыз баатырын көрүп, анын эрдигин угуп: «Менин да коркок жүз баатырымдан көрө ушундай бир эле баатырым болсоочу», – деп ойлойт.

– Мен сенин жаныца азаттык берем, бирок азырынча бере албайм. Анткени биз душманбыз. Мен сага мындай шарт коём: «Менин элимден жүз бала тандап алышп, өзүндүн бүгүнкүдөй өнөрүндү үйрөтсөң, башыца азаттык берем. Болбосо, сендей баатыр куру бекер өлүмгө баш ийгени болбайт», – дейт душмандын ханы.

Ошондо кыргыз баатыры анын шартына макул болбоптур.

– Душманым согуш өнөрүн үйрөтүп, сырымды тарттырганча, өлүмгө бетме-бет барганым артык. Душманым колтук ачканымды энемдин ак эмчегинен эмген сүтүм кечирбейт, – дептир кыргыз баатыры душманын тике карап.

(С. Р.)

13. Текстти окуп чыккыла. Кандай ой айтылганын түшүндүргүлө.

Сырттан көрүп баа бербе

Ақылман мындай деген экен: Сырты суук, кийгени жупуну адамдардан жийиркенбей жүр. Адамдын ички сымбаты сырткы сымбатынан жогору турат. Ал көзгө көрүнбей, көкүрөккө сезилет. Алтынды жараткан таш, акылды жараткан баш.

«Залкар ойлор»

14. Төмөнкү сүйлөмдөрдүн топтому текст боло алабы? Эмне үчүн?

1. Адилет сөз ар качан так жана жөнөкөй келет.
2. Окуу жылы сентябрда башталат.
3. Кыздар элдик бийлерди бишлисти.
4. Китең - сыйкырчы.
5. Дүйнөнү жаңырткан да китең.
6. Экология - жалпы дүйнөлүк кейгөй.
7. Бүгүн күн буркөлүп, нөшөрлөгөн жаан жаады.
8. Атам малдарды айдал, жайлоого кетти.
9. Асан менен Арлен киного чогуу барышты.
10. Быйыл кыш абдан катуу болду.
11. Күз мезгили мага жагат.

15. «Биздин үй-бүлө» деген темада чакан текст түзгүлө.




§ 4. Тексттин маанилик бүтүндүгү. Тексттин эң кичине бирдиги – сүйлөм. Тексттин темасы жана андагы негизги ой

- Тексттин эң кичине бирдиги – сүйлөм.
- Текстте айтылып жаткан ой-пикирлер сөз болуп жаткан нерсенин айланасына топтоштурулат.
- Тема – бул тексттин жалпыланган мазмуну. Ал негизги ойду билдириет.

16. Тексттеги айтылган негизги ойду таап, тема койгула.

Мектеп – сенин экинчи үйүн. Мектептин мүлкүн үйүндөгүдөй сакта. Аларды бүлдүрбө, сындырба жана булгаба. Мугалим сага билим, таалим-тарбия берет. Ошондуктан мугалим жогорку сыйга татыктуу экенин ар дайым унутпа. Классаштарың менен достук мамиле түзө бил. Мектепте ар дайым өзүндүн жакшы сапаттарыңды көрсөтүп, мыкты окуучу деген наамга жетишүүгө аракеттен.

17. «Китепканада» деген тема боюнча чакан текст түзгүле.



18. Текстти окугула, андагы негизги ой менен тема дал келеби, түшүндүргүло.

Асан Кайғы

Илгери-илгери кыргыз элинде Асан Кайғы деген ақылман жашаптыр. Ал абдан боорукер болуптур. Жер жүзүн дөгү жан-жаныбарларга, алсыздарга, оорукчандарга дайыма боору ооруп, жардам берчу экен. Бул боорукер адамды эл «Асан Кайғы» деп аташат. Ошентип, Асан Кайғы бабыздын аты түбөлүк унутулбай айтылып калган экен.

19. Текстти көркем окуп, андагы негизги ойду аныктагыла.

I. – Чоң эне, небереңиз канчада?

– Айланайын, мен канча жашта болсом, ага ошончо ай болду.

– Сиз канча жаштасыз?

– Неберем экөөбүз биригип алтымыш беш жаштабыз. Ал эми неберем канча жашта экенин өзүң эсептеп ал.

«Сана, баамда, ойлоп тап»

II. Жети нуска

1. Бүгүнкү бүтүрчү ишти эртеңкиге калтырба.
2. Өз колундан келген ишти башкага тапшырба.
3. Арзандыгына карап, керексиз буюмdu ала бербе.
4. Аз иш бутурдум деп көп кейибе.
5. Баарынан намыс кымбат турарын унупта.
6. Боло турган нерсенин болбой калганына өкүнбө.
7. Ачууң келсе, онго чейин сана, өтө эле катуу келсе, жүзгө чейин сана.

Т. Ж.

20. Текстти окуп, андагы негизги ойду аныктагыла.

Уулу шаардан айылдагы атасынына келди. Атасы: «Ырас келбедиңбى? Жүрү, тиги тырмоочту алыш, мага жардам бер», – деди. Бирок уулу жумуш кылгысы келбеди. «Мен билим алыш келдим. Дыйкандардын сөздөрүнүн баарын унуп калыптырмын. Тырмооч деген эмне?» – деди. Ушинтип коюп, ал жаңы эле короого кирип бара-

тып, тырмоочту басып алды. Тырмоочтун сабы анын башына бир тийди. Ошондо ал чекесин басып: «Кайсы макоо тырмоочту бул жерге таштап койгон!» – дептир.

§ 5. Текстке ат коюу (тема же негизги ойго байланыштуу)

- Текстте сөз болуп жаткан нерсенин аты катары ар түрдүү заттар, буюмдар, жаратылыштын көрүнүштөрү, айбандардын жана адамдардын аттары келиши мүмкүн.
- Тексттин темасынын (кептин түрлөрүнө карата) колдонулушу эркин болот.
- Бир гана теманы аныктаган текст кептин бир канча түрү аркылуу түзүлө берет.

21. Өзүңер жашаган айыл, шаар, анын көрүнүшү, андагы жашаган адамдар жөнүндө баяндап, текст түзгүлө. Текстке ат койгула.

22. Текстти окуп чыгып, ага ылайыктап темасын аныктагыла.

Илгери тогуз уулдуу бир карыя жашаптыр. Балдары ынтымаксыз экен. Бир күнү ынтымаксыз тогуз уулду бир-бирден башка кишилер уруп кетишет. Ошондо атасы тогузтал табылгы алып келип:

– Балдарым, күчүңөрдү сынайын. Бул тогуз табылгыны тобу менен сындыргылачы, – дейт.

Бооланган тогуз табылгыны эч кимиси сындыра албайт. Байланган табылгыны чечип, балдарынын колуна бирден берип:


– Эми сындыргылачы, – дейт.

Бирден табылгыны дароо эле сындырып салышат.

Анда атасы:

– Силердин келечегицерди ойлодум. **Када болдум!** Интымагыңар жок болсо, душмандар силерди **жайлыв** табылгыдай сындырып коёт.

Ушундан кийин карыянын тогуз уулду **ынтымактуу** жашап калышыптыр. Эч ким аларга катыла албантыр.



«Кыргыз эл жомоктору»

23. Төмөнкү текстти андан ары улантып жазып, негизги ойго байланыштуу тексттин атын атагыла.

Биздин келечегибиз болгон мектеп окуучулары адептүүлүктүү, адамгерчиликті бала кезинен үйрөнүп, ал адатты өзүнө сицирип алышы керек. Айрым окуучулар сабактарын эң жакшы окуйт, коомдук иштерге активдүү катышат...

24. «Достук» деген темада чакан текст түзгүлө.

? Өзүн-өзү текшерүү үчүн суроолор:

1. Тексттин маанилик бүтүндүгү дегенди кандай түшүнөсүнөр?
2. Тексттин маанилик бүтүндүгүнүн мүнөздүү белгилерин атагыла.
3. Тексттеги негизги ой дегенди кандай түшүнөсүцөр?
4. Негизги ой менен тема байланышта болобу? Эмне үчүн?

§ 6. Тексттин планы тууралуу түшүнүк. Жөнөкөй план

ТЕКСТТИН ЖӨНӨКӨЙ ПЛАНЫ

- Тексттеги ойдун урунтуу учурларын көрсөтүү үчүн жөнөкөй план түзүлөт.

25. Текстти окугула да, жөнөкөй планын түзгүлө. Андагы негизги ойдун эмне жөнүндө экенин аныктагыла.

Кеминенин жоруктарынан

Түн ичинде Кемине өз үйүндө уктап жатса, ууру кирип, бир нерсе колума урунуп калабы деп, кайсалап издей баштайт. Кемине ойгонуп кетип, каткырып күлөт:

— Анык макоо жигит экенсиң! Мен бул үйдөн күндүз эч нерсе таппай жүрсөм, сен келип түнкү караңгыда бир нерсе издейсиң да!

«Түркмән эл жомогу»

➤ 26. Төмөнкү план боюнча текст түзгүлө жана ага тема койгула.

1. Кара чыйырчык.
2. Катуу жааган жамгыр.
3. Бактагы бала.
4. Алмаздын кубанычы.

➤ 27. Төмөнкү тексттин мазмуну менен план дал келеби, түшүндүргүлө.

Балдар лагери



Көлдүн көк жашыл булунунда балдар лагери турат. Шаарлардан да, айылдардан да бул лагерге дем алууга балдар келишет. Кәэси эки айга, кәэси бир айга, кәэ бирлери эки гана жумага келишет. Бардыгы тең көлгө кызыгышат. Күмга оонап, күнгө кактанышат. Көлду кылаалап басышат. Болор-болбос жел жортсо, майда толкундар кубалашып, жәэкке ак көбүк серпишет. Ошентип, ак көбүктүү жәэкten

кеткилери келбейт. Балалыктын кумары таркабайт. Кара көк тартып көл кейкөлөт.

Аптап кайнап, кум үстүндө закым көчөт.

(Т. Сал.)

Жөнөкөй план:

1. Көл жәэги.
2. Эс алууга балдар келишти.
3. Балдардын эс алуусу.
4. Көлдүн көрүнүшү.

28. Төмөнкү пландын негизинде чакан текст түзгүлө жана темасын аныктагыла.

Жөнөкөй план:

1. Мугалимдик кесип.
2. Биздин агай-әжейлер.
3. Мугалимдин эмгеги.

§ 7. Текст боюнча машигуу иштери

29. «Биздин үй-бүлө» деген темада ой жүгүртүп, чакан текст түзгүлө.

30. Текстти окугула да, жөнөкөй план түзгүлө.

Күнкарама

Өсүмдүккө эң зарыл шарттардын бири – жарық. Жарыкты бизге Күн берет. Жарык болбосо, өсүмдүк өспейт. Алар жарыктан кубат алышат.



Күнкараманы билесиңерби? Аны эмнеге «күнкарама» деп аташат? Себеби ал күндү ушунчалык жакшы көрөт. Гүлү эртеден кечке күнду зэрчип, эртең менен күн чыккан жакты, кечинде күн баткан жакты карай бурулат. Ошол учун аны «күнкарама» деп коюшат.

 31. Текстти окуп, ага карата тема койгула. Андагы негизги ойду аныктағыла.

Тарыхый эстеликтер бизге элибиздин өткөн замандагы турмушу тууралуу көп нерсени баяндайт. Бурана мунарасы турган жай «Балласагын шаарынын урандысы» деп аталат. Бул шаар урандысы Токмок шаарынан 12 км алтыс жерден орун алган. Археологдор казганда, бул жерден ар түрдүү карапалар, кооз, оймо-чиймелүү кирпичтер көп табылган. Бурана мунарасы – Борбордук Азия аймагындағы бийик мунаралардын бири. Ал мындан 1000 жыл мурда салынган. Бул мунара тарыхтын бизге калтырган эстелиги болуп саналат.



Бурана мунарасы

«Кызыктар дүйнөсү»

 32. Тексттин темасы, мазмуну анын планы менен дал келеби, түшүндүргүлө.

Быштак

Кыргыздын улуттук тамактарынын бири – быштак. Ал көбүнчө ууздан, ириген сүттөн жасалат. Уз быштак бодо же жандык малдын уузун чогултуп, бир аз кайнатып, азыраак туз сәэп, уютуп койсо, быштак сары суусунан бөлүнүп калат. Көбүнчө өз үй-бүлөсүнө даярдалат. Ал майлуу жана ток оокат. Балдардын ден соолугу үчүн өтө пайдалуу келет.




«Кыргыз даамы»

Жөнөкөй план:

1. Быштактын жасалышы.
2. Бактагы эс алуу.
3. Кыштактын көрүнүшү.

 33. Сүрөт боюнча ой жүгүртүп, «Көл жээгинде» деген темада чакан текст түзгүлө.



Пржевальск порту. *K. Керимбеков*

 34. Мугалим жөнүндө табышмак, ыр билесиңерби? Айтып бергиле.

Билгенин жашырып катпайт,
Билимге умтулсаң мактайт.
Бул кандай мээримдүү адам?

§ 8. Кептин түрлөрү: баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү (жалпы маалымат)

- !
- Биз ой-пикирибизди баяндоо, сүрөттөө жана ой жүгүртүү ар-кылуу түшүндүрөбүз. Булардын бардыгы кептин түрлөрүнө кирет.



35. Текстте эмнелер жөнүндө баяндалды. Окуяны ирети менен баяндап бергиле.

Кызык экен, билип ал!

Күштар жылуу жакка учуп баратканда күчтүүсү, чону алдыда болуп, калгандары ээрчип учат. Себеби аваны жирегени бат чарчайт. Алыс жол басып, тоо, токой, дециздердин үстүнөн учуп өтүшөт. Дециздердин үстүнөн учуп бара жатканда, эс алыш, конорго жер таптай, көбү өлөт.

Окумуштуулар кичинекей, алсыз чымчыктар чоңураагынын жонуна конуп алганын байкашыптыр. Жарадар болгон түгөйүн таштай албай, асмандан жерге боюн таштап өлгөн ак куу жөнүндө ырлар да бар. Ынтымактуулук жагынан булардан үлгү алса болот экен.

«Кызыктар дүйнөсү»

36. Текстти окуп, оюңарды ирети менен баяндап бергиле.

Компьютер досубузбу же...?

Компьютер, Интернет, мобилдик телефон – учурдагы техникалык ой жүгүртүүнүн туу чокусу. Булардын адам

тиричилигидеги зор пайдасын эч ким тана албайт. Бирок кызыкчылыктар ашынып кеткенде, адамзат жакшы ниет менен ойлоп тапкан ар кандай жаңылыктар жаман адатка да айланып кетерин тарых тастыктап жатат. Асыресе, физиологиялық, психикалық жактан бышып жетилип, күчкүбаты калыптана элек жаш организмге терс таасирлер иргелбей жабыша каларын практика нечен ирет далилдегенин унупасак.



Бири-бирин кууп жүрүп атканды, кырып-жойгонду үйрөткөн оюндарга өзгөчө кызыккан өспүрүмдөр аз эмес. Бул – адамдагы күч-кубатты, эр жүрөктүүлүктү эмес, мыкаачылыкты, залимдикти, таш боорлукту даңазалаган тарбия.

Үрас, компьютерди жакшы билүү, анын сырларын өздөштүрүү азыркы өспүрүм үчүн зарыл. Анын жашообуздагы ролун, маанисин акыл-эс менен түшүнүп, аны кул кылышыбыз керек.

(Т. Сам.)

37. Аңгемелерди окуп, андан ары уланткыла. Темаларын койгула.

1. Биздин класс чоң жана жарык. Класста бардыгы жыйырма окуучу окуйт...

2. Жаратылыш бизге көрк берет. Анын байлыктары – биздин мүлкүбүз...

3. Биздин үй-бүлө чоң. Үйдө чоң энем, чоң атам, ата-энем жашайт...

38. Текстте кептин кайсы түрү колдонулду? Тема менен текст дал келеби, айтып бергиле.

Китеп окуу

Китеп окуу – жан дүйнөнүн азыгы. Китеп окуу менен адам эң жогорку бийиктиki багындыра алат. Кылымдарды багынткан кыргыз элинде: «Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү минди жыгат», – деп бекеринен айтылбаса керек. Анткени китепти көп окуса көптү билет.

«Шоокум» журналы

§ 9. Баяндоо, анын мүнөздүү белгилери



39. Жомокту окуп, мазмуну менен таанышып, ал боюнча жөнекей план түзгүлө. Окуяны ирети менен айтып бергиле.

Атанын кеңеши

Илгери бир карыя жашаган экен. Анын уулу болуптур. Атасы уулуна мындаи дейт:

– Балам, жашоонун сырын бил. Сенин алдындан эл кия ётпөй саламдашсын. Ар бир айылда бирден үйүн болсун. Өтүгүн күндө жаңырып турсун.

Уулу атасынын сезүн ойлонуп угат да:

— Ата, ар бир айылга үйдү кантеп салам? Күндө өтүктүү
кайдан алам? Канткенде алдымдан эл кыя өтпөйт?

Карыя күлет:

— Анын жарасы женил, балам! Ар бир айылда күйүмдүү
досуң болсо, үйүң болгону ошол. Өтүгүң күндө жаңырып тур-
сун десен, кечкисин тазалап кой. Ишке таң заарынан жөнө.
Ошондо сени көргөн эл алдыңан кыя өтпөй, ийменип салам
берет.

«Армян жомогу»

 40. Мектебиңдердеги спорттук иш-чаралар тууралуу ирети менен
баяндап бергиле.

 41. Тексттерди окугула жана айтып бергиле. Анда кептин
кайсы түрү колдонулган?

1. Уйкучу аюу

Айбанаттардын эң уйкучусу – аюу. Ал уктаганда опур-
топурду, ызы-чууну такыр укпайт э肯. Ышкырган катуу
шамал да аны ойгото албайт. Ошондуктан аюуну аңылар
көбүнчө уктап жаткан кезде кармашат.

«Кызыктар дүйнөсү»

2. Мугалим болгум келет

Эң ардактуу кесиптердин бири – мугалимдик. Муга-
лимдер балдарга «А» деген тамганы үйрөтүп, окутушат.
Адамдардын бардыгы мугалимден билим алыш, көп нерсе-
лерди үйрөнүшөт. Ал тургай, врачтар да, учкучтар да, соо-
дагерлер да мугалимден окушкан. Ошондуктан мен чоцой-
гондо мугалим болом. Балдарга билим, тарбия берүүнү ке-
сип кылам.

 42. Келечектеги сүйгөн кесибиңер жөнүндө ой жүгүртүп, чакан
текст түзгүлө.

§ 10. Сүрөттөө жөнүндө жалпы маалымат



43. Тексттерди окутула жана айтып бергиле. Анда кептин кайсы түрү колдонулган?

Жаратылыштагы үндөр

Бактын арасына кирип, же суу жээгине барып, айланча-чейренү бир азга тыңшасаң, ар кандай үндөрдү угушуң мумкүн. Дароо эле бактын шуулдаганы, же суунун шырылдан агып жатканы угулат.

Гүлгө топтошуп аарылар ызылдайт. Чөптүн арасынан чегирткелер чырылдайт. Бак ичинде күштар сайрайт. Өзгөчө булбул – ырчы күш. Ал – кичинекей эле боз чымчык. Торгойдун сайраганы да кызык. Ал асманга бийик көтөрүлүп алыш, канаттарын дирилдетип сайрайт. Кечкинин бакалар чардайт.

Жаратылышта ар кандай сонун үндөр бар. Күндүн күркүрөгөнү, көлдүн шарпылдаганы, чөптүн шуудураганы, күштардын сайраганы музыкага окшош.

«Кызыктар дүйнөсү»

Жер жана күн


Ар дайым күн менен түн алмашып турат. Күн тоодон чыгып, жогору көтөрүлүп, асманда жылып олтуруп, анан тоолордун ары жагына батып, түн кирет. Бизге ар дайым Күн жылып бара жаткандай сезилет.

Күн чыкканда жер бети жылыйт, гүлдөр ачылат, чөптөр кулпурат. Айбанаттар да күнгө кактанат. Күндү баарыбыз жакшы көрөбүз. Силер ар дайым Күндүн сүрөтүн тартасыңдар. Түн ичинде капкараңғы болуп, эч нерсе көрүнбей, салкын боло түшөт. Адамдар, айбанаттар уйкуга кирет. Демек, Күн бизге жарық жана жылуулук берет. Жерде Күнсүз жашоо жок.

«Адам жана жаратылыш»

44. Класстагы өзүнөргө жаккан досторуңдардан бирөөнү сүрөттөп жазгыла.


45. Жыл мезгилдеринин ичинен силерге жаккан мезгилди сүрөттөп жазгыла.



Кыш



Жаз



Жай



Күз

46. Ырларды окуп, кайсы каарман жана жаныбар сүрөттөлгөнүн айтып бергиле.

- 1) Асман менен жериңдин,
Тирөөсүнөн бүткөндөй.
Айың менен Күнүңдүн,
Бир өзүнөн бүткөндөй.
Алтын менен күмүштүн
Ширөөсүнөн бүткөндөй...
- 2) Семетейдин Тайбуурул,
Эбелек чөпкө семирген.
Семиргени сүмбөдөй
Бул жаныбар буурулдун,
Секиргени бүргөдөй.
Көргөндүн жаны күйгөндөй.
Жайнаган жакшы көкүлдү
Көзүнө ченеп түйгөндөй.
Чаткаягы колоттой
Маңдайында кашка тиши,
Таптап койгон болоттой,
Туягы зор чарадай,
Арт жагында соорусу
Эркин жаткан талаадай.

«Манас»

47. Өзүңөр чакан текст түзгүлө. Кептин кайсы түрлерүү катышканын айтып бергиле.

§ 11. Сүрөттөө объектилеринин түрлөрү: жандуу, жансыз заттарды сүрөттөө

Сүрөттөөнүн объектиси катары келген ар кандай зат, көрүнүш, окуя, айланычайре ж. б. тексттин темасы катары келет да, аларды сүрөттөөгө катышкан ар турдук белгикасиет, өң-түс, буюм-терим тексттин негизги оюн түзөт.

Мисалы: *Ыскак тоонун кырына келди. Ал күмүш жалдуу аргымактын тизгинин жыя карман, алды-артын карап турду. Жаңы өскөн суюк сакалы, кара муруту бар, сурданган бүркүт кабак, тик көз жигит эле.*

Жандуу заттарды сүрөттөө:

Мисалдагы сүрөттөө кебинин объектиси – адам – Ыскак. Ал эми анын суюк сакалы, кара муруту, сурданган бүркүт кабагы, тик көзү – сүрөттөө каражаттары.

Жансыз заттарды сүрөттөө:

Ак мөңгүлүц чокулар кыркалап, коргошундун өңүндөй, чарык жиптей агарып чубалган суу ағып жатат. Чагылган тийип, кара күйүндү болгон арчанын калдыгы көрүнөт. Топтомолок кызыл четин алыстан дүпцийөт.

Мисалдагы сүрөттөө каражаттары – ак мөңгүлүү чокулар, коргошундун өңүндөй, чарык жиптей, агарып чубалган, кара күйүндү, топтомолок кызыл четин. Сүрөттөө кебинин объектиси – чокулар, арча.

48. Тексттеги сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла. Андан сүрөттөөнүн объектилерин жана сүрөттөө каражаттарын аныктагыла.

Каардуу бороон улуп-уңшуп турду. Бет алдыдан чаба жааган кардан кадам жер көрүнбөй, бурганактуу ак куюн жаш карды жулмалай көтөрүп, басмачылардын бетине уюлгута уруп турду.

Ач карышкылардай басмачылар чубашып капчыгай өрдештү. Капчыгай ичинде булар сестене илбирстей сак, түлкүдөй амалдуу.

(С. О.)

49. Өзуңөргө жаккан жан-жаныбарлардын өзгөчө белгилерин эске алып, алардын ичинен бирөөнү сүрөттөп, чакан текст түзгүлө.

50. Мектебицердин айлана-чайресү жөнүндө кептин түрлөрүн (баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүрттүү) колдонуу менен эссе жазыла.
51. Музей, театр, дүкөн, клуб, китепканалардагы залдын (бөлмөнүн) ички жасалгасы, эшик, терезелери кандай жайгашкан; дубалы, шыбы акталганбы же сырдалганбы; бөлмөдөгү эмеректер кайсылар жана алардын жайгаштырылышын сүрөттөп жазыла.

§ 12. Кептин түрлөрү боюнча машигуу иштери

52. Текстти окуп, кептин кайсы түрүнүн негизинде жазылганнын түшүндүргүле. Мазмунун ирети менен айтып бергиле.

Чопо чоор

Элибизде ушундай ат менен ылайдан же чоподон жасалган шар түрүндөгү үйлөмө аспап белгилүү. Чопо чоордун сырткы түзүлүшү сүйрүрөөк шар сымал. Чоңдугу жумуртканын көлөмүндөй. Аспаптын бир жагы жерге коуюга ылайыкташтырылып, кенен жана жалпак келет. Ага карама-каршы жагы ичкерээк келет да, үйлөгөндө унду пайда кылуучу көзөнөк калтырылат. Бул көзөнөктөрдүн диаметри 2–3 ммге барабар. Аспаптын оозунун бир жагы бир аз тегиз келет. Бул жерге, бириңчилен, чопо чоордо ойноочу кишинин астыңкы эрини такалат, экинчилен, ал үн чыгарууну оцойлоткон белги, аныктама катары кызмат кылат. Аспапты жасагандардын айттуусуна караганда, ак ылайдан жасалган чопо чоордун үнү тунук келип, жагымдуу болот экен.



«Кыргыздын элдик музыкалык аспаптары»

53. «Менин мекеним» деген темадагы текстти улантып жазыла.

Ар бир адамдын өз мекени бар. «Мекен» деген сөз кыргызда – ата-бабанын жери, туулуп-өскөн жер дегенди билдирет. Менин туулган жерим – ...

54. Өзүңергө жаккан жаныбарлардын биреену алыш, кептин түрлөрүн колдонуп, чакан текст жазыла.
55. «Мен сүйгөн чыгарма» деген темада кептин түрлөрүн (баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү) колдонуу менен эссе жазыла.
56. Текстти окуп, мазмунун ирети менен айтып бергиле. Анда кептин кайсы түрлөрү колдонулганын аныктагыла.

Бул сүрөттү мен али тартып бутө элекмин. Анын кандаид болуп чыгарын эмитен айтуу да кыйын. Күнүгө таң заардан туруп, мурда долбоорлогон айрым вариант, сүрөтчө-этюддарды кайра баштан эки-үч сыйра карап чыгам да, таңкы тынчтыкта аркы-терки басып ойлоном. Жок, мен али көңүлдөгүнү таба элекмин. Иштин баары алдыда. Бул сүрөт азырынча ойдогу тилек, жүрөктө толкуган, кан тамырында жүргөн элес, үмүт, кыял гана.

Ишти бүтпөй жатып, болочок чыгарма жөнүндө күн мурун жарыя салганды дегеле башынан жактыrbайм. Мен аны сүрөт аркылуу төкпөй-чачпай элге жеткирсем деген үмүттөмүн. Ошого кепчүлүк эл акылын айтып, тилегин кошсо экен дейм.

(Ч. А.)

57. Текстти окутула. Кептин кандаид түрлөрү колдонулгандыгын айтып бергиле жана кептин башка түрлөрүнөн болгон айырмачылыгын түшүндүргүлө.

Ийнелик



Мени айланып кымындай вертолёт учуп жүрөт. Ал өтө кызык получу: үнү да, добушу да жок эле. Анткени анда парасы да, мотору да болгон эмес. Көп узабай ал узун камыштын сабагына барып конду. Баа, көрсө, ийнелик турбайбы!

Ого, башынын чондугун кара, көзүнүн тостогоюн керчү! Анын узун, тунук канаттары, тартайган алты буту, ичке узун денеси ар дайым дирилдеп турат. Кармасамбы, койсомбу?

Аңғыча ийнелик секирип учкан бойдан чөп башылап кетти. Болуптур, кетсең кете бер, менин ишим эмне? Бирок сак бол! Тентек көрүнөсүң, сууга түшүп кетпе!

(Л. К.)

§ 13. Расмий иштиктүү стиль, анын түрлөрү

жөнүндө жалпы маалымат

(Расмий жана расмий эмес иш кагаздары)

- Адамдардын күндөлүк турмушунда, административдик башкарууларда, мамлекеттик мекемелерде, ишканаларда колдонулууучу документтер (жазуу үлгүлөрү) расмий иштиктүү стилге кирет.
- Расмий эмес иш кагаздары атайын үлгүлөрдүн негизинде, же белгилүү бир формага салынып жазылат. Негизинен алардын айрымдары мекеме, уюмдар тарабынан жүргүзүлсө, кээси жеке адамдар тарабынан аткарылат.
- Расмий эмес иш кагаздарынын ар бири белгилүү иш-чараларга бағытталып, нормага салынган үлгүнүн негизинде ишке ашырылат.
- Төмөнкүдөй талаптар коюлат:
 - диалектилік сөздөрдү колдонбоо;
 - көркөм сөз каражаттарын ыксыз пайдаланбоо;
 - айтылуучу ойдун тактыгы, ачыктыгы.

Расмий иш
кагаздары

Указ, Жобо,
Закон ж. б.

Расмий эмес иш
кагаздары

Арыз

Чакыруу

Кулактандыруу

Тактама

Арыз

Арыз – мекеме жетекчисине ошол эле же башка уюмдун мүчөлөрү тарабынан өтүнч, сураныч, арыздануу мазмунунда жазылат. Ал иш жүргүзүүдө өтө кецири колдонулат. Мектепке кабыл алуу же которулдуу, жумушка орношуу же чыгуу, түрдүү эс алууларга уруксат суроо сыйктуу иш-аракеттер арыз аркылуу жөнгө салынат.

1. Мекеменин аталышы, жетекчинин кызматы жана аты-жөнү жазылат. Жетекчинин аты жана атасынын аты кыскартылат. Фамилиясы толук көрсөтүлүп, ал барыш жөндөмөгө келтирилет: А. К. Жапаровго.
2. Арыздануучунун каерде, ким болуп иштегени, аты, атасынын аты жана фамилиясы көрсөтүлүп, фамилия чыгыш жөндөмөгө келтирилет: А. К. Базарбаевден.
3. Иш кагазынын аты жазылат. Биринчи жана экинчи бөлүмдүн уландысы болгондуктан, кичине тамга менен башталганы туура: арыз.
4. Арыздын тексти абзацтан башталып жазылат. Арыз түшүнүктүү, так жана кыска болушу талапка ылайык болот.
5. Арыз жазылган дата алты цифра менен же цифра – сез менен көрсөтүлөт. Мисалы: 16.05.10 же 2010-жыл, 16-май.
6. Арыздын ээсинин фамилиясы жазылып, колу коюлат.

Мектепке кабыл алуу арызынын цлгусу

Ысык-Көл обласынын Жети-Өгүз районундагы К. Салиев атындагы орто мектептин директору А. Асановго Дархан айылынын тургуну
С. Акуновдон

арыз

Башка мектепке которулгандыгына байланыштуу уулум Акунов Айдар Сапарбековичтин өздүк делосун кайтарып берүүңүзду өтүнөм.

09.16.02

колу:

С. Акунов

Чакыруу

Чакыруу – өткөрүлүүчү кечелерге, түрдүү чогулуштарга чакыруу үчүн жазылган кабарлоо болуп саналат.

1. Иш кагазынын аталышы (Чакыруу);
2. Чакырылуучунун аты-жөнү;
3. Текст;
4. Жыйындын, конференциянын же кеченин өткөрүлүүчү убагы, мөөнөтү;
5. Өтүүчү жайы;
6. Чакырган тараптын аты-жөнү.

Чакырууда ысымы менен атасынын аты (Бек Туратович) же фамилиясы (Урматтуу Т. Садыков), чакырылган адам өтө жакыны болсо (Алымбек ага, Сайра апа, Гүлнурда эже) бир түрдүү жазылышы мүмкүн. Чакыруунун тексти үчүнчү жакта «... келүүгө чакырат» «... катышуунузду өтүнөт» түрүндө жазылат.

Чакыруунун цлгусу:

Чакыруу

Урматтуу Акылай апа, Турат ата!
Сиздерди бүтүрүү кечебизге чакырабыз.
Кече 2015-жылдын 25-майында saat 13.00дө
№5 мектепте өткөрүлөт.

11-класстын бүтүрүүчүлөрү

Кулактандыруу

Кулактандыруу – белгилүү бир уюмдун же топтун мүчөлөрүн алдыда боло турган иш-чараларга, чогулуш, жолугушшуу ж. б. менен кабардар кылуу үчүн колдонулган жазуу же оозеки түрүндөгү билдириүү болуп саналат.

1. Иш кагазынын аты (кулактандыруу);
2. Кулактандыруунун тексти;
3. Өткөрүлүү убактысы;
4. Өткөрүү жайы;
5. Иш-чараны уюштуруучу (мекеменин аталышы).

Кулактандыруунун цлгусу:

Кулактандыруу


2010-жылдын 25-майында saat 14.00де Т. Сатылганов атындагы окуу-тарбия комплекс-гимназиясынын бүтүрүүчүлөрүнүн кечеси өткөрүлөт.

Уюштуруу комитети

-  58. Мектеп директорунун наамына экскурсияга баруу жөнүндө арыз жазғыла.
-  59. Чакыруу кагазынын түрлөрүн (ата-энелер чогулушуна, концерттик программа же жолугушуу ж. б.) жазғыла.
-  60. Класстык чогулуш, ар кандай конкурстар боюнча кулактандырууларды жазғыла.
-  61. Берилген арыз, кулактандыруулар туура жазылганбы, текшергиле.

Арыз

Мен 6-класста окугам. Азыр башка мектепте окууну улантып жатам. Ошондуктан деломду берициздер.

(колу)  С. Асанов

Кулактандыруу

Мектепте «Кана эмесе кыздар» конкурсу өткөрүлөт.
Кечикпей келгиле.

Уюштуруучулар

ТАКТАМА (справка)

Тактама – окуучунун, кызматкердин, студенттин окуусу же аткарган кызматы тууралуу талап кылган жерге жазылат.

1. Мекеменин аталышы, тактама (справка) талап кылған адамдын аты-жөнү толук жазылат;
2. Анын иштегендиги же окугандыгы тууралуу толук маалымат берилет;
3. Тактама (справка) берген мекеменин жетекчисинин аты-жөнү жазылып, колу коюлат.

A) Мектеп окуучусуна берилген тактаманын (справка) үлгүсү:

Бишкек шаарындагы № 69
окуу-тарбия комплекс-гимназиясы

ТАКТАМА (справка)

Берилет бул тактама (справка) Асанов Акмат Асановичке ал Бишкек шаарындагы № 69 ОТКГнын 5-классында окугандыгы анык.

Тактама талап кылған жерге көрсөтүү үчүн берилди.

№ 69 ОТКГнын директору:  С. Т. Атаева

B) Студентке берилген тактаманын (справка) үлгүсү:

К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети

ТАКТАМА (справка)

Берилет бул тактама (справка) Акматов Айдарга ал К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин филология факультетинин 4-курсунун К-42 тайпасында окугандыгы анык.

Ректор: -----

Факультеттин деканы: -----

62. Берилген тектама (справка) туура жазылганбы, текшергиле.

а) Бул тектама (справка) Карыпбаева Жамалдын окуганин үчүн берилди.

б) Болгонбаев Бакыт мектептин кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп иштейт.

63. Өзүңөргө мектептин 5-классында окугандыгыңар тууралуу тектама (справка) жазыла.

§ 14. Расмий эмес иш кагаздары боюнча машиггуу иштери

64. Ата-энелер, жакын адамыңар иштеген мекеме, ишканага барыш, андагы иш кагаздарынын жазылышына (арыз, тектама, кулактандыруу, чакыруу ж. б.) байкоо жургүзгүлө.

65. Жаңы жыл, Нооруз майрамдарына карата мектебиндерде боло турган иш-чарага кулактандыруунун, чакыруунун үлгүсүн классыңар менен иштеп чыкыла.

66. Кулактандыруу жана арызга Венидин диаграммасын түзгүлө. Алардын окшоштугун жана айырмачылыгын аныктагыла.

67. Берилген арыздын текстин толуктап жазыла.

Сокулук районунун Военно-Антоновка
мектеп-гимназиясынын директору
Жуманазарова Ырыс Кудайбергеновнага...

68. Берилген кулактандыруу туура жазылганбы, текшергиле.

Кулактандыруу!

Биздин мектепте кечинде концерт болот, кечикпегиле.

Уюштуруучулар

69. Төмөндөгү арыз туура жазылганбы? Катасы болсо ондоп, тууралап жазгыла.

Мектептин директоруна 5-класстын окуучусу Асанов Айдардан

АРЫЗ

Агай, мен математика багытындагы класстан англис тили багытындагы класска каторулайын дегем. Ошондуктан каторуп койсоңуз.

70. Чакыруу менен тактамага (справка) Венидин диаграммасын түзгүлө. Алардын окшоштугун жана айырмачылыгын аныктагыла.

71. Арыздын түрлөрүн жазгыла. Мазмунунда мектепке кабыл алуу, башка мектепке, класска каторулуу же жүйөлүү себептер менен сабактан бошоттуу өтүнчүчтерүү камтылсын.

72. Төмөнкү арызды ондоп жазгыла жана толуктагыла.

АРЫЗ

Мени 5-б класстан 5-а класска каторуп койгулачы.

73. Арызга синквейн түзгүле.

Үлгү:

Арыз

так түшүнүктүү

жазылат, окулат, канаттандырылат
арыз өтүнүү маанисиндеги иш караз
документ

74. Берилген сөздөрдү колдонуп, арыздын текстин жазгыла:
арыз, өтүнөм, башка мектепке, оздүк деломду, байланыштуу, кото-
рулгандыгыма, берүүңүзлөрдү ж. б.

75. Классыңар уюштурган кече, ачык сабак, класстык saat,
конкурс боюнча кулактандыруу жазгыла.

76. Берилген кулактандырууну ондогула.

Кулактандыруу!

Ушул айдын 6-күнү 5-а класс уюштурган «Жакшына майрам негизи, жаңырган айдын сегизи» деген апалардын майрамына карата уюштурулган концерт болот. Баарыңар кечикпей келгиле.

 77. Кулактандырууну андан ары улап жазгыла.

2014-жылдын 15-сентябринан баштап, англис тилин үйрөтүү курсу ишке киришет. Сабак...

 78. Берилген сездердүү көп чекиттин ордуна кооп жазгыла. Ал кайсы иш кагазына тиешелүү экендигин аныктагыла: күмүш, 5-октябрьнда, 17.00, чакырабыз.

Урматтуу Кубат жезде, Шириң эже!

Сиздерди 2014-жылдын... саат... «Достук»
тойканасында өтүүчү биздин... тоюбузга...

Урматтоо менен Бактыбек, Замира

 79. Мектепте болуучу ар кандай иш-чарапаларга чакыруу жазгыла.

 80. Темендөгү чакыруулардын үлгүлөрүн толуктагыла.

Урматтуу_____!

Сизди_____
_____ чакырабыз.
_____ башталат.
5-класстын_____

 81. Мектепте окугандыгы же сыркоолоп калгандыгы жөнүндө тактама жазгыла.

 82. Темөнкү сездерду же сез айкаштарын катыштырып тактама жазгыла: № 1 орто мектеби, Асанов Азамат, 2014-жылдын май айына чейин, берилди, анык, окугандыгы ж. б.

 83. Тактама кандай учурда жазыларын түшүндүрүп, үлгүсүн жазгыла.

СИНТАКСИС, ПУНКТУАЦИЯ жана КЕП МАДАНИЯТЫ

§ 15. Сөз айкашы жөнүндө түшүнүк

!

СИНТАКСИС

Толук маанилүү сөз менен кызматчы сөздөрдүн тутуму сөз айкашын түзө албайт. М: *тартип жөнүндө, үйдү көздөй* ж. б.

Сөз айкашында заттын белгиси ачык берилет. М: *он окуучу, терең көл* ж. б.

Эки же андан көп толук маанилүү сөздөр өз ара байланышат.

Сөз айкашы болушу үчүн дагы бир толук маанилүү сөз талап кылышат. М: *тартип жөнүндө сүйлөшүцү, үйдү көздөй басуу* ж. б.

Тутумунда багындыруучу жана багынычтуу түгэйлөр болот.

Ойдун негизин ээлеп турган сөз багындыруучу, ал эми ага багынып, маанисин чечмелеп турган сөз багыныцкы сөз болот.

Сөз айкашы

СҮЙЛӨМ

Сөз жана сөз айкашынан түзүлөт.

1. Сөз айкашы болуш үчүн толук маанилүү эки же андан көп сөз катышат.
2. Эгерде эки сөздүн бири маани берип, экинчиси өз алдынча турганда, эч кандай маанинге ээ болбосо, анда сөз айкашы боло албайт (*тартип жөнүндө, үйдү көздей* ж. б.)

3. Булар сөз айкашы болуш үчүн дагы бир толук маанилүү сөздүн болушу зарыл! (тартип жөнүндө сүйлөшүү, үйдү көздөй басуу ж. б.)

Демек, каалаган эле сөздүн тизмеги сөз айкашы боло албайт!

84. Окугула. Булардын кайсынысы сөз, кайсынысы сөз айкашы боло алат? Эмне учун?

Үй – бийик үй; бөлмө – кенен бөлмө; окуучу – үлгүлүү окуучу; даярдануу – сабакка даярдануу; ыр – уккулуктуу ыр; жыйноо – түшүм жыйноо; асман – көпкөк асман; талаа – жайкалган талаа; токой – чытырман токой; басуу – тез-тез басуу; алма – кыпкызыл алма; арча-жашыл арча.

85. Төмөнкү сөз айкаштарын көчүрүп жазып, багындыруучу жана багынычтуу түгэйлөрүн аныктагыла.

Үлгү: Жакшы окуу, сүйүктүү мугалим.

Кызыктуу окуя, кызыл гүл, бешинчи класс, апамдын сүрөтү, тоого чейин баруу, курч бычак, күмүш билерик, киного баруу, кап-кап буудай, жаркыраган мектеп, айылдык жигит, тартиптүү окуучу, ырдаган кыз, мелмилдеген көл.

86. Төмөнкү сүйлөмдердүү сөз айкашына ажыраттыла. Багындыруучу жана багынычтуу сөздөрдү аныктагыла.

Үлгү: Эненин мээрими күндөн жылуу.

- а) мээрими жылуу.
- б) эненин мээрими.
- в) күндөн жылуу.

1. Бакдөөлөт комуз чертти. 2. Алина, сен айыл чарба көргөзмөсүнө барасыңбы? 3. Учкундан жалын тутанат. 4. Кайги багынганды басып калат. 5. Мекенимдин быкшып чыккан түтүнү бал жыттанат. 6. Биздин класстын окуучулары эмгекчил. 7. Биз силерди адам болууга тарбияладык.

 87. Төмөнкү сөздердөн сөз айкашын түзгүлө. Анын багындыруучу, багынычтуу түгэйлөрүн аныктагыла. Кайсы сөз түркүмүнөн жасалгандыгына көңүл бургула.

Бала, нан, мугалим, тоо, гүл, сабак, окуучу, китең, дос, мектеп, максат, жомок, кызыктуу, бешөө, тез-тез, катуу, жооп берүү, сүйлөшүү, жоолук, алтын, ата-энэ, бетме-бет, жайлоо, эс алуу, филармония, концерт, достук, ойлонуу, кырман, умтулуу.

 88. Класстагы буюмдарды атап, аларды катыштырып сөз айкашын түзгүлө.

Үлгү: Кенен класс, окуу китеби, чоң терезе ж. б.



 89. Берилген схема боюнча сөз айкаштарын түзгүлө.

1. Зат атооч + этиш (сабакка келүү);
2. Зат атооч + зат атооч (атанын сөзү);
3. Сын атооч + зат атооч (үлгүлүү кыз);
4. Сан атооч + зат атооч (беш окуучу);
5. Ат атооч + зат атооч (менин максатым);
6. Зат атооч + кызматчы сөз + этиш (сууну көздөй секириүү).

90. Төмөнкү мисалдардан сөз айкаштарын таап, көчүрүп жазгыла.

Ысык-Көл, Ысык-Көлдүн жээги, Ала-Тоо, Ала-Тоонун абасы, келечек тууралуу, темир жол, келечек тууралуу сүйлөшүү, кызыктуу китеп, беш окуучу, берекелүү күз, үлгүлүү класс, мугалим, сүйүктүү мугалим, тоону көздөй, ак карлуу тоо, балалуу аял, чоң бөлмө, кызыктуу сабак, окуучу, апамдын белеги.

91. Төмөнкү схемадан эмнени түшүнүүгө болот? Айтып бергиле.

Тыбыш ↔ сөз ↔ сөз айкашы ↔ сүйлөм

92. «Күз» деген сөзгө синквейн түзгүлө.

Үлгү: 1. Бир сөз менен зат атооч;

2. Эки сөз менен сын атооч;

3. Үч сөз менен этиш;

4. Төрт сөз менен зат атоочко карата берилген фраза;

5. Бир сөз менен синоним.

- «күз» деген сөздөн сөз айкашын түзгүлө;

- күз жөнүндө макал, лакап, табышмак айтуу.

? Өзүн-өзү текшерүү үчүн суроолор:

1. Сөз жана сөз айкашынын кандай айырмачылыгы бар? Мисалдар келтиргиле.

2. Сөз айкашы деген эмне? Анын тутумундагы багындыруучу жана багыныцкы сөздөр жөнүндө эмнени билесиңер? Мисалдар келтиргиле.

3. Татаал сөздөр, же толук маанилүү сөз менен кызматчы сөздөрдүн тизмеги сөз айкашы боло алабы? Эмне үчүн?

М: Ала-Тоо, темир жол, талааны көздөй ж. б.

§ 16. Сөз айкашынын тутумундагы сөздөрдүн өз ара байланышшуу жолдору

- Сөз айкашынын тутумундагы сөздөр өз ара маани жактан жана грамматикалык жактан байланышшат.

- Маанилик байланыш болгондо, негизги сөз багыныңкы сөздөн кийин келип, экөө ез ара маани жактан байланышат.

Мисалы: *Сүйцктүү мугалим*. Кандай мугалим? – *сүйцктүү* – зат жана анын сапаты (сын атооч + зат атооч);

Беш окуучу. Канча окуучу? – *беш*. Зат жана анын саны (сан атооч + зат атооч)

Эгерде багыныңкы сөздүн ордун алмаштырсақ, алардын мааниси өзгөрөт.

Салыштыралы:

а) *сүйцктүү мугалим* – сөз айкашы;

б) *мугалим* – *сүйцктүү* – баш мүчөлөрдүн катышынан турган жалаң сүйлөм.

93. Сүйлөмдерду сөз айкаштарына ажыратып, алардын ез ара байланыш жолдорун аныктагыла.

Чириген тактайга мык кагылбайт. Акылдуунун ары бар. Таздан тарак сурабайт. Ала көөдөндөн акыл сураба. Каткан балыкта кан болбайт. Үйдү жарака бузат. Билимдин көбү – акылдын көркү. Окугандын көзү – төрт.

«Кыргыз поэзиясынын антологиясы»

94. Сөз айкаштарындагы негизги жана багынычтуу сөздү тапкыла. Алар бири-бири менен кандай байланышта? Схема чийип, багындыруучу сөздүн ордун аныктагыла.

Ысык-Көлдүн жээги, Ала-Тоонун абасы, кылыштай өткүр, кадырлоочу адам, атанын сөзү, балдай таттуу, салкын бөлмө, үйдү көздөй басуу, мугалимдик кесип, тартип жөнүндө сүйлөшүү.

Үлгү: Ысык-Көлдүн жээги

95. Көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү коюп, сөз айкаштарын түзгүлө. Берилген сөз кайсы учурда негизги, кайсы учурда багынычтуу болду.

... мектеп ..., ... ылдам ..., ... эмгек ..., ... сабак ..., ... тоо ..., ... үч ..., ... аз ..., ... класс ..., ... китеп ..., ... гүл ...,

Үлгү: жаңы мектеп – сан атооч + зат атооч.

мектепке баруу – зат атооч + этиш ж. б.

96. Көп чекиттүн ордуна заттын ар кандай белгилерин билдирген сөздөрдөн таап, сөз айкашын түзгүлө. Андагы негизги жана багыныңкы сөз бири-бири менен кандайча байланышканын айтып бер.

мәэримдүү

...
...
...

эне

беш

...
...
...

окуучу

97. Берилген сүйлөмдерду сөз айкаштарына ажыратып, маанин түшүндүргүлө.

1. Момун кишиге адилетсиз жаза берилбейт. 2. Адамдын адеби анын алтынынан кымбат. 3. Сабырдуу максатына жетет. 5. Мен гүлдөрдүн кантарын көргүм келди (М. О.). 6. Эмгекчил кумурска тамакты аз жайт. (С. Р.)

- Үлгү:* 1. сабырдуу жетет (сын атооч + этиш)
2. максатына жетет (зат атооч + этиш)

? Өзүн-өзү текшерүү учун суроолор:

- Сөз айкашынын тутумундагы сөздөр кандай жолдор менен байланышат?
- Сөздөрдүн маанилик жактан байланышын түшүндүргүлө. Мисал келтиргиле.
- Сөздөрдүн грамматикалык байланышы деген эмне? Мисал келтиргиле.
- Каалаган эле сөздү бириктирсек, сөз айкашы боло ала-бы? Эмне учун?

§ 17. Ықташуу байланышы

- Айрым сөз айкаштарынын багынычтуу түгөйү негизги сөз менен жөндөмө мүчөлөрдүн жардамы менен эмес, маанилик жактан гана байланышат. Мисалы: *салкын бөлмө, тез келцү, бийик цү ж. б.*
- Өзүңөр көргөндөй, асты сызылган багынычтуу сөздөргө жөндөмө мүчөлөр уланган жок. Алар негизги сөз менен орун тартиби боюнча, маанилик жактан гана ықташа байланышты. Бул ықташуу байланышы деп аталат.

98. Көчүрүп жазгыла. Сөз айкашынын негизги жана багынчтуу түгэйлөрүн, алардын ортосундагы байланышты аныктагыла.

Жаркын маанай, ачык асман, түлкү тебетей, карагайлуу токой, карс сынуу, сыйлоо каадасы, чоң мектеп, бийик тоо, биринчи келүү.

99. Сүйлөмдердүн маанисин түшүндүргүлө жана ыкташуу байланышындагы сөз айкашын тапкыла. Эмне үчүн ыкташуу деп ойлойсуңдар?

Картайган жыгач ийилбей сыннат. Жылаачты жүз каракчы тоной албайт. Бийик терек мурда кулайт. Хандын да кайырчы тууганы болот. Жалгыз таруу ботко болбайт. Өзүмчүл киши өзгөгө жакпайт. Талапсыз өмүр – эч нерсеге жарамсыз өмүр. Кырсык жакшы кишини да чалат. Талбас эмгек тоодой тоскоолдукуту жеңет.

«Залкар ойлор»

100. Сөздөрдү маанисине ылайык багынчтуу же негизги сөз катары колдонуп, ыкташуу байланышындагы сөз айкаштарын түзгүлө.

Кызыл, ай, кейнек, сулуу, чоң, таза, бөлмө, китет, окуучу, жети, ачык, көңүл, сөз, максат, жетүү, келечек, Ысык-Көл, ойлонуу, кереметтүү, байлык, түгөнгүс, эне, суудай, боорукер, тунук, сүттей, таза, ал, аба.

101. Ыкташуу байланышындагы сөз айкашына мисалдар көлтиргиле. Тутумундагы сөздөрдүн кайсы сөз түркүмүнөн жасалганын аныктагыла.

§ 18. Башкаруу байланышы

- Байланыштын бул түрүндө негизги сөз багынчтуу сөздүн жөндөмөдө турушун талап кылат. Ошондуктан **башкаруу байланышы** деп аталат. Мисалы: *мектепке келүү, китетпүү алуу, тоодо болуу, сабактан кайтуу*.
- Мында багынчтуу сөздөр барыш, табыш, жатыш жана чыгыш жөндөмөлөрүндө турду.
- Байланыштын бул түрү багынчтуу сөзгө жандоочтордун тизмектеле келүүсү менен да жасалат: *жан-жаныбарлар жөнциндө баарлашуу, мектепти көздөй басуу ж. б.*

 102. Текстти окуп, маанисин түшүндүргүлө. Башкаруу байланышында турган сез айкашын көчүрүп жазгыла. Эмне үчүн башкаруу байланышы деп ойлойсундар?

Бекерчилик жөнүндө

1. Даанышман мындай дептир:

– Бекерчиликтен адам шайкелендикке барат. Шайкелендик адамдын тынчын алат.

«Ой гүлдөрү»

2. Аш салынган табактын четинен жеңиздер. Ортосунан жеңебеңиздер. Анткени ортосунда береке жаап турат.

«Ой гүлдөрү»

103. Төмөнкү сездердү колдонуп, башкаруу байланышындағы сез айкаштарын түзгүлө. Багынычтуу сез кайсы жеңдемедө турат?

 Келечекке карай, келүү, жанаш, адамды, бил, көңүлгө, мугалимди, үйрөн, сыйла, урматта, үйдө, кайтуу, чыгуу.

 104. Табышмактарды окуп, башкаруу байланышындағы сез айкаштарын көчүрүп жазгыла. Негизги жана багынычтуу түгэйлөр кайсы сез түркүмүнен жасалганын, багынычтуу сез кайсы жеңдемедө турганын аныктагыла.

1. Жем жеңейт, чарчоону билбейт.

Колу жок уруп турат, буту жок жүрүп турат.

(саат)

2. Бетине упа сүйкөнөт, сүйкөнүп жатып үйрөтөт.

Уят кылат айтканын, көңүлгө бекем түйбесөк.

(доска)

3. Жаңыдан демдеп кайнатпай,

энемден ичтим ысык чай.

(эненин сүтү)

4. Көлү бар, сүзүүгө болбойт.

Жолу бар, жүрүүгө болбойт.

Жери бар, айдоого болбойт.

(карта)

105. Төмөнкү схема боюнча башкаруу байланышындагы сез айкашын түзгүлө. Анын негизги жана багынычтуу түгэйлерүн аныктагыла.

Зат атооч + барыш жөндөмөсү + этиш

Зат атооч + табыш жөндөмөсү + этиш

Зат атооч + жатыш жөндөмөсү + этиш

Зат атооч + чыгыш жөндөмөсү + этиш

§ 19. Таандык байланыш



- Айрым сез айкаштарында багынычтуу сез илик жөндөмсүндө, негизги сез таандык мүчөлүү (-ы, -и, -сы) болот. Мисалы: *эненин мээрими, көлдүн жээги, атанин сезү, эжемдин баласы, досумдун апасы ж. б.*
- Жогорудагы сез айкаштарында мээрим энеге, жэээк көлгө, сез атага таандык болуп турат.
- Байланыштын мындай түрү **таандык байланыш** деп аталат.

106. Төмөнкү сез айкаштарынын багынычтуу жана негизги түгэйлерүн таап, кандай жолдор менен жасалганын түшүндүргүлө.

Ала-Тоонун абасы, күндүн нуру, баланын күлкүсү, булбулдуң үнү, күндүн суугу, әмгектин шаңы, менин китебим, досумдун максаты, элдин тынчтыгы, жигиттин сезү.

107. Төмөнкү сүйлемдердүү көчүрүп жазып, таандык байланыштагы сез айкаштарын белгилегиле. Маанисин түшүндүргүлө.

Акылдуунун сезү кыска. Курсагы ачтын кулагы укпайт. Булбул жокто баканын чардаганы – керемет. Тоокелдин кемеси сууга чөкпөйт. Тоонун да төрөсү болот. Ачык сездүн даамы ачуу келет. Баатырдын өлүмү күндүн батканы менен барабар.

108. Текстти окуп, таандык байланыштагы сез айкаштарын тапкыла. Эмне үчүн таандык байланыш деп ойлойсудар?

Инсандин дили шамал бирде тиякка, бирде биякка жапырып турган күштүн канатындай. Кимде-ким ата-энене-

синин ыраазычылыгын алса, ага кандай жакшы. Кудай анын өмүрүн узартат.

«Ой гүлдөрү»

109. Төмөнкү сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, сөз айкаштарына ажыратып, оозеки түрдө талдагыла.

1. Ааламдын көркүн көз ачат.
2. Адамдын көркүн сөз ачат.
3. Ачуу тил – жылаандын заары.
4. Тил кылыштан өткүр.
5. Тил – жүрөктүн ачкычы.
6. Адамдын сөзү – акылышын чени.
7. Сөөксүз тил сөөкту сыңдырат.
8. Менин тилим – менин калканым.
9. Шашкан тилин күйгүзөт.

«Кыргыз поэзиясынын антологиясы»

? Каалаган эле сөздү топтосок, сөз айкашы болобу?

110. Төмөнкү сөз айкаштарына жазуу түрүндө талдоо жургүзүлө.

Мектептин окуучусу, билимдүүнүн сөзү, сууга сүзүү, кең талаа, китептин барагы, ишке берилүү, өнөрлүү бала, сулуу кыз, кыргыздын жери.

? Өзүн-өзү текшерүү үчүн суроолор:

1. Ыкташуу байланышы дегенди кандай түшүнөсүңөр?
2. Башкаруу байланышы менен таандык байланыштын өзгөчөлүгү әмнеде? Ар бирине мисал келтиргиле.
3. Грамматикалык байланыштын түрлөрүнө кайсылар кирет?
4. Маанилик байланышкачы? Мисал келтиргиле.
5. Төмөнкү таблицаны толтургула. Сөз айкашы боюнча оюндарды жазгыла.

Билем	Билгим келет	Билдим

§ 20. Сүйлөм, анын негизги белгилери

?

- Сүйлөм деген эмне?
- Сүйлөм әмнелерден куралат? Мисал келтиргиле.
- Сүйлөмгө қандай тыныш белгилери коюлат?
- Каалаган эле сөздөрдүн, сөз айкаштарынын топтому сүйлөм боло алабы?

!

Демек,

- сүйлөм толук маанилүү бүткөн ойду билдирет;
- анын тутумундагы сөздөр жана сөз айкаштары бири-бири менен дайыма байланышта болот;
- каалаган эле сөздөрдү жана сөз айкаштарды топтосок сүйлөм боло албайт, себеби толук маанингэ ээ эмес;
- ар бир сүйлөм өзүнчө интонация (тыным) менен айтылып, араларына чекит коюлат.

СҮЙЛӨМ

Айтылыш

Жай

Суроолуу

Максатына

Илентүү

Буйрук

Карай

 111. Окугула да, сүйлөмдүн бүткөн чегин аныктагыла. Интонацияга ылайык тыныш белгилерин койгула.

Эмне үчүн күн жана түн болот түн киргенде күн кайда кетет жер дайыма айланып турат анын айланганы бизге

билинбейт биз да жер менен кошо айланабыз жер тынбай айлана берет ошентип күн менен түн ар дайым кайтала-нып турат ар дайым күн болсун.

«Балдар энциклопедиясы»

112. Текстти көркүү окугула. Андагы интонацияга көңүл бургула.

Кандай адам кайгычыл?

Биреенөн:

- Кандай адам кейикчээл болот? – деп сураганда ал:
- Азга алымсынбаган, ач көз адам кейикчээл болот! – деп жооп бериптири.

«Ой гүлдөрү»

Биле жүр



Пил жөнүндө билесиңбى?

Пил өмүр бою төрт буту менен тик туруп өтө турган жа-ныбар. Чоң пилдердин жерге жатканын ушул күнгө чейин эч ким көргөн эмес. Алар чарчаганда, жыгачтарга сүйөнүп туруп укташат.

«Кызыктар дүйнөсү»

113. Төмөнкү сөздөрдү жана сөз айкаштарын катыштырып сүйлөм түзгүлө. Баш мүчөлөрүн аныктағыла.

Дарак, көйкөлгөн, кейнөк, жоокердин анты, күндүн нуру, бакыт, бактылуу балалык, кыйналуу, онунчу, ар

бир, жакшылыктын жарчысы, Алыкулдун оорусу, бул-булдун үнү, коркунучтуу окуя, алдыңкы окуучу.

■ 114. Текстти окуп маанисин түшүндүргүлө. Интонацияга көнүл бургула.

Нан – ырысцы

Нан – ырысцы. Нандан улуу эмне бар?
Дан эмес да, бардык эле өскөн чөп.
Ачка калып, тиштем нанга зар болуп,
«Нан» деп ыйлап, көз нурлары өчкөн көп.

Адамга нан – ырысцы,
Ардактайлы ырысты!

(Т. Б.)

■ 115. Төмөнкү сүйлөмдерду маанисине карап, берилген сөздөрдү пайдаланып толуктагыла.

Эл ар кандай улутта болсо да, бири-бирин ... турушат.
Эч ким бири-бирин ... Ошондуктан ... өлкөсүндө ар дайым
... өкүм сүрөт. Кыргыздар жана кыргызстандыктар ... каа-
лайт. Ынтымак жана доступк ... байлыгыбыз.

(сыйлап, кыргыз, бейпилдик, кемсингиптейт, тынчтыкты, биздин).

■ 116. Таблицаны карап, сүйлөм менен сөз айкашын салыштыргыла. Экөнүн айырмачылыгын мисал көлтириүү менен түшүндүргүлө.

Сүйлөм	Сөз айкашы
- жайынча кабарлоо, суроо, буйруу учун колдонулат;	- толук маанилүү эки же андан кеп сөздөн турат;
толук жыйынтыкталган ойду билдирет;	заттын, кыймыл-аракеттин белгисин билдирет;
- баш мүчөлөргө (ээ, баяндооч) ээ болуп турат.	- негизги жана багынычтуу сөздөрү бар.

117. Төмөнкү мисалдардан сөз, сөз айкашы жана сүйлөмдүн бири-биринен болгон айырмачылыгын түшүндүргүлө.

1. Ала-Тоо. Ала-Тоонун абасы. Ала-Тоонун абасы салкын.

2. Эне. Эненин мээрими. Эненин мээрими күндөн жылуу.

3. Көрк. Адамдын көркү. Адамдын көркү – адеп.

§ 21. Жай сүйлөм жана анын тыныш белгилери

- Сүйлөм айтылыш максатына карай жай, суроолуу, буйрук жана илептүү болуп бөлүнөт.
- Сүйлөмдөгү ой жайынча гана баяндалса, жай сүйлөм деп аталат.
- Жай сүйлөм бир калыптағы баяндоо интонациясы менен айтылат. Жазууда болсо, аягына чекит (.) белгиси коюлат.

118. Текстти окуп, маанисин түшүндүргүлө. Сүйлөмдөгү ой кандайча баяндалганнын айтып бергиле.

Футбол

Футболдун мекени – Англия өлкөсү. «Футбол» – английский язык. «Фут» – фут, «бол» – топ дегенди билгизет. Демек, фут тобу деген маанини берет. Албетте, футбол фут менен ойнолот. Топту кол менен дарбазачы гана кармайт.

Ал эми баскетболдун мекени – Америка Кошмо Штаттары.

«Кызыктар дүйнөсү»

119. Берилген сүйлөмдерду окуп, маанисин түшүндүргүлө. Айтылыш максатына карай кандай сүйлөм, эмне үчүн?

1. Ачууну токтоолук менен, жамандыкты жакшылык менен, битирдикти марттык менен, жалганды чындык менен жеңе бил. Акылдуу адам өзүнө каалабаганды башкага да каалабайт. Билбеген адам баарына макул. Адептүүнүн көзү адилетти мурда көрөт.

«Ой гүлдөрү»

2. Эжеси берген гүлдер кооз да, чыныгы жыпар жыттуу экен.

- Чын эле токойдун аптекасы барбы?
- Ооба, токойдун аптекасы бар.

Эх, десең! Гүл канчалык сулуу да, жыпар жыттуу болсо да, сагынган балага апасынын сулуулугу менен жыпар жытын алмаштыра албайт экен да.

(С. Р.)

120. Берилген сездерду катыштырып жай сүйлөм түзгүле. Кандай интонация менен айтылгандыгын түшүндүргүлө.

Дарылады, жазды, бышырды, тилди, ташыды, окууду, сурады, китеп, окуучу, аңгеме, эрдик, эл, талаа, темир жол.

121. Текстти окуп, жай сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла. Ээ жана баяндоочтун алдын сыйзыла.

Билгенди кишиден сураба

Жолдо бир киши атына аябай көп отун артып келе жатты. Алдынан бирөө жолугуп сурайт:

- Тууган, артып келе жатканың эмне?
- Артып келе жатканым чөп.
- Ой, аның чөп эмес эле, отун го?!

Анда отун алышп келе жаткан киши:

– Аны билип турсаң, эмне үчүн сурайсың? – деп бастырып кетет.

«Залкар ойлор»

§ 22. Суроолуу сүйлөм жана анын тыныш белгиси

!

- Суроо маанисинде айтылган сүйлөм суроолуу сүйлөм деп аталаат.
- Суроолуу сүйлөмдөр бир нерсени билүү, бышыктоо жана тактоо максатында айтылат.
- Суроолуу сүйлөмдүн аягына суроо белгиси (?) коюлат.

122. Жай сүйлемдөрдү суроолуу сүйлөмдергө айландыргыла. Көчүрүп жазып, тиешелүү тыныш белгилерин койгула.

1. Адам билбegen нерсесинен коркот.
2. Көгүчкөн аман-эсен кутулду.
3. Мен каникулда лагерге бардым.
4. Биз жай-кы каникулда гулдөргө суу куюп турдук.
5. Тоонун суусы туптунук жана муздак.
6. Байкем эликтин чаарчыгын кармап келди.
7. Элдостун колунан баары келет.
8. Чоң эне уй-кулуу көзү менен эмне кыларын билбей унутуп койду. (А. К.)
9. Үндән нанды бышырып, дүкөндөргө түшүрөт. (М. О.)
10. Чабалекейлер жумшак нерселерди ташыганды токтоткон жок. (Ш. Б.)

123. Тексттерди окуп, сүйлемдөрдү айтылыш максатына карай аныктагыла. Оозеки кептеги интонацияга жана жазуудагы белгилерге көңүл бургула. Маанисин түшүндүргүле.

Кимиси ақылдуу?

Бир философтон:

- Кандай адам ақылдуу? – деп сураганда, ал:
- Колдон келген ишке умтуулган адам ақылдуу! – деп жооп бериптири.

«Залкар ойлор»

Оңолбос келесоо

– Кандай кишини оңолбос келесоо деп айтууга болот? – деп бир философтон сураганда, ал:

- Бир эле жерден эки жолу мүдүрүлгөн кишини, – деп жооп бериптири.

«Залкар ойлор»

124. Көчүрүп жазып, ар бир сүйлөмдүн аягына тиешелүү тыныш белгилерин койгула. Эмне учун коюлганын түшүндүргүлө.

- Сен ал иштен кабарың жокпу
- Такыр (Ч. А.)
- Үйүң кайда
- Кең-Сууда (Т. С.)
- Эмне кагылайын
- Бир нерсени байкадыңызыбы

- Жок, ал эмне экен
- Бир жактан куурулган буудайдын жыты келет
- Койчу
- Ырас (К. Б.)

125. Ырды көркүү окугула. Кандай сүйлөмдөр кездешти? Сүйлөмдүн түрлөрүн ажыраттыла.

Шамал

Бүт кыдырган ааламды
Айткым келди шамалды.
Аягы жок, башы жок,
Шамал кайдан жааралды.

Анын сырын чечүүгө
Жүгүртөйүн санаамды
Төгөректу каптаган
Көлдөн чыгып жүрбесүн?

Кашык сууга зар болуп
Чөлдөн чыгып жүрбесүн?
Жандуу – жансыз энеси,
Жерден чыгып жүрбесүн?

(Б. А.)

§ 23. Илептүү сүйлөм жана анын тыныш белгиси

- !
- Илептүү сүйлөм күчтүү сезим менен айтылат.
 - Илептүү сүйлөмгө көтерүңкү интонация мүнөздүү.
 - Илептүү сүйлөмдүн аягына илеп белгиси (!) коюлат.

126. Төмөнкү темаларга карата ураан жазгыла. Аларга тиешелүү тыныш белгилерин койгула. Айтылышын байкагыла.


- окуу куралдарын таза сактоо жөнүндө;
- элдердин достугу тууралуу;
- жаратылыштын көрүнүшү жана аны коргоо жөнүндө.

127. Текстти окугула. Илептүү сүйлөмдөр кандай сезимдерди билдирип тургандыгын аныктагыла. Сүйлөмдөрдүн интонациясына көңүл бургула.

Эх, эмнесин айтайын, кесепеттүү согуш нечендердин кендириң кыйды. Атаганат! Жайнағым аман турганда, не деген адам болор эле! Мұнезүндөн, кылық-жоругундан айланайын, балам, кайдасың? Он экиден бир гүлүң ачылбай, кай жерде барып жалп этип түштүң экен? – О, дүйнө, о жан жараткан жер, бир оокумга гана баламды тирилтип, бир гана жолу көлөкесүн көрсөтүп койсоңор! (Ч. А.)

128. Текстти көркүү окугула. Алардын кандай интонация менен айтыларын салыштыргыла. Тыныш белгилери эмне үчүн колдонулат?

Түлкү менен карапа



Түлкү дыйкандин тоогун уурдоого көнүп алды. Дыйкан түлкүнү чочуттуу үчүн карапаны асып койду. Карапага шамал тийген сайын бу-булап күңгүрөйт. Түлкү келип күүлдөгөн эмне экенин издейт. Караса, карапа экен.

– Токто, күүлдөгөн ақмак! Мен сени сууга чөктүрүп жиберейин! Ал карапаны башына кийип алыш сууга барды. Муздун тешигине карапаны чөктүре баштады. Карапанын ичине суу толуп, бурк-бурк этип, түлкүнү суу түбүнө тарта баштады. Ошондо ач көз түлкү:

– Карапа, карапа! Сен мени сууга чөктүрбө! Мен сени бир аз гана чочутайын дегем! – деди.

Ошентип түлкү сууга чөгүп кетти.

«Кыргыз эл жомоктору»

129. Көркөм чыгармалардан жай, илептүү, суроолуу жана бүйрук сүйлөмдүн ар бирине мисал келтиргиле. Интонация жагынан сүйлөмдер кандайча айырмалана турганын түшүндүргүле.

130. Илептүү жана жай сүйлемдөрдү кандай белгилери менен окшоштурасыңар жана айырмалайсыңар?

Илептүү сүйлем

окшоштугу

Жай сүйлем

131. Бир эле сүйлемдү алыш, жай, суроолуу жана илептүү сүйлем болгондой интонация менен айтып көргүле.

Үлгү: Кандай өзгөчөлүктү байкадыңар?

- а) буйруу: *Бакдөөлөт, тур ордуңан! Бери кара!*
- б) өтүнүү, тилек, каалоо: *Бакдөөлөт, айланайын, суралам чыныңды айтчы!*
- в) кайгыруу:
- г) кекетүү, опузалоо:
- д) макул болуу:
- е) чогуу, бирге иштөө:

? Өзүн-өзү текшерүү үчүн суроолор:

1. Сүйлемдөрдү эмне үчүн жай, суроолуу, илептүү жана буйрук деп бөлөбүз?
2. Бул сүйлемдердү айтуудагы интонация деген эмне?
3. Ошол интонация жазууда кандай белгиленет?
4. Бакдөөлөт деген сөз менен ар кандай маанидеги сүйлем түзгүлө.

§ 24. Сүйлем мүчөлөрү



132. Сүйлөмдүн баш жана айкындооч мүчөлөрүн тапкыла.

1. Ынтымак достордун жолун ачат. 2. Баатыр элден чыгат. 3. Кекиликтин үнү угулат. 4. Терең ой жүрөктүн терецинен чыгат. 5. Күштүн тилин күш билет. 6. Мәэrim этегине түшкөн наандын күкүмүн алаканына салды. (Ш. Б.) 7. Төбөдө безеленип сайраган боз торгойдун үнү көңүлүмдү көтөрдү. (Т. С.)


133. Сүйлөмдөгү зэге карата баяндоочко мүчө улап, баш мүчөлөрдү байланыштыргыла. Көчүрүп жазғыла.

1. Жер бети көк чөпкө оро ... 2. Биз сабакка даярда ... 3. Тоонун чөптөрү өсүп кал ... 4. Арлен комуз черт ... 5. Катту шамал бол ... 6. Баку менен Телегей чогуу оку ...

134. Сүйлөм тизмегиндеги «адашкан» сездердү өз ордуна коюп жазғыла.

1. Бүркөлдү, туман, борошолоп, түштү, жаады, кар, күн. 2. Чыгуу, жолго, камындык, суук, бирок, күн. 3. Менин, жумуштарым, зарыл. 4. Эмгегин, менин, актоо, ата-эненин, милдетим.

§ 25. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү



135. Сүйлөмдердү жазып, ээ менен баяндоочту тапкыла. Алар кайсы сөз түркүмүнөн жасалгандыгын тушундүргүле.

Арлен менен Байәл чогуу окушат. Мекеним туулган жерден башталат. Жыйырма бешке бөлүнөт. Ысык-Көл кышта жылуу, жайда салкын. (А. О.) Элүүнүн жарымы – жыйырма беш. Келечектин ээси – силер. Күүнүн башы – Камбаркан.

136. Көчүрүп жазып, сүйлем ээсин жана баяндоочун тапкыла. Сүйлөмдердүн маанисин ачып бергиле.

1. Адам иштеген ишинен таанылат.
2. Бөтөн гүлдүн жыты болбойт.
3. Эненин көөнү балада, баланын көөнү талаада.
4. Мекендин топурагы алтын.
5. Мээримдүү жүрөк картайбайт.
6. Сөздүн көркү макалда.
7. Билимдүүнүн кезү төртөө.

§ 26. Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү

Аныктооч



Аныктооч заттын сын-сыпатын, санын ж. б. белгилерин билдириет. Ал кимдин? эмненин? кандай? кайсы? канча? нече? деген суроолорго жооп берет.

Аныктоочтун милдетин көбүнчө сын атоочтор аткарат. Мындан тышкary зат атооч, сан атооч, ат атооч сөздөр да аныктооч боло алат.

Анын асты толкундуу (~~~~~) сыйык менен сыйылат.

Мисалы: Катуу дабыш тынчтыкты бузат. Сүүлүү жерге камыш өсөт.

137. Берилген сүйлөмдөрдөн аныктоочторду таап, анын кандай сөз менен байланышкандастыгын байкагыла. Суроосун койгула.

Улгү: Адамдын эки колу эки бутунан кыска.

Жакшы адамга бир гана сөз жетет. Бардык элдин тилемегени – бейкүттүк. Илбирстин тырмагы, карышкырдын тиши – курал. Күүлдөгөн үнү бар, коркунучтуу түрү бар.

138. Сүйлөмдөрдү окуп, асты сыйылган сөздөр сүйлөмдүн кайсы мүчесү экенин айтып бергиле. Эмне үчүн андай деп ойлайсуңар?

Ак ниет адамга асылгандар көп болот. Бирок эч ким абийирин ача албайт. Пайдасыз жашпоо мезгилсиз өлүмгө тете.

Үч нерсенин кадырын үч адам билет:

Жаштыктын кадырын картайган билет.

Ден соолуктун кадырын оорулуу билет.

Байлыктын кадырын жарды билет.

«Накыл сөздөр»

Аныктоочтор көбүнчө кайсы жөндөмөлөрдө турарын байкадыңарбы?

139. Аныктоочту таап, ал байланышкан сөз менен биргэ көчүргүлө. Кандай сөз менен байланышканын байкагыла.

1. Жоргонун кадыры желгенде билинер, жакшынын кадыры өлгөндө билинер. 2. Өзөндүн көркүн тал берет. 3. Эки жакшы жайлоого чыкса, кудалашып түшөт, эки жаман

жайлоого чыкса, кубалашып түшөт. 4. Карапайым адам, касиеттүү адам. 5. Карынын кебин капка сал.

Улгү: Жоргонун кадыры.

§ 27. Толуктооч

- Толуктооч дайыма кыймыл-аракет менен байланышат, б.а. кыймыл-аракет багытталган затты билдириет.
- Толуктоочко кимге? эмнеге? кимди? эмнени? кимде? эмнеде? кимден? эмнеден? ким менен? ким жөнүндө? деген суроолор берилет.
- Толуктоочтун милдетин зат атооч, ат атооч, сан атооч сөздөр аткарат. Толуктооч үзүк-үзүк (— — — —) сзыык менен белгиленет.

эмнесинен? эмнесинен?

Мисалы: Адам көңүлүнөн азат, тилинен жазат.

Биз кеleчек жөнүндө сүйлөштүк.

Эмгек менен эл көгөрөт.

 140. Толуктоочту тапкыла. Ал кайсы жөндөмөде турганын жана кандай суроолорго жооп берерин айткыла.

Жибектей жумшак жел көк шиберди ыргайт. Алманы жакшы бак да, жемишин ал. Улууну урматта, кичүүнү ызаатта. Жакшыны сөз тарбиялайт. Жаманды таяк тарбиялайт. Жалкоону жокчулук кордойт. Жакшыда өөн болбойт. Иштөөдөн талба, акыры кор болбайсуз.

 141. Кашаанын ичиндеги суроолордун ордуна тиешелүү сөздөрдү коюп көчүргүле. Ошол сөздөрдүн сүйлемдөгү аткарған милдетин аныктагыла.

Уучтаса (эмнеден?) майда, уютса (эмнеден?) катуу. Күшча уча алат, бирок (эмнесинде?) түгү жок. Бирдики (канчага?) татыйт. Эң кенжебиз быйыл (канчанчыны?) бутүрдү. Баатыр (эмнеде?) таанылат, чечен (эмнеде?) таанылат.

142. Көчүрүп жазғыла. Сүйлөмдердөгү толуктоочту тапкыла.

Малды жерден сура, нанды терден сура. Күштардын сайраганы абаны жаңыртат. Жалганчыны сокур да көрет. Малды мүйүзүнөн, адамды сезүнөн кармайт. Борошодон асман көрүнбейт.

143. Тексттеги белгиленген сөздөрдүн сүйлөмдөгү қызматын аныктагыла жана кандай сөздөр менен байланышканын айтып бергиле.

Бака менен чычкан

... Ошентип бака менен чычкан дос болду. Күндөрдүн биринде бака чычканды конокко чакырды. Бака жәзектен сууну көрүп, чыдабай секирип түштү. Ал сүзүп жөнөдү. Артынан чычкан да секириүүгө камынат. Бирок сүзгөндү билбей, суудан аябай тумчугат. Акыры эпте суунун аркы четине чыгат. Ошондон кийин чычкан конокко барбаска ант берет.



— Сүзүп жөнөдү. Артынан чычкан да секириүүгө камынат. Бирок сүзгөндү билбей, суудан аябай тумчугат. Акыры эпте суунун аркы четине чыгат. Ошондон кийин чычкан конокко барбаска ант берет.

«Кыргыз эл жомоктору»

§ 28. Бышыктооч

- Бышыктооч – кыймыл-аракет менен байланышта болуп, анын ар түрдүү кырдаалын (мезгилиин, ордун, сан өлчемүн, сапатын) билдирет.
- Бышыктооч качан? кайда? кантип? эмне үчүн? эмне максат менен? деген суроолорго жооп берет.
- Бышыктоочтун милдетин көп учурда тактооч, зат атооч, сын атооч, сан атооч сөздөр аткарат. Анын асты мындайча белгиленет —

144. Сүйлөмдерду көчүрүп жазып, сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзгүлө.

1. Менин саякатым тоо арасынан башталды. (К. Ж.) 2. Досундун ким экенин айтып берсең, мен сенин ким экенди-

гинди айтып берем. (Сократ) 3. Жакшы жазылган китеptи окуп, адам жакшы сүйлеөгө үйрөнет. (Залкар ойлор) 4. Шакир болгон окуяны айтып берди. (С. О.) 5. Төмөнкү бурчтан кароолчуңу көрүштү. (К. Ж.) 6. Чакырылган кишилер бирден-экиден келе баштапты. (К. К.)

■ 145. Текстти окугула. Баш жана айкындооч мүчөлөрүн тапкыла. Кайсы сөз түркүмүнөн жасалганын айтып бергиле.

Куйручуктун көзү тунук, сөзү курч, тили мурч. Айтышууга эч кимдин дити жетпейт. Жаактууга жендирибейт. Ал – сөзгө чебер, чечен.

■ 146. Төмөнкү схема боюнча сүйлөм түзгүлө.

1. _____ - - - - -
2. _____, _____ - - - - -
3. - - - - -
4. _____, _____ - - - - -
5. - - - - -

■ 147. Төмөнкү сүйлөмдердү окуп, маанисин түшүндүргүлө. Сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзгүлө. Сөз айкаштарына ажыраткыла.

Эки ~~жүздүүлүктүн~~ белгиси – үчөө: калп сүйлөйт, убадасынын аягына чыкпайт жана аманатка кыянаттык кылат. Ач көз адамдын көзү дүйнөгө эмес, топуракка тоёт.

■ 148. Белгиленген сөздөрдүн сүйлөмдөгү аткарган кызматын аныктагыла. Кайсы сөз менен байланышканын айтып бергиле.

Акылдуу сөз ачты тойгузат. Жылуу сөз үшүгөндү жылтытат. Адам сөзүнөн сынат. Айбан мүйцүнөн сынат. Душмандын сөзү күлдүрөт. Түүгандын сөзү күйгүзөт. Бекерпоздун сөзү көп. Оозу боштун сөзү барксыз. Миң адам менен кеңеш. Бир адамга сырыңды айт. (Х. К) Душманга колтук ачканымды энемдин ак сүтү кечирбейт. (С. Р.)

149. Төмөнкү сүйлөмдөрдөн бышыктоочту тапкыла.

Өсүмдүктөр кышында да өсөт. Сыртта суук, бөлмөдө жылуу. Ошон үчүн үйдө гүлдер өсөт. Кышында парниките ар кандай жашылчаларды да естүүрушет. Биз дайыма өсүмдүктөр үчүн кам көрөбүз.

? Өзүн-өзү текшерүү үчүн суроолор:

1. Ээ жана баяндооч эмне үчүн баш мүчөлөр деп аталат?
2. Аныктоочтун милдетин кайсы сөз түркүмдөрү аткарат? Мисал келтиргиле.
3. Кыймыл-аракет багытталган сөз сүйлөмдүн кайсы мүчөсү болот? Ал кайсы жөндөмөлөрдө турат? Мисал келтиргиле.
4. Бышыктооч деп эмнени айтабыз. Сүйлөмдө көбүнчө кайсы сөз түркүмү менен байланышат? Мисал келтиргиле.

§ 29. Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү

Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү

- 
- Бирдей суроого жооп берип, бирдей милдет аткарат;
 - Алар бири-бирине багынбай, тен укукта болушат;
 - Сүйлөмдүн бардык мүчөсү (ээ, баяндооч, аныктооч, толуктооч, бышыктооч) бир өңчөй мүчө болуп келе берет.

150. Сүйлөмдөгү асты сызылган сездергө суроо бергиле. Ал сүйлөмдүн кайсы мүчөсү менен байланышты? Сүйлөмдөгү кызматы кандай?

Күш да, мал да жем жеген жерине келет. Адам үчүн адамгерчилик – асыл, кымбат. Ар кимдин акылдуу, боо-

рукер адамы бар. Элибиз достукту, ынтымакты жактырышат. Ыр менен чоор, оюн менен күлкү эмгек талаасында башталат.


151. Көчүрүп жазғыла. Сүйлөмдүн кайсы мүчөсү бир өңчөй мүчө болду?

Чыдамкай, токтоо, эмгекчил адам гана баарын жецет. Биз Ала-Тоонун койнунда чоңойдук, жетилдик, тарбияландык. Конкурста жомок, дастан, уламыштар көп айтылды. Алар элин, жерин коргоо үчүн төрөлүшкөн.

152. Төмөнкү схема боюнча сүйлөм түзгүлө. Бир өңчөй мүчөлөрдү көрсөткүлө.

1. _____, _____, _____ бир мектепте окушат.
2. Биздин класс _____, _____, _____ .
3. Ал шаардан _____, _____, _____ айтты.
4. Жайллоодо _____, _____, _____ гүлдер өсөт.
5. -----, ----- Асема менен Жадыра болушту.

153. Дыйкан, окуучу деген зат атооч сөздөрдүн кыймылын билдирген сөздөрдү жазғыла. Алар сүйлөмдө кандай милдет аткарат?



154. Бир өңчей мүчө катышкан сүйлөмдөр түзүп, суроо бергиле. Бир өңчей мүчөнүн сүйлөмдөгү кызматын аныктагыла.

§ 30. Бир өңчөй мүчөлөрдүн байланыштуу жолдору жана тыныш белгилери

- Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү эки жол менен байланышат: интонация жана байламталар аркылуу.
- Интонация менен байланышканда, бир өңчөй мүчөлөрдүн арасына үтүр (,) белгиси коюлуп жазылат. Мисалы: *Карыянын үнү кырааттуу, ыргактуу жана муңайым чыкты.*
- Бир өңчөй мүчөлөр жана, менен байламталары аркылуу байланышса, үтүр коюлбайт. Мисалы: *Элди эмгек менен эрдик көп нерсеге шыктандырат. Сыдырым жел жумшак жана назик болуп урду.*
- Бир өңчөй мүчөлөр да, дагы байламталары аркылуу байланышса, үтүр байланытадан кийин коюлат.

 155. Текстти окуп, бир өңчөй мүчөлөр кандайча байланышканы түшүндүргүлө. Кандай интонация менен окулганын байкагыла.

Мал багуу – кыйын, жооптуу жумуш. Кышында аларга жем, чөп берилет. Жайында жайлоого чыгарат, откорот. Адамдар жайлата чөп чаап, кургатып жыйнайт. Жайыттан келгенде аларга чөп да, жем да берилет. Корону кыш түшө электе жылуулап, тазалап даярдашат. Ошентип, мал кышында үшүбөй, ток болот. Аларды адам багат, карыш-кырдан кайтарат.

 156. Окуп, бир өңчөй мүчөлөрдү тапкыла. Ал сүйлөмдүн кайсы мучесү жана кайсы сөз түркүмүнөн жасалды.

Жайында ак, кызыл, көк, сары гүлдер бажырайып ачылат. Дүйнөдөгү ардактуу, кымбаттуу адам – эне. Анын сүйлөгөнү, ырдаганы, бийлегени мага жагат. Алина, Айдана жана Адеми класстагы үлгүлүү окуучулардан. Асель да, Айнурда да, Арлен да эмгекте үлгү көрсөтүштү.

 157. Берилген схема боюнча сүйлөм түзгүлө.

- _____ , _____ , ----- _____
- _____ ----- _____ , _____ , _____

3. _____, _____, _____
4. _____, _____, _____
5. ~~~~~, ~~~~~, _____

158. Сүйлөмдөгү бир өңчөй мүчөлөр өз ара кандай жол менен байланышканын айтып бергиле.

Козу, улак, музоо, кулун, тайлактар жаңы туулганда энесинин уузун эмишет. Бара-бара жетигет да, чөп жегенге үйрөнүштөт. Кыздар сулуу да, акылдуу да, билгич да, тартиптуу да болушат. Койдун жүнүн машина менен да, кайчы менен да кыркышат. Карагай менен арчалар дайыма жапжашыл. Жамғыр да, кар да булуттан түштөт.

? Бир өңчөй мүчөлүү сүйлөмдер оозеки кепте кандай айтыларын байкадыңарбы?

159. Суроолорго жооп берип, бир өңчөй мүчөлүү сүйлөм түзгүлө. Бир өңчөй мүчөлөр кандай суроого жооп берерин жана сүйлөмдөгү аткарган кызматын аныктагыла.

1. Классста кимдер мыкты окушат? 2. Силер кандай чыгармаларды окудуңар? 3. Огороддо кандай өсүмдүктөр есөт? 4. Адамдагы кандай сапаттар жагат? 5. Жазында эмгектин кайсы түрлөрү аткарылат? 6. Жазында кайсы канаттуулар учуп келет? 7. Кыргызстанда кандай областтарды билесиң?

§ 31. Жөнекөй сүйлөм.

Жалаң жана жайылма сүйлөмдер

- Жалаң сүйлөм баш мүчөлөрдөн (ээ, баяндооч) гана түзүлөт, б. а. айкындооч мүчөлөр катышпайт. Мисалы: Сабак башталды. Ай чыкты.
- Жайылма сүйлөмдө болсо, баш мүчөдөн тышкары айкындооч мүчөлөр да катышат. Мисалы: Эмгек адамды багат.

 160. Окуп, жалаң жана жайылма сүйлөмдөрдү өз-өзүнчө жазғыла. Экөөнүң ортосундагы айырмачылыкты түшүндүргүлө.

Момун таарынбайт. Жер тойгузат, от күйгүзет. Төө суусуз эки ай жүре алат. Өнөрү бар – өсөт, өнөрү жок – өчет. Ынтымак жок үйде ырыс жок. Дартын жашырганга дары табылбайт. Куру сөзгө курсак тойбайт. Семиз койдун өмүрү қыска. Жадыра – үлгүлүү қызы. Конкурс башталды. Кыш келди. Алмалар гүлдөдү.

 161. Жалаң сүйлөмдөрдү жайылма сүйлөмдөргө айландырып, талдоо жүргүзгүлө. Кайсы сүйлөмде ой-пикир кенен баяндалды?

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Ысык-Көл – тоңбайт. | 1. Ысык-Көл кышында |
| 2. Топурагы – алтын. | тоңбайт. |
| 3. Ден соолук байлык. | 2. Мекендин топурагы – |
| 4. Илим – кенч. | алтын. |
| 5. Жүрөк картайбайт. | |
| 6. Мугалим кирди. | |

 162. Жалаң жана жайылма сүйлөмдөрдү өз алдыңарча түзүп, сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдагыла.

 163. Берилген сездерден жалаң жана жайылма сүйлөмдөр түзгүлө.

Кыш, мектеп, сабак, окуучу, ата-эне, әмгек, адептүүлүк, сыйлоо, өнөрлүү, шамдагай, спорт, кружок, мезгил, жайлоо, жумуш, экскурсия, Ала-Тоо, Ысык-Көл.

 164. Текстти окуп, жалаң жана жайылма сүйлөмдөрдү ажыраткыла. Сүйлөмдүн негизин түзүп турган сездердүрү көрсөткүлө.

Бака сууну жакшы көрөт. Уругун сууга таштайт. Көнөк-баштар өсөт. Башы тегерек. Күйругу бар. Түсү кара. Алар суудагы курттарды калтырбай жеп, көлмөнү тазалайт. Эми андай суулар жок. Уругун таштоого суу таппай жүрүп, баканын тукуму уланбай калат. Баканы өлтүрсө убал болот. Зыяны жок. Ал чымын-чиркейлерди жейт. Ал адамга пайда келтирет. Бака пайдалуу.

«Балдар энциклопедиясы»

165. Сүйлөмдөргө жөнекей сүйлөмдүн түрлөрү боянча талдоо жүргүзгүле.

1. Кар жаады. 2. Тoo, талаа – аппак. 3. Арча менен карагай тоодо өсөт. 4. Арчаны түтөтүп, үйду аластайт. 5. Чыгырканак менен четиндин ашы кышында мөлтүрөп турат. 6. Кышында бакта мөмө болобу? 7. Күздүк буудайлар кардын алдында кыштайт. 8. Жаратылыш – биздин байлыгыбыз. 9. Жаратылышка аяр мамиле жасайлы.

Талдоонун үлгүлөрү:

Арча менен карагай тоодо өсөт.

1. Айтылыш максатына карай – жай сүйлөм.

2. Сүйлөмдүн негизи: эмне? арча, карагай – сүйлөмдүн зэси; эмне кылат? өсөт – баяндооч;

3. Айкындооч мүчөлөрү: кайда өсөт? тоодо – бышыктооч;

4. Айкындооч мүчөлөрдүн катышына карай – жайылма сүйлөм;

5. Бир өңчөй мүчөлөрү: арча, карагай; алар өз ара менен деген байланамта аркылуу байланышты.

§ 32. Сүйлөмгө мүче боло албаган каратма сездер.

Анын аягына коюлуучу тыныш белгилери

!

- Сүйлөмде айтылып жаткан ойдун кимге? эмнеге? арналгандыгын билдириет.

- Ал сүйлөмдөгү башка сездерден айырмаланып, кайрылуу, чакырык интонациясы менен айтылат.

Каратма сез

- Эгерде каратма сез сүйлөмдүн башына келсе, үтүр белгиси өзүнөн кийин, ортосуна келсе, эки жагына, аягына келсе, өзүнөн мурун коюлат.

- Зат атооч, заттанган сын атооч, сан атооч, атоочтуктар каратма сез боло альшат.

1. Тертуңчұ, мага жооп бер!
2. Ой, көркөк, әмне бүрүшүп олтурасың?
3. Чогулушка келгендер, бул тарапка өтүнүздөр.
4. Адемини көрдүңбү, Бегимай?

166. Окуп, каратма сөздү тапкыла. Каратма сөз катышкан сүйлөмдөр кандай окуларын түшүнгүлө.

Таэне, мага жомок айтып берицизчи. Кумурска, кумурска, сен кыйынсың жумушка. Өткүн, өткүн, өтө жаа, Кара-Сууга жете жаа. Жигит болгонун ушул, Арлен. Сен, балам, азыртан жакшы оку! Дүйнөде кандай адам бай, акылманым?

167. Көчүрүп жазып, каратма сөздөрдүн сүйлөмдөгү ордун аныктагыла. Тыныш белгилерин койгула.

1. Балдар коомдук жерлерде маданияттуу жүргүлө. 2. Эй эй каркыра турна кайдан келе жатасың? (А. О.) 3. Талант сен досторуң менен келдиңби. 4. Рахмат сизге энеке.

5. Белсенип жумуш кылгандан,
Ақылсыз адам эринет.
Кызыкпа балдар бекерге,
Саргайып адам зеригет.

Токтогул

168. Эссиң каратма сөз катары колдонуп, сүйлөмдү өзгөртүп түзгүлө. Тыныш белгилерин койгула.

Элдос чоң атасына жардам берди. Алмаз менен Таалай бир туугандар. Окуучулар концертке активдүү катышты. Мугалим эже эртеңки тапшырманы айтты. Арлен жайында тайэнесинин жанында болду.

Үлгү: Элдос чоң атасына жардам берди
– Элдос, чоң атаңа жардам бердиңби?

169. Текстти көркөм окуп, каратма сөздөрдү тапкыла.

1. – Мурат, балка менен ойнобо. Бармагыңды чаап аласың!
– Чаппайм, апа, мыкты бөбөгүм кармап турат да.

2. – Асан, мышыгыңды берчи бир күнгө? Биздин үйдө чычкан көбейуп кетиптири, кармап жесин.

– Болот, андан көрө сен чычкандарыңды мында алыш кел. Менин мышыгым жеп берет, – деди Асан.

3. – Даанышманым, кемчилиги жок адам барбы?

– Момунум, өлбөй турган адамдын телегейи тегиз!

4. – Асан, аквариумдагы сууну жаңырттыңбы?

– Жок, энеке, алар мурдагы сууну да ичип түгөтө элек экен.

? Сүйлөмдө каратма сөздөрдү колдонуунун кандай мааниси бар?

➤ 170. Каратма сөздөрдү катыштырып, ага-туутандарга кат жазыла.

§ 33. Жөнекөй сүйлөмдү талдоо

Жөнекөй сүйлөмдүн түрлөрү боюнча талдоодо төмөнкүлөр эске алынат:

- айтылыш максатына карай кандай сүйлөм (жай, суроолуу, буйрук, илептүү)? Эмне үчүн андай деп ойлойсуңдар?
- сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн (ээ, баяндооч) атоо;
- айкындооч мүчөлөрдү (аныктооч, толуктооч, бышыктооч) табуу жана кайсы сөздөр менен байланышканын аныктоо;
- баш жана айкындооч мүчөлөрдүн катышына карата сүйлөмдүн түрүн (жалаң, жайылма) түшүндүрүү;
- сүйлөмдегү бир ёңчөй мүчөлөрдү жана алардын өз ара байланышын аныктоо.

a) оозеки талдоонун цлгусу:

Кумурска канча жүктүү көтөрөт?

Айтылыш максатына карай суроолуу сүйлөм. Себеби суроо иретинде айтылды. Ошондуктан аягында суроо белгиси коюлду:

эмне? – кумурска – эсси; эмне кылат? – көтөрөт – баяндооч.

Булар сүйлөмдүн грамматикалык негизин түзүп турган баш мүчөлөр.

Сүйлөмде айкындооч мүчөлөр да бар. Эмнени көтөрөт? – жүктү – толуктооч, себеби кыймыл-аракет багытталган затты (жүк) көрсөттү.

Канча – аныктооч, жүк деген зат менен байланышты. Демек, бул – жайылма сүйлөм. Себеби баш мүчөлөрдөн тышкары айкындооч мүчөлөр да катышты.

б) Жазуу түрциндө талдоонун цлгүсү:

эмне? эмнени?

Кумурска канча жүктү көтөрөт?

171. Көчүрүп жазып, сүйлөмдергө жазуу түрүндө талдоо жүргүзгүлө. Баш жана айкындооч мүчөлөр кайсы сез менен байланышканын айтып бергиле.

1. Жыгылган оогонго күлүптүр. 2. Ак кар тоо башын чулгайт. 3. Сөздүн көркү – макалда. 4. Чөлдөгү уйкучу жаныбар – ташбака. 5. Жыпар жыттуу гүлдүн өмүрү кыска. 6. Катуу дабыш тынчтыкты бузат.

172. Сүйлөмдөргө оозеки талдоо жүргүзгүлө.

Мугалимдик кесип ардактуу. Пейли кенен адамдын дасторкону кенен. Келечектин эсси – силер. Чүйдүн талаасы миллиондогон мал-жанды багып жатат. Соолбос өмүр, сынбас темир болбос. Манас баатыр кырк чорону чогултту. Далай түндү уйкусуз өткөрдүм.

■ 173. Текстти окуп, маанисин түшүндүргүлө. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн тапкыла. Кайсы сөз түркүмүнөн жасалганын айтып бергиле.

Билем жүр

Канаттуулардын чоңу – төө күш. Анын тепкени күчтүү. Төө күш адамдарга да, айбандарга да кол салат.



Аңгеме

Окуучулар чакан аңгеме жазышты. Аңгеме чоң энеге кандай жардам бергендиgi жөнүндө болчу. Эң кыска аңгеме жазган Марат болду:

– Мен барсам, чоң энем үйдө жок экен, – деп жазыптыр.

■ 174. Көчүрүп жазып, сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзгүлө. Маанисин айтып бергиле.

Эмгекчил адам тынбай иштейт, табат жана эс алат. Сарт аке акылдуу да, калыс да, жөнөкөй да адам болгон экен. Керектүү таш алтындан барктуу. Эненин көөнү – балада, баланын көөнү – талаада. Ойлонбой сүйлөгөн адам оозунан көп мүдүрүлөт. Мактанган дос эмес.

§ 34. Татаал сүйлөм, анын грамматикалык түзүлүшүнө карай белүнүшү. Татаал сүйлөмдүн тыныш белгилери

- Татаал сүйлөмдөр эки же андан ашык жөнөкөй сүйлөмдөн туруп, бир ойду билдирет.
- Демек, татаал сүйлөм болуш үчүн анын тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдердүн ортосунда маанилик байланыш болуусу керек:

Мисалы: Адамдын көркү – адеп жана сабак башталды
деген жөнекөй сүйлөмдердин ортосунда эч кандай маанилик байланыш жок. Ошондуктан бул сүйлөмдерден татаал сүйлөмдер түзүүгө мүмкүн эмес.

- Жазууда татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнекөй сүйлөмдердин арасына үтүр коюлат, ал эми оозеки кепте болсо, тыным менен окулат:

Мисалы: Ким досун алдаса, ал өзүн алдайт.

- Бул татаал сүйлөмдүн тутумунда төмөнкүдөй эки жөнекөй сүйлем бар: 1) ким досун алдаса, 2) ал өзүн алдайт.
- Татаал сүйлөм маанисине карай экиге бөлүнөт: 1) төң байланыштагы татаал сүйлөм; 2) багыныцкы байланыштагы татаал сүйлөм.

■ 175. Сүйлөмдердү окуп, ар бир жөнекөй сүйлөмдүн баш мучелерүн тапкыла. Маанисин айтып бергиле.

1. Бирөө билбегенди бирөө билер, бирөө ыйлаганга бирөө күлөр. 2. Жакшынын өзү өлсө да, сөзү өлбөйт. 3. Жакшы бала – тил алчаак, жаман бала – уялчаак. 4. Чындык жаркырайт, калп калтырайт.

■ 176. Текстти окуп, жөнекөй жана татаал сүйлөмдердү ажыраткыла. Эмне учун эне тили дейбиз?

Эмне учун эне тили дейбиз?

Бала бириңчи сөздү энеден угат. Эненин сөзүн угуп, баланын тили чыгат. Бүтүндөй таалим-тарбияны бала энесинен ошол тил аркылуу алат. Ошол себептүү ал сүйлөгөн тилди «ата тили» дебестен, «эне тили» дейбиз. Демек, баланы тарбиялап өстүрүүдө атага караганда эне көбүрөөк салым кошот. Эненин балага болгон мээрими да артыгыраак болот. Ошол мээрим, ошол бардык асыл сапаттар балага эне тили аркылуу өтөт. Силерди бул жарык дүйнөгө жаратып, бөпөлөп өстүргөн, силер учун өмүрүн берүүгө даяр турган эне-атаңарды урматтагыла, сыйлагыла!

«Балдар энциклопедиясы»

■ 177. Теменкү сүйлөмдөр татаал сүйлөм боло алабы? Эмне үчүн?

Токчулук, береке, тынчтык болсун! Соо-саламатчылык, жыргалдуу турмуш, колу ачык, берешендик баарынан жакшы. Сенин жүрөгүндүн тазалыгына, ак сөздөрүңө, убадага бектигице мен ишенем

(Т. С.)

! Жөнөкөй сүйлөмдүн тутумунда бир гана баш мүчө болсо, татаал сүйлөмдө эки же андан көп баш мүчө болот.

■ 178. Текстти окуп, маанисин түшүндүргүлө, баш мүчөлөрүн тапкыла. Жөнөкөй сүйлөмдөр өз ара кандайча байланышканын айтып бергиле.

Аталаар сөзү

- Адамда канча түрдүү кулак бар.
- Адамда үч түрдүү кулак бар: таш кулак, акма кулак, куйма кулак. Тащ кулакка сөз кирбейт, айтканыңды укпайт. Акма кулак уккан менен унтуулуп калат. Куйма кулак айтылганда тыңшайт, уккан сөз талаада калбай аткарыйлат. Сөзгө маани берип, сөз жыйнайт.

«Накыл сөздөр»

➤ 179. Мааниликтин жактан жакын болгон дагы бир сүйлөмдү ойлоп таап, көп чекиттин ордуна кооп татаал сүйлөм түзгүлө. Алар өз ара кандайча байланышканын айтып бергиле.

1. Күн ачык болсо, ...
2. Эки улак суунун үстүндөгү көпүрөгө келишип, ...
3. Кулак – экөө, ...
4. Адамдар, кең пейилдуү, айкөл болунуздар, ошондо...
5. Кыш келди да, ...

§ 35. Тец байланыштагы татаал сүйлөм

- ! • Тец байланыштагы татаал сүйлөм өз ара тец байланыштагы, бирдей даражадагы эки же андан ашык сүйлөмдөрден түзүлөт.

- Ар бир жөнөкөй сүйлөм бири-бирине баш ийбейт, баяндоочтору ойду так бүтүрө айтат.
М: 1. Билимдүц эмгегине ишенет, билимсиз тициңө ишениет. 2. Күнсүз жылуулук жок, көркүсүз сулуулук жок.
- Төң байланыштагы билал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр жеке туруп, билимдүү билимине ишениет, же күнсүз жылуулук жок деген сыйктуу аякталган ойду туондурат.
- Өзүнөн кийинки сүйлөм менен мааниси боюнча тыгыз байланышта болуп, интонациялык жактан ажырагыс бирдикте турат.
- Төң байланыштагы билал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр өз ара байламталар аркылуу жана байламтасыз байланыштада. Байламтасыз байланышкан учурда жөнөкөй сүйлөмдөрдүн араларына үтүр белгиси коюлат:
 - Гүлсараттын башында чоочун жүргөн катылуу, үстүндө чоочун ээр токулуу.*
 - Асман ачык, аба укмуштуудай таптаза.*
 - Акылдуу элге тартат, акмак түүганына тартат.*

Төң байланыштагы билал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдердүү байланыштыруучу байламталар

да, дагы	Байламталары өзүнөн мурунку сүйлөмгө тиешелүү болуп айтылат. Үтүр белгиси (,) билал сүйлөмдердүү байланыштыруучу байламталардан кийин коюлат: М: <i>Жаңылыштык калкып үстүнө чыгат да, көзгө дароо урунат.</i>
бирок, ал эми, анткени, же болбосо	Байламталары менен байланышканда үтүр билал сүйлөмдердүү байламталардан мурун коюлат. Себеби билал сүйлөмдердүү байланыштыруучу байламталардан кийин да, мурун да үтүр белгиси коюлбайт: М: <i>Эсимде жок деп баары айтат, ал эми акылым жоё деп ким айтат. Миндеген дарт бар, бирок дарт деген сөз жалгыз.</i>
жана	Байламтасы билал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдердүү өз ара бириктирип турат. Бул байламтадан кийин да, мурун да үтүр белгиси коюлбайт: М: <i>Абдан кыйын эки нерсе бар: алар айтылуучу жерде айтылбай калган сөз жана айтылбас жерде айтылып калган сөз болот.</i>

! Жазууда төң байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн араларына үтүр белгиси коюлса, оозеки кепте белги коюлган жерде тыным (пауза) болуп окулат.

■ 180. Окугула. Татаал сүйлемдүн кайсы түрү берилген? Төң байланыштагы татаал сүйлемдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлемдер бири-бири менен кандайча байланышты? Тыныш белгилеринин коюлушун түшүндүргүле.

1. Эки тоо көрүшпейт, эки адам көрүшөт. 2. Кылыш жа-расы бүтөт, тил жарасы бүтпейт. 3. Көпкөн жигит көп сүй-лейт, чечен жигит эп сүйлөйт. 4. Көктөн жалғыз жылдыз учту, үнсүз шуулдаш түшүп, куйругу үзүлдү, өзү өчтү. (Ч. А.) 5. Сыдырым жел журду, дарактын башы термелди. 6. Дүй-нөнүн шамы – билим. Жашоонун шамы – эмгек. 7. Бир көз минди карайт, миң көз бирди карайт. 8. Мен аз билем, бирок көп билүүгө аракет кылам. 9. Кыйынчылыкты уннууга болот, бирок анын сабагын уннууга болбайт. 10. Барды жого-туп коюш оцой, ал эми жоктон бар кылыш кыйын.

■ 181. Сүйлемдерду окуп, төң байланыштагы татаал сүйлемдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлемдердүн араларына коюлган үтүр, сзыык-чанын коюлуу эрежелерин түшүндүргүле.

1. Жакшы дили менен сыйлайт, жаман тили менен кыйнайт. 2. Жаз айы кургакчыл болду, ошондуктан жер кургап кетти. 3. Эмгекчил киши – кадырлуу, эмгексиз киши – жабырлуу. 4. Кийимдин калыңы – кир көтөрүмдүү, ал эми жигиттин калыңы – сез көтөрүмдүү. 5. Атамдан кат алдым, ошол себептүү жолго чыктым. 6. Кээде асман ала булут болуп келет да, аナン шумдуктуу чагылгандар чар-тылдайт. 7. Душманыңды кечире бил, бирок анын душман экенин эсинден чыгарба.

■ 182. Төң байланыштагы татаал сүйлемдүн тутумунда канчадан жөнөкөй сүйлем бар экенин аныктагыла жана алардын тыныш белгилерин коюп, көчүруп жазгыла.

1. Дельфин сүт эмүүчү жаныбарга кирет сууда жашайт.
2. Кит өпкөсү аркылуу дем алат эң алпынын узундугу он

беш – жыйырма метрге жетет салмагы жүз элүү тонна болот. 3. Карапылак тарады да жер бети жарык болду. 4. Асманды булут кептады ал эми таранчылар аябай чырылдашты да өзүнүн жакындарын жанына чакырышты. 5. Балыкчылар ак чардакты жакшы көрүшөт себеби алар чыныгы барометрдин ролун аткарышат. 6. Карышкыр козуну көрдү ошондуктан шылтоо издеди. 7. Бүркүт кочкорго тырмагын салды бирок көтөрүп кете албады себеби баткан тырмагын чыгара албай калды.

183. Текстти окуп, тең байланыштагы татаал сүйлөмдердүн тутумундагы жөнекей сүйлөмдердүн кандай байланышканын айтып бергиле.

Бороон

Шамал катуулады да, бороондун улуп-уңшуганы күчөдү. Дөбөлөрдүн башына, түз жерлердин бетине кар жукпай учту, ал эми арыктар карга толду. Жылкыларды айдап имерүүгө Акима аракеттенди, бирок минген жээрде кашкасы баспады. Тоонун башын булут чалды, ошондуктан кокту-колот, жылга-жыбытты туман басты.

184. Өз алдыңарча тең байланыштагы татаал сүйлөмдү түзүп, тыныш белгилерин койгула.

§ 36. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм

- Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнекей сүйлөмдердүн бири – ойду жыйынтыктаса, экинчиси ага көз карапанды болуп, ал кандай кырдаалын билдирет. Ушул өзгөчөлүккө ылайык баш сүйлөм жана **багыныңкы сүйлөм** болуп экиге бөлүнөт. Мисалы: *Жоо кеткен соң, кылышыңды ташка чап.*
- Бул сүйлөмдөгү айтылган ойду кылышыңды ташка чап деген сүйлөм жыйынтыктады. Демек, бул – баш сүйлөм. Ал эми жоо кеткен соң деген бөлүгү ага көз карапанды болуп турат. Бул – багыныңкы сүйлөм.

- Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен багыныңкы мүнөзде байланышат.
- Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы баш сүйлөм менен багыныңкы сүйлөмдүн араларына үтүр белгиси коюлат. Оозеки кепте болсо, тыным (пауза) менен окулат.
Мисалы: 1. *Булут кайда жылса, көлөкө да ошол жакка жылат.* 2. *Жакши адамды тапсан, өмүр бою кол цзбө.*

☞ 185. Көчүргүлө, татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдүн кайсынысы ойду бүтүрө айтты, кайсынысы ага көз каранды болуп ойду бүтүрө алган жок? Айтып бергиле.

1. Биз жәэкке жеткенде, шамал тып басылды. 2. Балдар Кызыл-Күмдагы ышкындуу бетке жетишкенде, шаңдуу күлкүлөр угулбай калды. 3. Киши болом десен, жакшы менен жаманды айра тааны. 4. Кичинемден тайга мингенимде, чыйрак болбойт белем. 5. Күчүк кара чаар жыланды көргөндүктөн, качып жөнөдү. 6. Мингениң жакшы ат болсо, алысты жакындай көр.

📘 186. Окуп, татаал сүйлөмдү көрсөткүлө. Тен байланыштагы жана багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдердү бири-бирине салыштыргыла, айырмачылыгын айтып бергиле.

1. Кичинекей гана жылуулук болсо, өсүмдүк да боюн керет. 2. Жакын жерге жөө барса болот. Ал эми алыс жерге жөө баруу кыйын. 3. Күүлдөгөн үнү бар, коркунучтуу түрү бар. 4. Кедей өмүр бою кара жанын карч уруп иштесе да, байынын бир күнкү көргөн жыргалын көргөн жок.

📘 187. Текстти окуп, маанисин айтып бергиле. Татаал сүйлөмдүн кайсы түрү катышканын, жөнөкөй сүйлөмдер өз ара кандай байланышканын айтып бергиле.

Боюна карап жүргүн

Эстүү кишинин боюна карап жүргөнү дурус. Сулуу эмес болсо, сулууланам деп жүзүн булгабасын. Сулуу болсо, өзүн адепсиз кылмыш менен кордобосун.

«Накыл сөздөр»

Ар биринин чеги бар

Сабырдуулук – абдан мыкты сапат, бирок сабырдын түбү сары алтын деп күтө бербе, анткени өмүр өтө кыскалык кылат.

«Накыл сөздөр»

188. Кечүрүп жазып, сүйлем мүчөлөрү боюнча талдагыла.

1. Биз үйгө жакындаганда, комуздун үнү угулду. 2. Жамгыр жаабай, жер көгөрбөйт. 3. Окуучулар толук чогулусун деп, чогулуш кеч башталды. 4. Курсак ачса, аш кадыры билинет. 5. Өрдөк жокто, чулдук бий. 6. Адилеттик өкүм сүргөн жерде чыр-чатақ болбайт.

189. Багыныңкы байланыштагы бир нече сүйлем түзүп, талдагыла.

§ 37. Төл жана бөтөн сөздөр жөнүндө түшүнүк

Төл жана бөтөн сөздөр

Оз ара пикир алышуудагы өзүбүздүн сөзүбүз – **төл сөз**, ал эми башка биреенүн сөзу – **бөтөн сөз** деп аталац.

Бөтөн сөздөр жай, суроолуу жана күчтүү сезим менен айтыла берет.

Жай сүйлем маанисindеги бөтөн сөз төл сөздөн мурда келсе, анда бөтөн сөздөн кийин үтүрлүү сызыкча коюлат да, бөтөн сез тырмакчага алынат.

«Б», -Т

Бөтөн сез суроо же илептүү сүйлем болсо, бөтөн сөздөн кийин суроо же илеп белгиси коюлуп, бөтөн сез тырмакчага алынат.

«Б?!,» -Т

Бөтөн сез төл сөздөн кийин келсе, өзүнөн мурун кош чекит коюлуп, биринчи сөзу баш тамга менен тырмакчага алынып жазылат.

Т: «Б»

190. Төл жана бетөн сөздөрдү ажыраткыла. Тыныш белгилеринин кандайча коюлганын түшүндүргүле.

Толубай сынчы

Хандын жигиттери талаада жалгыз отурган кишини көрүштөт. Ал өлгөн аттын куу башын кармап: «Сенин че-немсиз күлүк экендигинди ким билди», – деп кайгырып отуруптур. Ал Толубай сынчы экен. Жигиттер аны дароо ханга алыш жөнөштөт. Хан Толубайга: «Мага тулпар тандап бергин!» – дейт. Айылдагы аттын баарын алыш келишет. Сынчыга әч бири жакпайт. Акырында бир кедейдин жүдөгөн чаар атын алыш келишет. Толубай аны көрүп: «Ханым, чыныгы тулпар ушу!» – дейт. Хан жини келип, Толубайдын эки көзүн ойдуруп таштайт.

Толубай чаар атты сурап алыш, жакшылап багат. Кырк күндөн кийин чаар ат оцолуп, сонун тулпар болуп чыга келет. Сынчы күлүккө кемпирин мингизип, өзү учкашып ханга барат.

– Эй, көөдөк ханым, мына баягы сен чанган чаар тулпар. Кыйын болсоң жетип ал! – деп чаап жөнөйт.

«Кыргыз эл жомоктору»

191. Төл сөзгө карата бетөн сөзду ойлоп таап, аны көп чекиттин ордуна жазгыла.

Элде мындай макал бар: «...».

Чоң энем мындай деди: «...».

Бир акылман: «...», – деген экен.

Мугалим мындай деди: «...?»

Бала мындай деп кыйкырды: «...!»

192. Эл оозунда айтылып жургөн макалдар менен учкул сөздөрдү жыйнагыла. Аларды бетөн сөз маанисинде колдонуп сүйлөм түзгүлө.

193. Төл жана бетөн сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө. Алардын тыныш белгилери кандайча коюлганын түшүндүргүлө.

? Өзүн-өзү текшерүү үчүн суроолор:

1. Сөз, сөз айкашы жана сүйлөмдүн айырмачылыктары эмнеде?

2. Сүйлөмдүн негизин кайсы мүчөлөр түзөт? Эмне үчүн?

- Сүйлөмдөрдү жай, суроолуу, илептүү жана буйрук деп бөлүүнүн зарылдыгы эмнеде?
- Айкындооч мүчөлөр кайсылар? Алар сүйлөмдүн кайсы мүчөсү менен байланышат? Мисал келтиргиле.
- Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүнүн негизги белгилерин атагыла.
- Каратма сөз деген эмне? Ага кандай тыныш белгиси коюлат?
- Татаал сүйлөм деген эмне, анын кандай түрлөрү бар? Мисалдар келтиргиле.
- Төл жана бөтөн сөз деген эмне? Ага кандай тыныш белгилери коюлат, мисал келтиргиле.

§ 38. Диалог жана анын тыныш белгилери

- Диалог гректин «dialogos» – «аңгеме» деген сөзүнөн алғынган.
- Диалог оозеки кепте да, жазуу кебинде да кецири колдонулат. Ал эки же андан көп адамдардын өз ара сүйлөшүүсү аркылуу уюшулат.
- Көркөм адабий чыгармаларда диалог түрүндө колдонулган тике сөз каармандардын өз ара сүйлөшүүсү аркылуу берилет. Анын ким тарабынан кандай жагдайга карата айтылгандыгын туюнтуу үчүн автордун сөзүнүн да катышыши мүмкүн.
- Демек, каармандардын сүйлөшүүсү тике сөз, ага катышкан автордун сөзү **төл сөз** болуп эсептелет. Мисалы:
 - Ой, боз бээ, сени жеймин! – дейт карышкыр.
 - Эмне чүн? – дейт бээ.
 - Курсагым ачка, – дейт карышкыр.
 - Андаи болсо, баткактан чыгарып жегин, – дейт бээ.
 Карышкыр макул болот да, баткактан тырышып жатып сүйрөп чыгат.
- Эми жейинби? – дейт карышкыр.
- Жок. Таманыма кат жаз, анан жегин, – дейт боз бээ. Мисалдардагы асты сызылгандар – тике сөз, калгандары автордун сөзү.
- Бирок автордун сөзү бардык учурда эле катышуусу зарыл эмес. Кээде каармандардын өз ара сүйлөшүүсү, аңгемелешүүсү түрүндө да берилет.

- Уюн уурдаткан ушул аял го, кандай дейсің?
- Ошондой болуш керек!
- Анда азамат экен. Ақыры уурунун изине түшкөн экен да, бирок баласын таштабай эмне үчүн көтөрүп келе жатат?
- Аны ким билсин. Деги өзү кандайдыр соо неме эмес, жана сельсовет атка минип, балаңды өңөрүп ал десе, унчукпай басып кетти... (Ч. А.)
- Текстте автордун сөзү катышкан жок. Ал жалаң гана диалог түрүндөгү тике сөздөн курулду.
- Диалог түрүндөгү тике сөздө тырмакча колдонулбайт. Анын ордуна ар бири жаңы саптан башталып, сзыыкча аркылуу жазылат.

194. Текстти ролдорго бөлүп окугула. Жазылышына жана интонациясына көнүл бургула.

... Жаныбек жактырбай:

- Кайдан келе жаткан баласың? – деди.
- Султанмаамыттын айылынан. Жаныбек ханга элчи болуп бара жатам, – деди бала токтолбой
- Оо, куруган бала, айылыңарда чоңураагыңар жок беле? – деп Жаныбек хан баланы шылдыңдап күлдү.
- Таксыр ханым, мени кичине көрүп, чоң керек десениз, анда бул буура менен сүйлөшүңүз! – деп бала буурadan түшө калды.
- Ээ, куруган бала, сакалдуу жокпу деп жатам?! – деди Жаныбек хан
- Күп болот, ханым, сакалдуу десениз мында теке турат. Теке менен сүйлөшүңүз! Жок, кепке түшүнөр киши менен сүйлөшөм десениз, мына мен да кишимин, мени менен сүйлөшүңүз.

Бул кайсы элдин жомогу? Диалогго кимдер катышты?

195. Өзүнөр сүйлөшүп, диалог түзгүлө. Анын жазылышына жана интонациясына көнүл бургула.

Кеп маданияты боюнча машигуу иштери

■ 196. Тексттеги жай, буйрук, суроолуу, илептүү сүйлөмдөрдүн интонациясын туура сактап окугула.

... Мына төөлөргө да жетти, аралай бастырып барат, бирок уулу көрүнбөйт. Мингич төөсү комчому менен боосун чубалта сүйрөп, четте оттоп жүрөт. Уулунун өзү көрүнбөйт. Эмне болгон?

— Жоломан! Уулум, Жоломан, кайдасың? — деп үн сала баштады Найман-эне. Же көрүнбөйт, же жооп бербейт.

— Жоломан! Кайдасың? Бул мен сенин энеңмин.

Эки тарап алысты чочулай карап бараткан эне маңкурт уулу төөнүн далдаасына тизелей олтуруп, жаа кезеп калганнын байкабады.

(Ч. А.)

■ 197. Текстти окуп, сүйлөмдөрдүн чегин аныктагыла. Оюндарды түшүндүргүлө.

Көрүнүктүү токой дарактарынын катарына талдар жана теректер кирет бул эки дарак дайыма бирге айтылат бир тукумга киришет жана бирдей шартта өсүшөт терек да тал да көбүнчө өзөн суулардын боюнда нымдуу too беттеринде кездешет уруктары өнүмдүүлүгүн тез жоготот ошол себептен бышкан уруктар дарактын дароо нымдуу жерге түшкөн учурда гана өнүп кетүүгө жөндөмдүү кургак жерлерге түшсө өнбөй калат сабактарын кесип алыш тиккенде тез эле тамыр алыш өсүшөт.

«Кыргызстан токойлору»

■ 198. Берилген сүйлөмдөргө маанисине карап, тыныш белгилерин коуп, көчүрүп жазгыла.

1. Коштун атын союуга кимдин колу барат. (Ч. А.) 2. Кардуу боорду капиталдана ким ат чабат. (Ч. А.) 3. Жогол тубелүккө карааның өчсүн Жогол. (Ч. А.) 4. Алыстан келген конок экенсиз кезегимди алыңыз. (Т. С.) 5. Ысык-Көлгө сүзүп жете албасыңды билдиң бекен. (Ч. А.) 6. Сен ушул биздин too учүн биздин көл биздин жер учүн күрөш. (Т. С.) 7. Жашасын элдердин бир туутандык достурут. 8. Ажар көзүнүн жашын мөн-

дүрдөй төгүп олтурат. (К. Б.) 9. Мемиреп табияттын бардык көрүнүшү тынчтыкта. (К. Ж.)

199. Берилген текстти окугула. Интонацияга көңүл бургула.

Алтын-Тамга баба он эки жашынан эрөөлгө аттанды. Айры төштүүдөн жаңылбады, женди. «О, ыйык Тецир, менин тукумуман эр чыкпайбы? Кылышымды дат баспайбы? Мага эр уул берин, Тецир!» – деп уч суунун кошуулган жеринде уч түн ыйлады. Ошондо суу ээси Сулайман уч суунун куйганынан сууруулуп чыкты. «Бар, бара бер, бечара киши. Тилегиң орундалат,» – деп кайра сууга кирип кетти. Алтын-Тамга баба үйгө келди, Гүл-Эркин эне кош кабат экен. (Т. С.)

§ 39. Синтаксистик талдоо

Татаал сүйлөм боюнча талдоо жүргүзүүдө төмөнкүлөр эске алынат:

- айтылыш максаты боюнча кандай сүйлөм экендиги;
- татаал сүйлөмдүн кайсы түрү: тең байланыштагыбы, багыныңкы байланыштагыбы?
- татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдердүн ар бириң өзүнчө ажыратып, баш мүчөлөрүн табуу;
- жөнөкөй сүйлөмдер өз ара кандай байланышканын айтып берүү;
- тыныш белгилеринин коюлушун түшүндүрүү.

Талдоонун цлгүсү:

Акылсыз сүйлөгөндө, акылман унчукпайт.

a) оозеки түрүндө:

Айтылыш максаты боюнча жай, грамматикалык түзүлүшү боюнча татаал, анын ичинен багыныңкы байланыштагы.

Татаал сүйлөмдүн тутумунда эки жөнөкөй сүйлөм бар:
1. Акылсыз сүйлөгөндө; 2. Акылман унчукпайт.

Биринчи сүйлөмдөгү баш мүчөлөрү: ким? – акылсыз – ээ; эмне кылганда? – сүйлөгөндө – баяндооч; экинчи сүйлөмде: ким? – акылман – ээ; эмне кылат? унчукпайт – баяндооч.

б) жазуу түрциндө:

Акылсыз сүйлөгөндө, акылман унчукпайт.

200. Көчүруп жазып, талдоо жүргүзгүле.

1. Жигиттин түсүн айтпа, ишин айт. 2. Баканын өзү чөлдө болсо да, көзү көлдө. 3. Терең дайра жай агат, акылдуу адам аста сүйлөйт. 4. Эринчээктин эки досу бар: бири – күлкү, бири – уйку.

201. Текстти окуп, татаал сүйлемдөрдү жөнөкөй сүйлемдөргө ажыраткыла. Маанисин айтып бергиле.

Өзүнүн ким экенин кантип билүүгө болот?

Күчүн сынап баалабастан, ишин сынап баала. Өз милдетинди аткарып туруп, өзүндүн эмнеге жарамдуу экенинди билесин.

«Залкар ойлор»

202. Татаал сүйлемдөрдүн түрүн аныкта жана сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзгүле.

1. Туюнтай мээнет жолукса, тууганың сага кас болот. 2. Жалгандын жолу – мин, чындыктын жолу – бир. 3. Жакшылык бардык карама-каршылыкты жеңип, турмушту көркүнө чыгарат. 4. Атадан жакшы туулса, эшикten төргө сүйрөр, атадан жаман туулса, төрдөн көргө сүйрөр. 5. Чуркаган баланы көрүп, чалдын буту зыркырайт.

203. Кеп чекиттин ордуна мааниси жагынан байланыштуу болгон экинчи сүйлемдү жазгыла. Татаал сүйлемдүн кандай түрлөрү түзүлдү?

Күн буркөө болгондуктан, ...

... , сабак кызыктуу өттү.

Мен сабактан келатканда, ...

Жаан басылган үчүн, ...

Ай көтерүлгөн соң, ...

ФОНЕТИКА, ГРАФИКА, ОРФОЭПИЯ, ОРФОГРАФИЯ ЖАНА КЕП МАДАНИЯТЫ

§ 40. Фонетика жана графика жөнүндө түшүнүк

- Сүйлөм сөздөрдөн, сөздөр тыбыштардан турат. Ал эми тыбыштар үн түйүндерүнүн жардамы менен жасалат.
- Тыбыштар өз алдынча турганда маанигэ ээ болбайт.
- Тыбыштар сөздүн маанисин өзгөртүүчүлүк касиетке ээ.
- Каалаган эле ар түрдүү тыбыштын жыйындысы сөз боло албайт. Сөз болжулуу үчүн толук маани берүүсү зарыл.
- Тыбыштардан сөз жасоодо өпкө, кекиртек, үн түйүндерүү, мурун көндөйүү, ооз көндөйүү, тандай, тил жана эриндер катышат.
- Фонетика тилдин тыбыштык түзүлүшүн окутат.
- Ал гректин *phone* (үн, тыбыш) деген сөзүнөн алынган.

Графика

Грек тилинен алынган, бизче каторгондо «жазамын» дегенди түшүндүрөт.

Алфавиттеги тамгалардын басма жана жазма түрүндөгү жазылыштарын жөнгө салат.

Жазууда колдонулуучу түрдүү шарттуу белгилер, алфавиттеги тамгалар.

➤ 204. Төмөнкү сездердү катыштырып сүйлөм түзгүлө. Кайсы тыбыштын алмашуусу менен сездин мааниси өзгөргөнүн айтып бергиле.

1. кыш, күш; 2. тоо, төө; 3. бак, бек; 4. тор, тер, төр;
5. бал, бол, бөл; 6. кар, бар, тар; 7. кел, бел; 8. так, как, бак.

📘 205. Табышмактарды окуп, жандырмагын тапкыла. Кайсы тыбыштардын алмашуусу менен сездин мааниси өзгөргөнүн түшүндүргүлө.

«К» тамга менен айтсак,
Жылкынын күйрук жалы.
«Ж» менен айтсак эгер,
Мезгилдин эсеп маалы.

Жашы чоң киши болот.
«У» менен айтсам.
Төрт амалдын бири чыгат.
«А» менен алмаштырсам.

Күндөлүккө коюлса,
Эң жаман баа мен болом
«Ч» тамга кошсоң ортого
Ачуу эрменди жеп коём.

Бирдиктеги санмын мен,
Манжаң жумуп санай бер.
«Ген» деген мүчө уласаң,
Жылдызымын көктө санай бер.
Тийсе деле жаркырап,
Жылуулугун сезбейсисиң.
Башына «Ж» жалгасаң,
Бир мезгилди эстейсисиң.

(А. К.)

📘 206. Сөздөрү окуп, ар бир топтогу сездердүн ез ара жана топтор арасындағы окшош жана айырмаланган жактарын түшүндүргүлө.

Бил, дил, зил, тил, пил; бол, кол, мол, пол, сол, тол;
бой, жай, тай, сай.

Из, ил, ий, ит, ич; аз, ак, ай, ал, ан.

Бара, жара, кара, мара; пара, тара, чара.

 207. Ырдын асты сзыылган сөздердү көчүрүп жазып, маанилерин айтып бергиле.

Биз өмүрдүн гүлүбүз

Бийик көктөн,
нурун тәккөн,
орток биздин күнүбүз.
Жайнап өскөн,
жайдары өскөн,
биз өмүрдүн гүлүбүз.

Көрүп сыйын,
достук ырын
түркүн тилде ырдайбыз.
окшоп гүлгө,
тынчтык күндө
окуп, ойноп жыргайбыз!

(А. Д.)



§ 41. Тыбыш жана тамга

- Тыбыш – кулакка угулган айрым-айрым үндөр.
- Тамга болсо, ошол үндөрдү белгилөө үчүн кабыл алынган шарттуу белги.
- Кыргыз тилинде 36 тамга, 39 тыбыш бар.
- Көпчүлүк сөздөрдө тамга менен тыбыштын саны бирдей болот: *тал*, *кал*, *ачкыч* ж. б.

- Кээ бир сөздөрдө тамгага караганда, тыбыштын саны көп: *таяк*, *коён*, *ёлка* деген сөздөрдө 4 тамга 5 тыбыш бар. Эмне үчүн?
- Тескерисинче, айрым сөздөрдө тыбышка караганда тамганын саны көп болот: *пальто* деген сөзде 6 тамга 5 тыбыш бар. Эмне үчүн?
- Созулма үндүүлөр болсо, эки окшош тамга менен белгиленип, бир гана тыбышты билдириет: аалам – 5 тамга, 4 тыбыш. Эмне үчүн?

208. Төмөнкү сөздөрдө канча тыбыш, канча тамга бар? Айрымдарында эмне үчүн тыбыш менен тамганын саны туура келбейт? Аларды катыштырып, аңгеме түзгүлө. Темасын да койгула.

Кыш, суук, бак, лыжа, кар, коńки, ак, чана, көлмө, тоо, муз, биз, кандай, сонун, мезгил, жагат.

209. Ырды окуп, суроолорго жооп бергиле. Асты сызылган сөздөрдө канча тыбыш, канча тамга бар?

Сага болот чоң ата, өз атаңдын атасы.

Ким болот айтып бер, апакеңдин атасы?

Эмне дейсис энесин, эмне дейсис агасын?

Байке десең кокустан, чоң үятка каласыц.

Эмне дейсис эжесин, ини, сиңди, жеңесин?

Эске алғын муну да, улуулук бир кеңешим.

Эгер болсо апаңдын эжесинин баласы

Ким болот ал сага, кана, туура атачы?

Баарын тактап тааныгын, билип алыш аныгын.

«Балдар антологиясы»

210. Тексттердеги белгиленген сөздөрдө канча тыбыш, канча тамга бар экенин айтып бергиле.

Апендинин жоруктары

Бир киши апендиден сурап калат:

– Мергенчи мылтыгын атарда, эмне үчүн бир көзүн жумуп алат?

– Эгерде эки көзүн тең жуумп алса, анда кантитп атмак эле, – дептир Апенди.

Кызыктар дүйнөсүнөн

Америка штатындагы бир фермер күрмөсүн короого илип койгондо, сарайдагы музоолордун бири анын чен-төгүн чайнаң жатып, алдагы алтын саатты кошо жутуп алат. Арадан жети жыл өткөндөн кийин үйду сойгондо, ичинен баягы алтын saat чыккан. Бул saat жети жыл бою жүрүп турган. Анткени уй өпкөсү менен дем алганда, карындын кыймылдан турушунан кандайдыр бир себептер менен saat акырындык менен бурала берген. Жети жыл ичинде төрт гана мунөт артта калган.

«Кызыктар дүйнөсү»

211. Сөздөрдү катыштырып сүйлем түзгүлө. Ал сөздөрдө канча тыбыш, канча тамга бар?

Чие, оюнчук, эрин, ээк, коон, медаль, подъезд, аюу, коён, кантты, бакка, митингди, аярлоо, саан, өгөө, тоо.

? Өзүн-өзү текшерүү учун суроолор:

1. Тыбыш менен тамганын айырмачылыгын түшүндүргүлө.
2. Тыбыштардын сөздүн маанисин өзгөртүүчү касиети бар дегенди кандай түшүнөсүң?

§ 42. Тыбыштардын үндүү жана үнсүз болуп бөлүнүшү

- Айрым тыбыштарды айтканда, өпкөдөн чыгып келе жаткан аба ооз көндөйүнө келгенде тоскоолдукка учурбай, эркин чыгат. Мындай тыбыштар үндүү тыбыштар деп аталат.
- Айрым тыбыштарды айтканда, өпкөдөн чыгып келе жаткан аба ооз көндөйүнө келгенде, тоскоолдукка учуррап, шыбыш пайда болот. Мындай тыбыштар үнсүздөр деп аталат.
- Кыргыз тилинде бардыгы 39 тыбыш бар, алардын үндуусу – 14, үнсүзу – 25.
- Үндүү тыбыштар: а, о, ө, у, ү, э, ы, и; аа, оо, өө, уу, үү, ээ.

- Үнсүз тыбыштар: б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ш, ш.
- Созулма үндүүлөр эки окшош тамга менен белгиленет.

212. Жаңылмачтарды окуп, кайсы тыбыштарды айтканда, ката көп кете турганын байкагыла. Жаңылбай айтууга аракеттенигиле.

Кой жыйырмага чыкпай, картаярбы,
Картайган койду тартайган койчу кайтаарбы.

Бүркүтчүлөр бүркүтүн томого менен томоголойт,
Бүркүтчүлөр бүркүтүн томого менен томогологондо,
Биз бүркүтүбүздү томого менен томоголобой,
Ким бүркүтүн томого менен томоголойт.

«Балдар антологиясы»

213. Текстти окуп, маанисин түшүндүргүлө. Кара тамга менен басылган сездерде канча тыбыш, канча тамга бар экенин аныктагыла.

Үзөңгү жолдош

Бул кептин **төркүнү** – бирге өскөн, курдаш деген мааниде. Илгери кыргыз эли **көчмөн** турмушта тиричилик кылган мезгилде баатырлар жоого бирге аттанган. Ат устүндө дайыма жанаша жүргөндүктөн, **үзөңгүлөр** кагышкан. **Кийинчөрээк** бул накыл кептин мааниси кеңип, жалпы эле «теңтүш, курдаш» болуп кеткен.

(Х. К.)

214. Үндүү жана үнсүз тыбыштарга тиешелүү өзгөчөлүктөрдү, экөөнө тец бирдей белгилерди атап жазгыла.

үндүү тыбыштар окшоштугу үнсүз тыбыштар

215. Төмөнкү суроолорго жооп бергиле.

1. Эмне үчүн тыбыштарды үндүү, үнсүз деп бөлөбүз?
2. Үндүүлөр кандай жасалат?

3. Созулма үндүү менен кыска үндүүнүн окшоштугун, айырмасын айткыла.

4. Үнсүздөргө кайсы тыбыштар кирет? Эмне учун алар үнсүз тыбыш деп аталат?

§ 43. Үндүү тыбыштар жана алардын бөлүнүшү: жоон жана ичке үндүүлөр

- Үндүүлөрдү айтканда, тил өтө активдүү катышат.
- Ушуга байланыштуу тилдин абалына карай үндүүлөр жоон жана ичке болуп экиге бөлүнөт.
- Жоон үндүүлөрдү айтканда, тил артка карай тартылып, анын түп жак бөлүгү жумшак таңдайды көздөй көтөрүлөт. Ага: а, о, у, ы тыбыштары кирет.
- Ичке үндүүлөрдү айтканда, тилдин учу алга карай жүткүнүп, ортосу таңдайды карай бир аз өйдө көтөрүлөт. Ага: э, ё, ү, и тыбыштары кирет.
- Үндүүлөр жоон жана ичкелигине карай үндөшүп окшошот, б.а. сөз жоон үндүүдөн башталса, аягына чейин жоон (*балдарыбыздыкынанбы, агабызды*), ал эми ичке үндүүлөр менен башталса, аягына чейин ичке (*сиздердикинен, инилеримдиби*) үндүүлөр келет.
- Бир эле сөздө жоон да, ичке үндүүлөр да катышкан учурлар бар. Бул көбүнчө башка тилден кирген сөздөрдө кезигет: *адабият, кино, театр*.

216. Кеп чекиттин ордуна жоон жана ичке үндүүлөрдү коюп көчүргүлө. Канча тыбыш, канча тамга бар экенин айтып бергиле.

Маал...мат, ...лак, оорук...на, гвард...я, нас...ят, в...ло-
сипед, т...атр, б...лет, д...ктант, муз...ка, кар...я, л...жа,
кит...п, кл...сс.

217. Текстти окуп, кара тамга менен берилген сөздөргө тыбыштык талдоо жүргүзгүлө.

Эмнеси окшошот?

– Кем акыл менен сокурдун айырмасы эмнеде? – деп сураганда:

— Сокур жарык менен караңгыны ажырата албаса, кем акыл жакшы менен жаманды ажырата албайт! — дептир.

«Залкар ойлор»

❖ 218. Ырдагы жоон үндүү катышкан сөздөрдү өзүнчө, ичке үндүү катышкан сөздөрдү өзүнчө кечүрүп жазгыла.

Ким барктаса өз энесин – өз тилин,
Барктай билет дүйнө элинин көп тилин.
Ар улуттун энеси – улуу, тили – улуу
Өйдө-ылдый деп айта албайбыз эч бирин.

(Б. С.)

■ 219. Суроолорго жооп бергиле:

1. Үндүүлөрдү эмне үчүн жоон, ичке деп бөлүп карайбыз?
2. Жоон үндүү тыбыш менен ичке үндүү тыбыштын окшоштуктарын жана айырмачылыгын айтып бергиле. Аларга кайсы тыбыштар кирет?
3. а-о, у-ү, ы-и, о-э тыбыштарын айтып, тилдин абалына байкоо жүргүзгүле. Эмнелерди байкаганынарды айтып бергиле.
4. Үндүүлөрдүн үндөшүүсү (жоон, ичкелигине карай) дегенди кандай түшүнөсүңөр? Мисал келтиргиле.

§ 44. Эриндүү жана эринсиз үндүүлөр

- Үндүү тыбыштар эриндин катышына карай эриндүү жана эринсиз болуп бөлүнөт.
- Эриндүү үндүүлөрдү (о, ө, у, ү) айтканда, эки эрин алга карай жүткүнүп, чормоёт.
- Эринсиз үндүүлөрдү (а, э, и, ы) айтканда, эрин катышпай, ооз кецири ачылат.
- Кыргыз тилинде үндүүлөр жоон, ичкелиги боюнча гана эмес, эриндүү, эринсиз болушуна карай окшошуп ээрчишет.

■ 220. Макалдарды окуп, жалаң эриндүү үндүүлөр катышкан сөздөрдү айтып бергиле. Маанисин түшүндүргүлө.

Адамдын өзү картайса да, сөзү картайбайт. Акмактын миң сөзү акылмандын бир сөзүнө татыбайт. Ата сөзүн укпасаң, ажырайсың журтундан. Билимдүүнүн сөзү өткүр, өнөрлүүнүн көзү өткүр. Дааналык менен кыскалык сөздүн көркү. Ок жарасынан сөз жарасы жаман.

■ 221. о-а, ө-э, у-и, ү-ы тыбыштарын айтып, эриндин абалына байкоо жүргүзгүлө. Эмнени байкаганыңдарды айтып бергиле.

■ 222. Жалаң эрин үндүү же жалаң эринсиз үндүү катышкан сөздөрдөн таап, тыбыштык талдоо жүргүзгүлө.

Улгү: балдарды – 8 тамга, 8 тыбыш. Үндүүлөр – а: тилге карай – жоон, эринге карай – эринсиз, үндүн созулушуна карай – кыска, жаакка карай – кен.

■ 223. Ырды окуп, эринчил үндүүлөр жана эринсиз үндүүлөрдөн турган сөздөрдү тапкыла.

Бирге жүрөм эне тилим кадырлайм
Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ыр ырдайм.
Башка тилди жандай жакшы көрсөм да,
Эне тилин сүйгөнүмдөн жаңылбайм.

(A. O.)

■ 224. Төмөнкү суроолорго жооп бергиле.

1. Эринчил үндүүлөргө кайсы тыбыштар кирет? Жалаң эринчил үндүү катышкан сөздөрдөн тапкыла.
2. Эринсиз үндүүлөргө кайсылар кирет? Мисал келтиргиле. Эмне учун эринсиз үндүү деп аталат?
3. Эринчил жана эринсиз үндүүнүн окшоштугу жана айырмасы эмнеде деп ойлойсунар?

§ 45. Кең жана кууш үндүүлөр

- Үндүүлөрдү жасоодо башка сүйлөө органдары сыйктуу эле жаак да катышат. Анын катышына карай үндүүлөр кең жана кууш деп бөлүнөт.

- Кең үндүүлөрдү айтканда, тил таңдайга карай бир аз көтөрүлүп, жаак кең ачылат. Ага: а, о, э, ө тыбыштары кирет.
- Кууш үндүүлөрдү айтканда, тил таңдайга карай бийи-гирээк көтөрүлүп, жаак анчалык ачылбайт. Ага: у, ү, и, ы тыбыштары кирет.

225. Ырды окуп, жалаң кууш, жалаң кең үндүүлөр катышкан сездердү бөлүп айткыла.

Кыргыз болбойт, кыргыз тили болмоюн,
Калк байыбайт, казынасы толмоюн.
Жарды болсоң, жарып кетер күн келер,
Бирок тилге түк караба тоң моюн.

(Y. A.)

226. Тексттен жалаң кууш, жалаң кең үндүү катышкан сездердү көрсөткүлө.



Иттер аба ырайынын бузулушун алдын ала билишет. Эгерде жаанчачын жаап, же борошо боло турган болсо, бульдог деген жумуру түмшуктуу иттер уйкулуу болуп, өзүнүн ийининен чыкпай, бүрүшүп жатып, тамак ичпей коюшат. Аба ырайы ачыла түшсө, ал иттин да көңүлү көтөрүлүп, сыртка чыгууга аракеттенет.

«Кызыктар дүйнөсү»

227. а-у, о-ү, э-и, ө-ы тыбыштарын айтып, жаактын абалына байкоо жүргүзгүлө. Эмнени байкаганыңарды айтып бергиле.

228. Окугула. Уйкаш сездердү таап, ошол сездөгү үндүүлөргө мунәздөмө бергиле.

Атың болсо качанаак,
Айтканымы ишен:
Салып койсоң узабайт,
Кош бутуна ...
Колу жөндөм адамга,

Керек нерсе эң эле
Чоң ийне деп айтпагын,
Анын аты ...

Көп иш тиксө колдорун,
Өйкөйт го деп ойлодум.
Таап бердим аныктап,
Чоң энемдин ...

229. Үндүү тыбыштарга мүнәздөмө бергиле.

Улгү: ы – тилге карай жоон, жаакка карай – кууш, эрингеге карай – эринсиз, үндүн созулушуна карай – кыска.

? Өзүн-өзү текшерүү учун суроолор:

1. Үндүүлөр жаакка карай кандай бөлүнөт?
2. Кең үндүүлөр кандайча жасалат? Алар кайсылар?
3. Кууш үндүүлөр деп кайсы тыбыштарды айтабыз?
Эмне учун?
4. Кең жана кууш үндүүнүн окшоштугу эмнеде?

§ 46. Кыска жана созулма үндүүлөр

- Үндүн созулушуна карай үндүүлөр созулма жана кыска болуп бөлүнөт.
- Кыска үндүүлөр: а, о, у, ы, и, э, ү. Созулма үндүүлөр: аа, оо, өө, уу, үү, ээ.
- Созулма үндүүлөрдү айтканда, кыска үндүүлөргө каратанда, үн белгилүү өлчөмдө созулуп айтылат.
- Созулма үндүүлөр сөздүн маанисин өзгөртүп жиберет: *сат – саат, ток – тоок* ж. б.

230. Кыска жана созулма үндүүлөрдүн айырмачылыгы менен окшош жактарын айтып бергиле. Мисал келтиргиле.

а-аа, о-оо, у-уу, ө-өө, э-ээ, ү-үү.

231. Табышмактын жообун таап, ошол сөзгө фонетикалык талдоо жүргүзгүлө.

1. Түндө бар, күндө жок.
Асманда бар, жерде жок (а.)

2. Жапжаны идиш,
Бирок баары жыртык.
Эл устасын мактаса,
Такыр жок кынтык (э...к)

232. Көп чекиттин ордуна тиешелүү тыбыштарды кооп, сүйлемдөрдү көчүруп жазгыла. Ошол тыбышка мүнәздөмө бергиле.

- Дүйнөдө эмне берекелүү?
- Ж...р.
- Эмне отсуз күйөт?
- К....н, А....
- Асман жерди бүркөгөн,
- Күнүрт шуру эмне?
- Б....л...т.

233. Үндүү тыбыштар жөнүндө талкуу (дебат) өткөргүле.



§ 47. Бир сөз ичинде үндүүлөрдүн ээрчишип өзгөрүүсү

- Бир сөз ичинде үндүү тыбыштар өз ара таасирлеринин натыйжасында бирине-бiri окшошуп өзгөрөт. Мисалы: ата деген сөзгө бир нече мүчө улап көрсөк, ата + лар + ыбыз + дыкы + на болуп, бириңи муундагы жоон үндүүгө карай кийинки муундагы үндүүлөрдүн бардыгы окшошуп, жоон үндүү болуп ээрчишип өзгөрдү.
- Эгер ата деген сөздү ичке үндүү менен келген эне деген сөзгө алмаштырып, ошол эле мүчөлөрдү уласак, эне + лер + ибиз + дики + не болуп, кийинки муундагы үндүүлөр ичке үндүүлөргө өтөт.

■ 234. Ырды окуп, асты сзыялган сездердегү үндүүлөрдүн кандайча өзгөргөнүн тушундуругүлө.

... Бөлүнбө, кыргыз, бөлүнбө,
Бөлүнсөң бөрү жеп кетет.
Бөлүнүп кетти кыргыз деп,
Бөлөк элге кеп кетет.

«Манас»

■ 235. Текстти окуп, үндүүлөрдүн окшошуп өзгөрүүлөрүн тушундуругүлө. Жоон үндүү менен ээрчишип өзгөргөнүн өзүнчө, ичке үндүү менен өзгөргөнүн өзүнчө таап, айтып бергиле.

... Айланамда кыргыз жок болгондуктан кыйналар элем. Кудайдан тилим унтуулуп, дилим буруулуп калбасын деп тилечүмүн. Жумалап ачка жүрсөм да, жулунбадым. Кошоматка кол куушурбадым. Алтын сатып, уурдабадым. Арымды сактадым. Абийиримди сатпадым. Чөнтөгүм жука болгону менен, көкүрөгүм тунук болгонуна каниет кылдым. Карманган байлыгым тилим болгону учун өзүмдү өтө бай эсептечүмүн. Жанымда өзүм менен дайыма кошо журчү комуз күүлөрүн угуп, аман калдым. Жалгыз экениме карабай тилимди сактайм деп, кудайдын куттуу күнү өзүм менен өзүм сүйлөшчүмүн. Мынчалык жанга жагымдуу тилди мен эч жерден угу албадым.

(Д. И.)

236. Ырды окуп, үндешүүнүн уңгунун муундарындагы же уңгу менен мүчөлөрдөгү үндүүлөрдө учурарын айтып бергиле.

Жазғы таң

Аруу жел ағып көктөмгө,
Агарып жылдыз өчкөндө.
Менгүдөн түшкөн өзөндүн,
Мөлт этти жашы чөптөргө.

Ағыш нур тарарап аздан жай,
Ачылып айыл барактай.
Тарбандап чуркап келатат,
Талааны бойлоп дарактар.

Жөкөдөй алсыз, уянда,
Жөө келип бул таң туманда.
Жөөлөсөң кулап кетчүдөй,
Жөлөнүп турат туланда.

(Ш. Д.)

237. Төмөнкү сөздөрдү жөндемелөр боюнча жөндөп жазып чыккыла. Уңгуга карай мүчөлөрдөгү үндүүлөрдүн үндешүү өзгөчөлүктөрүн түшүндүргүлө.

Ага, ийне, жумуш, жүк.

238. Берилген сөздөрдөгү үндүүлөрдүн кандайча ээрчишип өзгөрүүсүн түшүндүргүлө.

Бөлөлөрүбүздүкүнө, тоолорубузга, досторубуздукуна, жаратылыштагы, китептерибизди, эмгектенгендерден, шаарыбызда, чогулуштарда, гүлдөрдүн, ырдагандардын.

239. Жалаң жоон жана жалаң ичке үндүү менен окшошуп өзгөргөн сөздөрдөн тапкыла.

§ 48. Үнсүз тыбыштардын бөлүнүшү.
Алардын айтылыши жана жазылыши

- Үнсүз тыбыштарды айтканда, өпкөдөн чыгып келе жаткан аба ооз көндөйүнө келгенде, кандайдыр бир тоскоолдукка учурал, үн менен кошо шыбыш да пайда болот.
- Мына ушул өзгөчөлүккө ылайык үнсүз тыбыштар жумшак жана каткалаң деп экиге бөлүнөт.
- б, в, г, д, ж, з тыбыштарын айтканда, үнгө караганда шыбыш көп катышат. Ошондуктан алар жумшак үнсүздөр деп аталат.
- л, й, м, н,ң, р тыбыштарын айтканда, шыбыш да, үн да катышат, бирок шыбышка караганда үн басымдуулук кылат. Бул өзгөчөлүккө ылайык алар үяң үнсүздөргө кирет.
- Ал эми үн такыр катышпай, жалаң гана шыбыш аркылуу айтылган тыбыштар каткалаң үнсүздөр деп аталат. Ага к, п, с, т, ф, х, ң, ч, ш, ү тыбыштары кирет.
- Мындан тышкары, жумшак жана каткалаң үнсүздөр түгөйлүү (б-п, г-к, в-ф, д-т, з-с) жана түгөйсүз (х, ң, ү) болуп да бөлүнөт.

240. Текстти окуп, кара тамга менен басылган сөздөрдөгү жумшак жана каткалаң үнсүздөрдүн бири-биринен болгон айырмачылыгын түшүндүргүле.

Булак

Айрым жерлерде жер алдынан суу агып чыгып турат. Туптунук, муздак жана таза суу. Түбүнөн таштары көрүнүп турат. Муну элибизде булак дейт. Суу чыгып турган жерди, «булактын көзү» деп аташат. Булакты булгоо жарабайт. Анткени анын көзү бүтөлүп, суу чыкпай соолуп калышы мүмкүн. Кээ бир булактарга адамдар сыйыны-



шат. Ал – мазар булак. Жер алдынан жылуу суу чыгышы да мүмкүн. Андай булактар дарылык касиетке ээ.

«Жер жана жаратылыш»

241. Төмөнкү сөздөрдөн түгөйлүү жана түгөйсүз үнсүздөрдү бөлүп жазгыла.

Туссуз, жыгаччы, күчсүз, хирургдар, доклад, справка, авторучка, диван, офицер, паровоз, станция, абзац, келечек, максат.

242. Табышмакты окугула. Жумшак үнсүздөрдүн астын бир, каткалаң үнсүздөрдүн астын эки сызгыла.

Мойну узун, бою пас,
Жону менен боору таш.
Баш, куйругу, тәрт бутун
Катып алат тийсе кас?

243. Кечүрүп жандырмагын тапкыла. Түгөйлөш үнсүздөрдүн астын сызгыла.


Өсүп турат талаада
Жер урунуп келет күү.
«Д» ордуна «Т» койсо,
Буюм чачка керектүү

 244. Окутула. Кечүрүп, түгейлөш үнсүздөрдүн астын сызгыла.

1. Көлмөнүн жээгинде жоондугу эки кулач келген зор терек өсүп турган. 2. Сагызган сактыгынан өлбей, суктугунан өлөт. 3. Чабалекейдин баары тең кайкып учуп, чымын-чиркейлерди канттап кармарына таңдана карадым. 4. Коён аңды-дөңдү карабай, үймектү көздөй качып жөнөдү. 5. Аттар тердей берип үстүн бубак басып калган. 6. Канттай агарған кар бороон айдалап келген калыбында жаркырап жатат.

 245. Текстти окуп, белгиленген сөздөгү үнсүз тыбыштарга фонетикалык талдоо жүргүзгүлө.

Мага жайлоодогу эс алуу абдан жагат. Жыл сайын жайкы каникул убагында жайлоодо болом. Чоң ата, чон энелерим мал багышат. Алар жайкысын жайлоого көчүп барышат. Жайлоонун абасы таза, суулары тунук. Тоолор асман тирейт. Айланы көк шиберге оронуп жатат. Жайлоодо дайыма кымыз болот. Аны ичкенде сүсүсүнүң канат.



Үлгү: *Жайлоодогу* 10 тамга 9 тыбыш.

Үнсүздөр: ж, й, л, д, г.

жумшак үнсүздөр: ж, д, г.

уюң үнсүздөр: й, л.

каткалаң үнсүздөр: –

түгөйлүү үнсүздөр: д, г.

? Өзүн-өзү текшерүү үчүн суроолор:

1. Эмне үчүн үнсүздөрдү жумшак жана каткалаң деп экигэ бөлөбүз?
2. Жумшак үнсүздөр кайсылар? Алар эмне үчүн жумшак?
3. Уяң үнсүздөр кайсылар? Алар эмне үчүн уяң?
4. Каткалаң үнсүздөр кандай жасалат? Ага кайсы тыбыштар кирет?
5. Түгөйлүү жана түгөйсүз үнсүздөр кайсылар? Ар бирине мисал келтиргиле.

§ 49. Алфавит, андагы тамгалардын аталышы.

Алфавитте тамгалардын жайгашуу тартиби

?

Тамга деген эмне?

Кыргыз тилинде канча тамга, канча тыбыш бар?

- Тыбыштарды жазуу үчүн колдонулган белги тамга деп аталаат. Аларды жазабыз жана көрөбүз.
- Тамгалардын белгилүү тартипте салынган ирети алфавиттеги деп аталаат.
- Кыргыз тилинде тамгалардын иреттүү жайгашуусу кыргыз алфавити деп аталаат. Кыргыз алфавитинде 36 тамга бар.
- Алфавиттеги ар бир тамга баш жана кичине, басма жана жазма түрлөргө ээ. Булардын ичинен й, ى тамгаларынын, ъ (ажыраттуу) жана ь (ичкертуү) белгилеринин гана баш тамгасы жок.
- Ар кандай сөздүктөр, тизмелер, китеңканалардагы карточкалар алфавит тартиби менен түзүлөт.

Тамга-лар	аталышы	тамга-лар	аталышы	тамга-лар	аталышы
А а	а	Л л	эл	Ф ф	эф
Б б	бе	М м	эм	Х х	ха
В в	ве	Н н	эн	Ц ц	це
Г г	ге	ң	ың	Ч ч	че
Д д	де	О о	о	Ш ш	ша
Е е	йе	Ө ө	ө	Ү ү	ү
Ё ё	йо	П п	пе	ъ	ажыратуу белгиси
Ж ж	же	Р р	эр	Ы ы	ы
З з	зе	С с	эс	ъ	ичкертуу белгиси
И и	и	Т т	те	Э э	э
Й й	ий	Ү ү	у	Ю ю	йу
К к	ка	Ү ү	ү	Я я	яа

246. Кыргыз тилиндеги тамгаларды алфавит тартиби менен айтып бергиле.

247. Берилген номерлер боюнча алфавитте кайсы тамга жазылганын таап, кандай сөз катылганын аныктагыла.

1)

14	23	4	1	13	10	14

2)

17	12	23	23	28	23

3)

21	1	2	1	12

4)

12	6	13	6	28	6	12

248. Төмөнкү сөздөрдү алфавит тартибине келтирип жазып чыктыла.

Ай, терек, ёлка, чие, таш бака, бала, апа, эне, ата, парта, булак, вагон, жийде, өрүк, кыш, жай, класс, мугалим, окуучу, калпак, кой, Нооруз.

249. Класстагы окуучулардын фамилияларын алфавит тартиби боюнча жазыла.

250. Төмөнкү сөздөрдү алфавит тартибине келтиргиле.

Козу, бороон, токой, Аалы, Анар, балапан, сабак, жүгүртмө, тоо, Болот, өмүр, жашоо, жалбырак, шамал, жамғыр, курдаш, дос, күз, тарых, көл, сагызган, комуз, алма, Айтматов, белек, вагон, поезд, самолет, парта, ийне, лагерь, паровоз, Тилек, шар, Нарын, Омор, улак, үмүт, хор, чоор, элек, ясли, Ялта, Юра.

251. 1) Алфавиттеги экинчи, бешинчи, онунчы, он төртүнчү, жыйырманчы, отузунчы тамганы атагыла.

2) е, ё, ж, з, и, к тамгаларынан кийин т, у, ү, ф, х тамгаларынан мурун келген тамгаларды атагыла.

252. Берилген сөздөрдү алфавит тартибине келтирип жазып чыктыла.

Алиппе, анар, Адеми, аймак, күчүк, көк, короо, кара, кайчы, калемпир, темене, темир, така, тилек, транспорт, төрек, турна, Жадыра.

§ 50. Баш жана кичине тамгалар

- Алфавиттеги тамгалар баш жана кичине болуп экиге бөлүнөт.
- Энчилүү зат атоочтор жана ар бир жаңы сүйлөмдүн биринчи сөзү баш тамга менен башталып жазылат.
- Эгер созулма үндүү менен башталса, анда окшош эки тамганын биринчиси гана баш тамга менен жазылат.

Мисалы: Аалам, Уулум, Аалы ж. б.

253. Өзүңөр билген шаарлардын аттарын алфавит тартибинде жазып чыктыла.

254. Өзүңөр билген акын-жазуучулардын аттарын, фамилияларын жазгыла. Энчилүү аттар кандай жазылат?

255. Төмөнку сездердүү катыштырып сүйлөм түзгүлө. Андагы энчилүү аттардын кайсы затка тиешелүү экендигин айтып бергиле.

Ала-Тоо, Ысык-Көл, «Манас» эпосу, Бишкек, Жеңижок, Касым Тыныстанов, Балыкчы, Чолпон-Ата, Жалал-Абад, Кыргыз Республикасы, «Кыял» бирикмеси.

256. Текстти окугула. Энчилүү жана жалпы аттарды атагыла. Энчилүү аттарды көчүруп жазгыла.

Жапония – Күн чыгыштагы күнөстүү өлкө

Жапония – конституциялык монархия өкүм сүргөн чыгыштын, ал эле эмес, дүйнөнүн эң алдыңкы өнүккөн өлкөлөрүнүн бири. Өлкөнүн башында император турат. Бирок мамлекеттеги башкы бийлик өкмөт башчысынын колунда топтолгон. Жапония мамлекети Кюсю, Хонсю, Сикоку, Хоккайдо аттуу чоң төрт аралдан жана 6800 майда аралчадан турат. Жапониянын борбору Токиодо 12 миллионго чукул калк жашайт. Аянты – 377 915 чарчы километр. Жери тоолуу жана ерөөндүү келип, бат-бат жер титирөөлөр болуп турат. Климаты – нымдуу.

Мамлекеттик тили – жапон тили. Жазуусу 5000ге чукул иероглифтен (кандзи) турат. Жапондор сумону, дзюдону, кендону жана бейсболду жактырышат.

«Да» журналы

257. Өзүңөр үч шаарлардын, үч көченүн, үч айыл-кыштактын атын жазгыла.

Үлгү: Шаар: Бишкек шаары, ...

Кече: Токтогул көчесү, ...

Кыштак: Ала-Арча кыштагы, ...

 258. Текстти окуп, кайсы сөздөр баш тамга менен жазыла турганын айтып бергиле. Сүйлөмдүн бүткөн чегин аныктагыла.

Алыйкул Осмонов

А. Осмонов 1915-жылы туулган ал эрте жетим калып, балдар үйүндө чоноёт ошол жер ага бир туутган үйүндөй се-зилет, кийин балалык күнүн эстеп, өзүнүн тарбиячысы гру-нья савельевнага арнап ыр жазган. Элине, жерине, айрыкча Ысык-Көлгө арнап көп чыгарма жазды.

А. Осмонов кыргыз адабиятындагы чебер котормочу-лардан ал Грузиянын улуу акыны Ш. Руставелинин «Жолборс терисин жамынган баатыр» деген поэмасын, А. Пушкиндин «Евгений Онегинин», В. Шекспирдин «Отел-лосун», Г. Гейне, Ю. Лермонтовдун ырларын, Крыловдун тамсилдерин которгон.

§ 51. Муун, анын түрлөрү. Сөздөр

 260. Текстти окуп, сөздөрдү муунга ажыратып, кандай муун экенин аныктагыла.

Машина ээн жолдо күштәй учуп бара жатты. Дүйнө чарк имерилип, баары бизди утурлай жүгүрдү. Тал-теректер саналбай, андан чыксак, ээн талаа, тоолор кошо жарышты. Беттен арылдап шамал уруп турат. Жаш шыбак менен кызгалдактын жыты аңқып, абага толуп, биз көкүрөк кере жутабыз.

(Ч. А.)

 261. Кара тамга менен басылган сөздөрдү муунга ажыраткыла.

Күндүз деген кандай жаныбар?

Күндүз – териси баалуу жаныбар. Түсү – кара күрөн. Сууда жашайт. Көбүнчө жардын кырын жакшы көрөт. Сууда мыкты сүзөт, чумкуйт. Балык, бакалар менен **тамактанат**. Апрель айында 2–4 балалуу болот.



 262. Бир муундуу жана көп муундуу сөздөрдөн таап, алардын ар бири канча муундан, канча тыбыштан турганын түшүндүргүлө.

Үлгү:

Бир муундуу сөздөр
ат (эки тыбыштан)
кат (үч тыбыштан)
танк (төрт тыбыштан)

Көп муундуу сөздөр
Са-бак (эки муундан)
О-куу-чу (үч муундан)
те-ре-зе-лер (төрт муундан)

 263. Сөздөрдү көчүрүп, катар келген үнсүздөрдү муунга ажыраткыла.

Портфель, секретарь, банк, цирк, касса, перрон, билет, вокзал, поезд, космос, металл, баллон, телеграмма, грамматика, аппарат, ванна, комиссар, класс, цилиндр, курорт, жумуртка, концерт.

§ 52. Интонация, анын оозеки жана жазуу кептеги мааниси

- **Интонация** – оозеки кептеги тыным, бир аз токтолуу, пауза.
- Биздин кебибиз интонация аркылуу сүйлөмдөргө ажыратылат.
- Интонация – сүйлөмдү уюштурат жана аларды айтылуу максатына карай жай, суроолуу, илептүү жана буйрук сүйлөмдөргө ажыратат.
- Сүйлөөчүнүн айтылып жаткан ойго карата болгон мамилесин (ыраазы болгондук, кубангандык, какшык, өкүнгөндүк, шылдыңдагандык, жек көрүү, жактырбоо ж. б.) билдириет.
- Ойдун бүткөнү же бүтпегенү суроо жана бөлүп көрсөтүү маанилеринде болот.

 264. Сүйлөмдөрдү окуп, аларда учуралган интонациянын элементтерин айтып бергиле.

1. Бириңчи кар түштү. Тайганчыларга изине түшүп, түлкүнүн азабын берчу сонор башталды. Бүркүт салчулардын, күш салчулардын, аттын азабын берип, керели-кечке чапкылап, кызыкка батчу, өлөрчө чарчачу учуру келди. (К. О.)

2. ...Энең байкуш болсо, сен ушинтип жүргөндө: «Балам алда кандай болду экен?» – деп санаракп куурабайт беле... Дүйнө, чиркин, алмай-семей оошуп отура турган неме. Акыр өлбөсөң сен бир күнү жетилип кетерсис... Түн ичинде көзү кургуру да көрбейт. Болбосо, тизендин береги жерин бүрүп берет элем. Чокоюң да суу... (М. Э.)

3. Уулумдун акыры бир күнү көп катары аскерге кетерин билип эле жүргөм, ошентсе да, бул кабарды укканда, муундарым бошой түштү. (Ч. А.)

4. – Эмесе, Турумбекти билесицби?

- Билем. Кайсы Турумбек?
- Камканын баласычы?
- Ооба... Ўйу тетиги жакта.

- Өзү барбы?
- Ким, Турумбекпи?
- Ооба, Турумбек.
- Жок, - деди эмнегедир жер карап.
- Ал өлүп калган. (Т. С.)

265. Текстти окугула. Анда айтылган ой айтуучунун ички кандай сезими менен берилгенин тушундургуле.

Шире

Мемиреген тынчтыкта аарылардын ызылдаган ыры кулакка музыкадай угулат. Мындай сонун учурда бир да кыбыраган жандык уюгунда калбай, шашыла сыртка чыккан сыяктуу. Ар кимиси өз түйшүгү менен алек. Жыпар жыт көңүл көтөрөт. Албетте, бул - гүлдөрдүн, ар кандай өсүмдүктөрдүн жыттары. Теребелге көрк берген да, жан-жаныбарга ырахат тартуулаган да ушул гүлдөр. Карап турсаң кандай гана кооз гүлдөрдү кезиктирбейсиц! Бирин-бири жеребей, алар аралаш өскөн. Алар ошонусу менен кооз, ошонусу менен көзгө сүйкүмдүү! Жаратылышта ар нерсенин өз ынагы да, өз шериги бар. Көпөлек менен аарылардын ынак досу - гүлдөр. Гүлсүз алардын күнү да, жашоосу да жоктой.



«Өсүмдүктөр дүйнөсүндө»

266. Текстти окуп, сүйлемдөрдүн чегин ажыраткыла жана интонация болгон жерге кандай тыныш белги коюла турганын айтып бергиле.

Гүлкайыр

Жазғы таң таптаза атты чыгыш тарап нурданып келип улуу күн жарк этти түнкү жаан жууп кеткен жашыл дарактар ого бетер кулпуруп гүлзар жыты анкый түштү ал күндөгү убагында туруп узун халаты менен ачык коридорго чыкты ак мөңгүсү жалтылдап аккан Ала-Тоонун заңкайгандай имараттарга жетип-жетпей сыйырым желге жумшак термелип шаарды чүмкөп калган коюу дарактарды карап

турду да өмүргө жашоо үрөнүн сепкен жаз кереметине таасирлене көңүлү көтөрүлө түштү адам дүйнөсүн сулуулаган тазарткан жашарткан да өзүңсүң го жазым сенсиз табигат кооздугу болор беле мезгилдин гүлгүн курагы жаз сага тендеш түс көркүнө жетер көрк табылбайт го чиркин...

§ 53. Орфоэпия жана орфография жөнүндө түшүнүк

Орфоэпиянын негизги эрежелери

1. Үнгү сөздөрдү туура айтуу эрежелери:

- эки үндүүнүн ортосунда жана уяң үнсүздөрдөн кийин келген б тыбышы жумшарып айтылат: кабар – кавар, айбан – айван.
- кыргыз тилиндеги б, в, г, д, ж тыбыштары сөз аягында колдонулбайт. Ошондуктан клуб, дуб деген сөздөрдөгү б тыбышы п тыбышына, г тыбышы к тыбышына (митинг-митинк), д тыбышы т тыбышына (завод – завод) өтүп айтылат. Жазууда буга жол берилет..

2. Мүчө уланган сөздөрдү туура айтуу эрежелери:

- Сөз аягындағы ч тыбышы с, т, ч тыбыштары менен башталган мүчөлөрдүн алдында ш тыбышына өтөт: ачты // ашты, учта // ушта.

- Аягы и тыбышы менен бүткөн сөздөргө б, м тыбышы менен башталган сөздөр уланганда, и тыбышы м тыбышына өтүп айтылат.

3. Жана-ша турган сөздөрдү туура айтуу эрежелери:

- биринчи сөз каткалац менен аяктап, экинчи-си жумшак б тыбышы менен башталса, п тыбышына өтүп айтылат: ат басты // ат пасты.
- к тыбышы менен бүткөн сөздөрдөн кийин үндүү менен башталган сөздөр жанаша айтылса, биринчи сөздүн аягындағы к тыбышы жумшарып г тыбышына өтүп айтылат: ак үй // аг үй, кек ала // көгала.

4. Орус
тили
аркылуу
кирген
сөздөрдү
туура
айтуу
эрежеси

- Орус тилинен кирген сөздүн аягындагы б, в, г, д тыбыштары каткаландашып п, Ф, к, т тыбыштарына өтөт: хирургдар // хирурктар, докладда // доклатта.

267. Төмөнкү сөздөрдү айтылышы боюнча көчүрүп жазғыла.

Тору жорго, кара уй, кеч чыкты, чач тарак, аз чач, туз сал, он кой, ала карга, нанга, жыгаччы, күчсүз, шарж.

268. Төмөнкү сөздөрдүн аягына үндүү менен башталган мүчө улап көчүргүлө, алардын өзгөрүшүн, к, п тыбыштары кандай тыбыштарга етүп айтыларын байкагыла.

Сабак, белек, кайык, китеп, илеп, чөп, эсеп, түп, топ, жип, көйнөк, жомок, кийик, кудук, тумак.

269. Жазылышы жана айтылышы боюнча айырмаланган сөздөрдөгү үндүүлөр жана үнсүздөрдүн айтылышына байланыштуу эрежелердин ар бирине өзүнчө мисал келтиргиле.

270. «Орфографиялык сөздүктөн» карап, эки түрдүү жазылган сөздөрдүн кайсынысы туура болсо, ошону көчүргүлө.

Кунажын – кунаажын, мелүүн – мээлүүн, ишарат – ишаарат, азоо – асоо, мүдөө – мүдө, мейиз – мейис, тамыз – тамгыз, кыраакы – кыракы, олужа – оолужа.

§ 54. Бир сөз ичинде к, п тыбыштарынын г, б тыбыштарына өзгөрүп айтылышы жана жазылышы

!

- Үнгүнүн аягындагы к, п тыбыштарынан кийин үндүү менен башталган мүчө жалганса, эки үндүүнүн ортосунда к, п тыбыштары г, б тыбыштарына өтөт.
Мисалы: *ак + ыш = агыш, көк + ыш = көгүш, топ + ым = тобум, сеп + үү = себүү* ж. б.

- Эки үндүүнүн ортосундагы к, п тыйыштарынын жумшарып г, б тыйышына өтүшү бир сөздүн ичинде гана болбостон, жанаша айтылган эки сез арасында да болот. Бирок буга жазууда жол берилбейт.

Мисалы:

жазылышы	айтылышы
<i>ак ала</i>	<i>аг ала</i>
<i>жок эле</i>	<i>жог эле</i>
<i>ала кел</i>	<i>ала гел</i>
<i>кара кой</i>	<i>кара гой</i>
<i>кеп ук</i>	<i>кеб ук</i> ж. б.

- Ошондой эле кээ бир башка сөздөрдө эки үндүүнүн ортосунда бул тыйыштар жумшарбай да калган учурлар кездешет. Мисалы: *кек + ен = кекен*, *бек + и = беки* ж. б.

271. Бул сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө жана алардын жазылышындагы өзгөчөлүктөрдү түшүндүргүлө.

Тобун, китебин, калпы, алпы, электр тогу, кепке, хиуррг, геолог.

272. Эки үндүүнүн ортосунда к, п тыйыштары жумшарып айтылган сөздөрден тапкыла.

273. Аягы к, п тыйыштары менен бүткөн сөздөргө үндүү тыйыш менен башталган мүчө уланганды, ал тыйыштардын кайсы тыйыштарга өтүп айтыларын түшүндүргүлө. Мисалдар келтиргиле.

274. К, п тыйыштары катышкан төмөнкү сөздөрдүн жазылышын түшүндүргүлө.

Жээги, терегим, багы, ағыш, көгүш, тобум, тагын, мектеби, кесиби, көгү, калагы, кулагын, калпагы, колкабы, сабы ж. б.

§ 55. Кеп маданияты. Түгөйлүү үнсүздөрдүн айтылышы жана жазылышы

- Кеп ағымында ар башка үнсүз тыйыштардын таасиринен бири экинчисине окшошуп өзгөрөт. Алар төмөнкүлөр:

- Жанаша айтылган эки сөздө биринчи сөздүн аягындагы каткалаң үнсүзгө карай б тыбышы каткалаң п тыбышына өтүп айтылат, бирок жазууда жол берилбейт.

Мисалы:

жазылышы

көп бала

таап бер

баш бак

айтылышы

көп пала

таап пер

баш пак ж. б.

- Жумшак үнсүз (л, р, и, з) менен аяктаган сөздөн кийин, каткалаң к менен башталган сөз келсе, айтууда к тыбышы г тыбышына өтөт, бирок жазууда жол берилбейт.

Мисалы:

жазылышы

эл келди

ар кандаі

миң киши

аз калды

айтылышы

эл гелди

ар гандай

миң гиши

аз галды

- Үңгүнүн аягындагы з тыбышы мүчөнүн башындагы каткаландар менен келгенде, каткалаң с тыбышына өтүп айтылат.

Мисалы:

сөз + сыр = сөссүз (орф. сөзсүз)

туз + сыр = туссүз (орф. тузсүз)

кыз + ча = кысча (орф. кызча)

- Үңгүнүн аягындагы ч тыбышы мүчөлөр уланганда, ш тыбышына өтүп айтылат, бирок жазууда жол берилбейт.

жазылышы

качты

кечти

жығаччы

кеч чыкты

айтылышы

кашты

кешти

жығашчы

кеш чыкты

275. Төмөнкү сөздөрдү окуп, уңгу сөздөрдүн курамында эки үндүүнүн ортосунда к, п тыбыштары өзгөрүүсүз колдонула берерин түшүндүр.

Жака, така, сака, чака, бака, жука, эки, капа, сепил, епил, копол, сапан ж. б.

276. Берилген сөздөрдү туура жазгыла. Кандай өзгөчөлүк бар экенин түшүндүргүлө.

Клуп, герп, дуп, диалок, налок, маскарат, доклат, за-вот, эскис, синтес, княс.

277. Макалдарды окуп, д тыбышынын сөздөрдө кайсы орунда турарын айтып бергиле.

Жакшы төөнүн мурду жарылбайт. Ден соолук – чоң байлык. Жамандыкты амандык жецет. Жамандын жаны ардак. Дос көтөрөт көңүлдү, мал көтөрөт өлүмдү.

§ 56. Фонетикалык талдоо



Фонетикалык талдоодо төмөнкү талаптар коюлат:

- сөздөрдүн муунга бөлүнүшү, муундун түрүн аныктоо;
- сөздөгү тыбыш жана тамганын саны, алардын бири-биринен болгон өзгөчөлүктөрү;
- тыбыштардын үндүү, үнсүз болуп бөлүнүшү;
- үндүүлөрдүн тилге, эринге, жаакка карай бөлүнүшү;
- үнсүздөр, алардын жумшак, уяң, каткалаң болуп бөлүнүшү;
- түгөйлүү жана түгөйсүз үнсүздөр.

Улгү: сабак деген сөздө эки муун (са-бак) бар, биринчиши – ачык, экинчиши – туюк муун. Бул сөздө 5 тыбыш, 5 тамга бар.

с – үнсүз, каткалан, түгөйлүү;

а – үндүү, жоон, кең, эринсиз, кыска;

б – үнсүз, жумшак, түгөйлүү;

к – каткалаң үнсүз, түгөйлүү.

278. Ырдагы кара тамга менен берилген сөздөрдү көчүрүп, фонетикалык талдоо жүргүзгүлө. Ырдын маанисин айтып бергиле.

Айтылып **кылымдарга** сенин даңкың.

Сакталып **урпактарга** **ыйык** салтың.

Баркталып башка журттуң арасында,
Бар болсун! Аман болсун! **Кыргыз калкым!**
(Р. Ж.)

279 а, б, о, ү, ч, й, л тыбыштарына мүнөздөмө бергиле.

280. Венндін диаграммасы боюнча түшүндүр.



281. Окуп, маанисин түшүндүргүлө. Кара тамга менен берилген сөздөргө фонетикалық талдоо жүргүзгүлө.

Тил – туура жолду табуунун куралы. 2. Айтылган сөз – атылган ок. 3. Оройлук олуяга да жарашпайт. 4. Көп тил билген – көсөмдүк. 5. Карынын сөзү – дары. 6. Адилет сөз ачуу. 7. Көңүл – сөздүн сандыгы.

282. Берилген сөздөргө үндүү жана ұнсуздерге талдоо жүргүзгүлө.

Ала-Тоо, эмгек, адилет, булак, сый.

283. э, и, ы, к, т, п, р, м тыбыштарына мүнөздөмө бергиле.

? Өзүн-өзү текшерүү үчүн суроолор:

1. Жумшак ұнсуздерге кайсылар кирет? Эмне үчүн алар жумшак ұнсуз деп аталаат?
2. Уяң ұнсуздер кандай жасалат? Ага кайсылар кирет? Мисал келтиргиле.
3. Каткалаң ұнсуздерге кайсылар кирет? Эмне үчүн алар каткалаң ұнсуз деп аталаат?
4. Түгөйлүү ұнсуздерду атап, ар бирине мисал келтиргиле.
5. Орфография деген эмне?
6. Орфоэпияны кандай түшүнөсүң? Анын негизги эрежелерин айтып бергиле.

§57. Лексика жана кеп маданияты.

Лексика жөнүндө түшүнүк

Лексиканы окутуучу тил
илиминин бир белгүү
— лексикология деп аталат

Тилдеги сөздөрдүн жыйындысы лексика деп аталат. Бул сөз грек тилинен алынган, бизче көтөргөндо сөз дегенди билдириет.

Лексика

Кыргыз тилиндеги сөздөрдүн жыйындысы кыргыз лексикасы деп аталат.

284. Көчүргүлө, алардын маанилерин түшүндүргүле.

Сөз менен мамиле түзүлөт. Сөз менен мамиле үзүлөт.
Сөз менен акыйкат жол табат. Сөз менен арамдык кол салат.
Сөз менен ар намыс ылганат. Сөз менен ак кагаз булганат.

(Х. К.)

285. Ырды окуп, ақындын сөз тууралуу ой жүгүртүүсүн түшүндүргүлө.

Сөз – күчтүү. Сөз – жал. Сөз – өмүр.

Сөз – душман. Сөз – азап. Сөз – өлүм.

Сөз менен:

Күчсүздү мактап, күчсүздү таптап

Жалганды жактап, жалааны актап,

Койсо да болот – калыстыкты тоноп

Айтылган сөз – атылган ок

Аны кайра алуу жок.

(Т. Б.)

§ 58. Сөздүн лексикалык жана грамматикалык маанилери

- Сөздүн жеке көрт башына тиешелүү мааниси – лексикалык маани деп аталат. Мисалы: мугалим – балдарды окутуп, тарбиялоону кесип кылган адам; стул – адам отурууга ылайыкталган буюм, орундук.
- Сөздүн грамматикалык маанисинде, ошол сөздүн грамматикалык маанилери аныкталат.
- Мисалы: мугалим – зат атооч, жекелик сан, конкреттүү зат, атооч жөндөмөдө, жалпы ат.
- Тилибизде грамматикалык да, лексикалык да мааниге ээ болбогон менен, го, жана, чейин, жөнүндө ж. б. сөздөр бар.

286. Төмөнкү сөздөрдүн лексикалык жана грамматикалык маанилерин түшүндүргүлө. Аларды катыштырып сүйлөм түзгүлө.

Жылуу, достук, китеп, келечек, эмгек, бакыт, сүйкүмдүү ж. б.

287. Текстти окутула, кара тамга менен жазылган сөздөрдүн лексикалык жана грамматикалык маанисин түшүндүргүлө.

Тил чоң мурас аталардан балага,
Өз тилиңе эч кайдыгер караба.
 Өзгө тилди үйрөнө бер, а бирок
Тилиң, дилиң бизде болсун, садага.

Тилиң – тарых, тилиң – күзгү дилиңе,
Кимдигине тилиң күбө ириде.
Өз тилиңди кадыр тутуп, туу тутуп,
Өтүүң парз бу дүйнөдө, тирүүдө.

Ушул тилде баба Манас сүйлөгөн,
Баар издебейм, башка тилде сүйлөөдөн.
Өз элимден, өз тилимден сүйкүмдүү,
Касиетти көрө албаймын дүйнөдөн.

(Y. A.)

288. «Түшүндүрмө сөздүктү» пайдаланып, учкуч, окуучуну, өзөн, алышты, бираачи, достук деген сөздөрдүн лексикалык жана грамматикалык маанисин жазгыла.

289. Медициналык жана спорттук терминдерге байланыштуу сөздөрден тапкыла.

290. Берилген сөздөрдү маанисine карай бөлүп жазгыла.

Актриса, философ, тергөөчү, драма, обончу, домбура, сот, гитара, акын, судья, ырчы, комуз, түшүнүк, күбө, арыз, актер, режиссер, гастрол, чечим, акт, өкүм, протокол, нота, комедия, прокурор.

Үлгү: искусствного тиешелүү сөздөр:

юридикалык маанидеги сөздөр:

291. «Түшүндүрмө сөздүктү» пайдаланып, төмөнкү сөздөрдүн лексикалык маанисин түшүндүргүлө.

Адил, ажыдаар, өткүр, ырда, айда.

292. Текстти окуп, маанисин түшүндүргүлө. Асты сызылган сөздөрдүн лексикалык, грамматикалык маанилерин көрсөткүлө.

Ат үстүнөн алышкан баатырлардын кагылышында тизгинди жыя кармап, ээрге бекем отуруп, узөңгүнү чирене тээп, теминип жүрүү – кайраттуулукту билдирет. Ат үстүндөгү адамдын таянычы узөңгү болгон. Кокустан үзөңгүдөн бут тайып кетсе, баатыр ооп түшүп калган. Узөңгүдөн бут тайыганда, ээрден да көчүк кыйшайган. Жоокердин дарманынын кеткенин эл: «Узөңгүдөн бут тайды, ээрден көчүк кыйшайды», – деп сыпаттаган.

(Х. К.)

293. Сүйлөмдөрдү окуп, көз деген сөздүн кандай мааниде колдонулгынын айтып бергиле.

Аны ыза-куйут бууду, көзүнөн жашы сыгылды. (К. Ж.)
2. Ийненин көзүн баамдай албай, учукту улам оозуна сала берди. (К. Ж) 3. Терезенин көзүнө эски-уску чүпүрөкту тыгындан салган. 4. Мына, айланайын, куржундун эки көзүн толтура буудай алыш келдик. (К. Ж) 5. Анын эсine кызыл көз шакек түштү. 6. Асманды булут каптап, күн-

дүн көзүн калкалады. 7. Кулпунун көзүн таптай убараландым. 8. Тутам бел, көзу чырак, чырайы күл, оймок ооз, он жетиге толгон жашы. (Ж. М.)

294. Көп маанилүү жана бир маанилүү сөздөрдү бөлүп жазгыла.

Араа, кол, күн, балаты, жибек, жамгыр, карек, аркан, баш, алма, аркак, катар, балык, тер.

295. «Түшүндүрмө сөздүктү» колдонуу менен тил, жылуу, кез, ок деген сөздөрдүн маанилерин толук жазгыла.

§ 59. Бир маанилүү жана көп маанилүү сөздөр

- Эгерде сөздөр бир маанини гана билдирсе, **бир маанилүү сөздөр** деп аталат. Мисалы: *китеп, анделек, араа, балаты, балык* ж. б.
- Бир эле сөздүн бир нече маанилерди билдириши сөздөрдүн **көп маанилүүлүгү** деп аталат.
- Көрүнүш деген сөздүн маанилерин байкап көрөлү:
1) Бир нерсенин көзгө урунган жалпы белгилери, сырткы келбети, түрү, турпаты. 2) Драмалык чыгарманын бир бөлүгү (бириңчи көрүнүш). 3) Абал, жагдай (иштин көрүнүшү). 4) Кубулуш (шамал, жаратылыш көрүнүшү).
- Мисалдарда көрүнүп турғандай жаңы маанинеге ээ болгон сөздөр ошол сөздөрдүн мурунку маанилерин сактоо менен сөздөрдүн көп маанилүүлүгүн пайда кылды.

296. Берилген сөздөрдүн маанилерин аныктағыла.

Тер, от, сан, май, жаа, көк, той, жарық, ой, бак.

Үлгү: Тер. 1. Чогултуу, жыйноо, иргеп алып таштоо.
2. Арип терүү, тамга терүү.
3. Мандай тер.

297. Баш деген сөзгө байланыштуу келип чыккан маанилерди айтып бергиле.

Түнкү сыйрым желге шыңга теректин башы акырын гана шуулдайт. (Т. К.) Ал күнү кыргыз уруусу аза күтүп, эл атасы, жүрт энеси, сан колдун башчысы Күлчө баатыр-

дын сөөгүн жерге бергени жаткан. (Ч. А.) Биздин жерде кыргыздын сөөгү да калбасын! – деп өлүктөрдү жар башынан өзөнгө кулатты. (Ч. А.) Уркуя калың буудайды аралап кетип баратат. Буудайдын башын алаканы менен сылай басат. (Н. Б.)

298. Бир маанилүү сөздөрдү өзүнчө, көп маанилүү сөздөрдү өзүнчө белүп көрсөткүлө. Көп маанилүү сөздөрдүн кандай мааниде колдонулганын түшүндүргүлө.

Айтыш, айып, аска, Аким, айыпкер, аксакал, аары, жамғыр, балык, көз.

§ 60. Сөздүн тике жана өтмө маанилери

Бир маанилүү сөздөр тике мааниде колдонулат. Мисалы: Алма, өрүк гүлдөгөнцө аарылардын тынымы жок. Мында аары деген сөз дайыма тике мааниде гана айтылат.

- Өтмө маани көп маанилүүлүктүн бир көрүнүшү болуп саналат.
- Сөздүн тике маанисинен улам пайда болгон жаңы маани тилде дайыма колдонулуп, калыптанганда гана өтмө маани түзөт.
- Сөздөр түз мааниде жана өтмө мааниде колдонулат. Нерселерге, кыймыл-аракетке тике багытталган жана аларды билдири тураган сөздүн лексикалык мааниси тике маани деп аталат. Мисалы: алтын деген сөздүн түз мааниси – кымбат баалуу, сары түстүү жалтырак металл, химиялык элемент.

Алтын, күмүш эшилген көндерин бар, Ала-Тоо.

Алтын чирибейт, абыл азбайт.

- Сөздүн тике маанисинен башка нерсени, кубулушту образдуу, эмоциялуу жана көркөм туюнтуу үчүн колдонулган маани өтмө маани деп аталат. Ушул эле алтын деген сөз – кымбат баалуу, сонун, жакшы, жакшына-кай деген өтмө мааниде колдонулат. Мисалы: Ала-Тоо, жериң алтын, биле элек элин баркың (А. Т.).

*Алтын билим өнөрдүн, сүтүн берген – мугалим.
Өткөн алтын жаштыкты, эскерип обон салалык.*
(Жеңижок)

- 299. Төмөнкү сүйлемдөрдү окуп, карек деген сөздүн кандай маанилерде колдонулгандыгын түшүндүргүле.

Көкелөгөн ай, көкүрөккө дем берип,
Кыргый түшкөн каргине эм берип. (Т. К.)

Көздүн карги көрүнбөй, ағы аңтарыла түштү.
Кагылайын каректи, аман-эсен көрөмбү? (К. Ж.)

- 300. Ырды окуп, маанисин түшүндүргүле. Кара тамга менен берилген сөздөрдүн тике жана өтмө маанилерин аныктагыла.

Аргымак жаны кайрылса,
Арман эмей эмине.
Артында туяқ калбаса,
Арман эмей эмине
Тобурчак жаны айрылса,
Арман эмей эмине.
Өзүндөн туяқ болбосо,
Күйүт эмей эмине.

(Жеңижок)

- 301. «Түшүндүрмө сөздүкту» пайдалануу менен дасторкон, кагаз, жүк, чайник деген сөздөрдүн маанилерин тапкыла.

- 302. Сүйлөмдөрдү окуп, көп маанилүү сөздөрдү тапкыла. Алардын кандай мааниде колдонулганын айтып бергиле.

1. Зуннахундуң өлбөгөн жаны калган. (К. Ж.) 2. Көчөде кыбыр эткен жан жок. (Ч. А.) 3. Кайсы жериң ооруса, жаңың ошол жерде.

? Өзүн-өзү текшерүү үчүн суроолор:

1. Көп маанилүү жана бир маанилүү сөздөргө мисал келтиргиле. Эмне үчүн көп маанилүү деп аталат?
2. Сөздүн тике жана өтмө маанилерин кандай түшүнөсүнөр? Мисал келтиргиле.

3. Көп маанилүү сөздөр кандай жолдор менен жасалат?
4. Сөздүн лексикалык мааниси деген эмне?
5. Сөздүн грамматикалык мааниси дегенди кандай түшүннэсүңөр? Мисал келтиргиле.

§ 61. Сөздүн эмоционалдык мааниси

Айрым сөздөр адамдын ички сезимин билдирет. Алар төмөнкүдөй эмоционалдык маанилерде айтылат:

1. Кубануу, ырахаттануу, ыраазы болуу, сүйүнүү мааниси:

Бах, чиркин, биздин күндөр кандай таттуу!

Бүгүнкүдөн эртеңкиси ырахаттуу! (A. O.)

2. Өкүнүү, кайгыруу, кейүү, ачуулануу мааниси:

Эх, эмнесин айттайын, кесепеттүү согуш нечендердин кендирин кыйды, атаганат, Жайнагым аман турганда не деген адам борор эле! (Ч. А.)

303. Тексттерди көркөм окугула жана эмоционалдык кандай мааниде айтылганын байкагыла.

1. Баткенде өтө сейрек кездешүүчү «Айгүл» деген кооз гүл өсөт. Баткендин өрүкзарын элестетип көңүлүң көтерүлө түшөт. Бах! Өругүнүн даамычы, жүзүмү, пахтасычы! Пайпай! Табигаттын берген белегин карачы!

Суктанып, ырахат алыш отуруп, журөгүң зырп дей түшөт. Ал каргашалуу Баткен окуясы. Эли-жерин сактоодо эчен азаматтарыбыз курман болду. Аттиң дүйнө! «Кайра келем» деп кеткен жаш жигиттерибиз кайрылып келбей, шейит кетишти. Баткенде курман болгондордун эрдигин эч ким, эч качан унуптрай!

1-абзацтагы берилген эмоционалдык маани менен
2-абзацта берилген эмоционалдык мааниде кандай айырмачылык бар?

2. Экинчи сабакка жаңы эле киргендө, дүкөнчү аял класска кирип келди. Ыйлап алыштыр, ыйлап жатып көзү шишип бутуптүр.

— Айланып кетейин, күчүктөрүм, акча көрдүнөрбү? Мен кургур дүкөндүн бүт акчасын азыр эле жоготуп жибердим. Айланайындарым, силер баарыңар эле бөжүрөп мектепке келатпадыңар беле. Айткылачы, сүйүнчүсүнө эмне кааласаңар сатып берейин. Айланып кетейиндер!

(С. Р.)

304. Тексттин интонациясына көнүл бургула жана кандай эмоционалдык маани бар экенин түшүндүргүле. Жазуудагы жана оозеки кептеги өзгөчөлүктөрүн айтып бергиле.

Көрөйн деген көз желкеде, кулак чокуда, өпкө өз ордунан кетип, жүрөк жамбаштан орун алды. Унутпай жургүн, балам! Сага деген батамды эсице салам! Башындан балекет кетпесин, этегиң толорсугуца жетпесин, сокуну минип, сокбileкти камчыланып, ичерине тамак таппай, куураган сөөкту кемиргин!

«Курманбек»

305. Сүйлөмдердү кечүруп, эмоционалдык мааниде айтылган сездердү таап, кандай сезимде берилгенин айтып бергиле. Интонациясына көнүл бургула.


Пай-пай! Ысык-Көлдүн көрүнүшү кандай керемет! Табигаттын тартуулаган белегин карачы!

— Тилинден айланайын сенин! — Сейде жүрөгү әлжирип кетип, анын көзүнөн, маңдайынан өпту. Уюңар туусун, айланайын, анат жейбиз. Бебөгүң да жайт, тиши чыгып калбадыбы! (Ч. А.)

— Ыйлаба, кагылайын, мен тим эле, — деп акырын гана дабышын чыгарды. Атасынын мындай алсыз, акырын сүйлөшүн бала бириңчи укту. Анын төгүлгөн жашын күтпөгөн жерден көрдү. (А. Т.)

306. Эмоционалдык сезимди билдирген сездердү катыштырып сүйлөмдердү түзгүлө жана кандай мааниде колдонулганын айтып бергиле.

§ 62. Синонимдер



М: Эгер, эгер, эгерде...

Ылдый менен төмөнгө,
Даяр менен беленге,
Өлчөм менен ченемге,
Барал менен кемелге
Чункур менен теренге
Жарга менен кемерге,
Эндүү менен кененге,
Далай-далай ушундай,
Жана менен мененге,
Үрлар арнап узартсак,
Эмне болот дегенде,
Бар болгону бул оюн
Маанилеш сөздөр – синоним.

«Балдар адабияты»

307. Төмөнкү сөздөрдүн синонимдик түгэйлөрүн таап жазгыла жана маанилерин түшүндүргүлө.

Акыл, көгүчкөн, кант, шаар, баатыр, кооз, мактанчаак, сүйлө, тез, айлан, бет, даңқ, жумуш.

308. Окугула. Түшүнгөнүнөрдү айтып бергиле. Кара тамга менен басылган сөздөргө синоним тапкыла.

Асмандан ай козголуп жарылганбы?
Суу басып жердин бети тарылганбы?
Болбосо күн иөшөрлөп жер жүзүнө
Учкунун жанга чаккан чагылганбы?
Күн түшүп, бардык адам кысылганбы
Эт жүрөк адамзаттан бузулганбы?
Болбосо бардык санаа бир кошуулуп
Сан мээге жалгыз собол сыйылганбы?

(A. T.)

309. «Сөздүктү» пайдаланып, тәмөнкү сөздөрдүн синонимдерин тапкыла.

Көч, көр, жер, маал, апта, кесел, жөөлө, маани, айкын, жыйналыш, булгаары, кең.

310. Тәмөнкү синонимдердин маанилерин айтып бергиле жана аларды катыштырып сүйлөм түзгүле.

Чек – мара, муң – кайғы – ката – бук – санаа, мурунку – илгерки, кенже – кичүү, ири – зор – чоң, аз – кем, асыл – кымбат, түс – өң – чырай – жүз, казык – мамы, иш – жумуш, теңсел – термел, чайка – чайпа, шак – бутак.

311. Текстти окуп, кара тамга менен басылган сөздөрдүн синонимдерин тапкыла.

Кадимки бака жалбырактын дарылых касиети адамдарга илгертен белгилүү. Ромашка жөтөлдөн айыктырат. Валериан чебүнүн тамырынан кишини эсine келтириүүчү дары жасалат.


312. Тәмөнкү синонимдер кандай мүчөлөр менен жасалганнын айтып бергиле.

Тынчтык – тынччылык, жаштык – жашчылык, адепсиз – бейадеп, капарсыз – бейкапар, жүргүнчү – жолоочу, калпычы – жалганчы, зордук – зомбулук, ооздук – суулук, далдала – калкала.

313. Ырды окуп, маанисин айтып бергиле. Кара тамга менен берилген сөздөрдүн синонимдерин тапкыла.

Улутундун уулу болуп,
Улайм десең учугун
Өзгөлөрден калып калбай
Өссүн десең тукумуң
Эне тилге толук бойдон
Берүү керек укугун. (Э. И.)

§ 63. Омонимдер



314. Төмөнкү омонимдердин маанилерин тапкыла.

Ат, бөлө, кес, жем, сын, аз, көк, кеч, май, март, шак, турак, конок, кан, казык, ток.

315 Окуп, асты сызылган сөздөрдүн көп маанилүү сез же омоним экенин аныктап, алардын айырмачылыгын түшүндүргүлө.

Жемиш багы, иштин жемиши; женцил таш, иш женцил, жараты женцил, душмандан женцил; он жак, от жак, тууганга жак.

316. Сүйлөмдерду окуп, омонимдерди тапкыла жана маанисин айтып бергиле.

Балалуу үй – базар, баласыз үй – мазар. 2. Бекерчиден безе кач. 3. Бир үйдүн жарыгы бир үйгө тийбейт. 4. Алтымыш менен жетимиш – абышканын курагы.

317. Сүйлөмдө белгиленген сөздөрдүн маанисин түшүндүргүлө. Сүйлөмдөгү аткарған кызматын аныктагыла.

1. Ал олуялар бар экенине ишенчү эмес. 2. Бир сом берсем уят, уч сом ал дейин. 3. Жерди тоң кептады. 4. Күн караган суукка тоңот. 5. Ой – сөздүн сандыгы. 6. Ой да, тоо да, бүт карга чулганган. 7. Ой, сен кайдасың?

318. Омонимдер жана көп маанилүү сөздөргө мисал келтирип, оқшоштугун жана айырмасын айтып бергиле.

§ 64. Антонимдер

!

- Карама-каршы мааниде айтылган сөздөр антоним деп аталат. Ал грек тилинин *anti* (каршы) жана *onata* (ат) деген сөзүнөн алынган.
- Антонимдер өз ара ар башка уңгулуу жана бирдей уңгулуу болуп экиге бөлүнөт. Мисалы: ар башка уңгулуу антонимдер: *күн-түн, каттуу-жумшак, ач-ток, батыш-чыгыш, кең-тар, баатыр-коркок, калп-чын, бирдей уңгулуу антонимдер: абийирдүү-абийирсиз, адептүү-адепсиз, алдуу-алсыз, бейкүнөө-күнөөлүцү, бейтааныш-тааныш, нааразы-ыраазы.*

319. Ырды окуп, антонимдерди тапкыла. Антонимдердин кайсы түрү экенин айтып бергиле.

Күн менен түн сыйктуу,
Кээде кара, кээде аппак,
Кээде турмуш уу берет,
Ачуусуна караба.
Кээде турмуш кант берет,
Таттуусуна караба.

(A. O.)

320. Сүйлөмдерду окуп, кара тамга менен берилген сөздөрдүн маанилерин аныктагыла.

1. Сыртында кырк градус аяз болуп, бирок ичинде көйнекчен жүрө беришет. 2. Суу сөөк какшатып муздак эмес,

дымыктырып ысык экен. 3. Берген март эмес, алган март. 4. Жакшылык кылсац, жамандык ойлонот. 5. Кыш татаал болсо да, жазғы сууктан сактасын. 6. Этегинен күн чыкса, төрүндө али таң ата элек.

321. Төмөнкү сөздөргө карама-каршы маанидеги сөздөрдү таап жазғыла.

Бай, жашырын, ачык, улуу, таза, кий, нааразы, ары, бар, асты.

322. Антонимдерди катыштырып, сүйлөмдерду түзгүлө.

Бүтүн - сынык, жалкы - эгиз, жеңил - оор, ачык - бүркөк, акырын - катуу, ачык - күңүрт.

323. Окуп антонимдерди тапкыла, маанисин айтып бергиле.

Жаман адам белгиси, өз камы үчүн жүгүрт, жакшы адам белгиси, эл камы үчүн күйүнөт. Келеринде дүнүйө булутсуз тийген күндөйсүң, кетериңде дүнүйө булут баскан түндөйсүң. Тууганына батпаган, душманына жалынат.

Бири кургак, бири суу,
Бири ширин, бири уу.
Бири бийик, бири пас,
Бири кары, бири жаш.
Бири салкын, бири дем,
Бири ашык, бири кем
Оң-тетири бул дүйнөң...

«Келкел»

? Өзүн-өзү текшерүү үчүн суроолор

1. Омонимдердин көп маанилүү сөздөрдөн айырмачылыгы змнеде? Мисал келтиргиле.
2. Омонимдердин көп маанилүү сөздөр менен окшоштугу змнеде?
3. Синонимдердин кандай белгилери бар?
4. Антонимдерге мисал келтиргиле. Анын кандай түрлөрү бар?

Кеп маданияты боюнча машигуу иштери

324. Текстти окуп, сөздөрдүн ётмө мааниде, түз мааниде колдонулганын айтып бергиле.

Маңдайы жазы, башы кууш,
Бар боюнда турат тууш.
Кочкор тумшук, койн кирпик,
Көркү калча, көзү тик.
Жалаяк ооз, жар кабак,
Жаагы жазы, ээги узун,
Эрди калың, көзү үңкүр,
Жолборс моюн жоон билек,
Соорусу калың, таш журөк,
Жылма кабак, жылдыз көз.
Берү кулак, жолборс төш,
Бөлөкчө түрү бар экен...

«Манас»

325. Төмөндөгү синонимдик катарлардын тизмесин уланткыла. Ар бир синонимге ылайык мисалдар келтиргиле. Маанилерин өз ара салыштыргыла.

1. Аалам, дүйнө, жер жүзү, дүйнө жүзү...
2. Маанилүү, маңыздзуу, мазмундуу...
3. Тез, ылдам, дароо, бат...
4. Абийирдүү, кадырлуу, беделдүү, барктуу...
5. Төзде, ылдамда, ыкчамда, чамда...

326. Сүйлөмдөрдү окуп, антонимдерди тапкыла.

Түн уйкусу, күн тынымы жок, качан болсо ээрден түшпөй жүргөнү жүргөн («Гүлсарат»). Субанкул экөөбүздүн ушул талаада кошулуп, жыйырма эки жыл ушул жерде таман акы, маңдай терибиз менен агарып-көгөрүп, бирге өмүр сүргөнбүз («Саманчынын жолу»).

Өмүр деген – жарык күн,
Өмүр деген – кара түн.
Өмүр – жандын үмүтү,
Өлүм – жандын күйүтү.

«Өмүр»

327. Элдик макал, ылакаптарда кандай маанилер камтылган? Өзүңөр да билгениңерди айтып бергиле.

Билимдүүгө дүйнө жарык,
Билимсиздин күнү карып.

Жакшы деген бир атты жууса кетпейт,
Жаман деген бир атты кууса кетпейт.
Акылдуу – ойлоп, түгөйүнө айтат,
Акылсыз – чала-була билгенин айтат.

§ 65. Лексикалык талдоо

- Талданып жаткан сөздүн лексикалык маанисин аныктоо;
- Көп маанилүү сөзбү же бир маанилүүбү? Эгер көп маанилүү сөз болсо, ар бир маанисине мисал келтириүү;
- Сөздүн синонимдерин, антонимдерин жана омонимдерин табуу.

328. Кечүрүп жазып, кара тамга менен берилген сөздөргө лексикалык талдоо жүргүзгүлө.

Өмүр – китеп, барактарын,
Кылым бою окугун.
Тапкан адам, таалайлуу адам,
Рахатын окуунун.

Жами

Улгү: Өмүр – зат атооч, адамдын жааралгандан көзү өткөнгө чейинки жашоосу, синоними – жашоо, антоними – өлтүм.

329. Көп маанилүү сөздөргө мисал келтиргиле жана маанилерин түшүндүргүлө.

330. Кара тамгалар менен терилген сөздөрдүн маанилерин айтып бергиле.

1. **Жаа**, жаа, жамгырым, жумшарт жердин тамырын. (А. О.)

2. Жаа атууга ыктуусун, Төштүк,
Мергендик жакка шыктуусун, Төштүк.
3. Берген март эмес, алган март. (Макал)
4. Март айы болсо да, азыр бул жерде жаз белгиси жок.
(Т. К.) 5. Ошол кезде Танабай жылкычы болуп, тоого көчтү.
6. Көч байсалдуу болсун, конуш жайлую болсун! (Ч. А.)

➤ 331. Берилген сөздөрдүн синонимдерин таап жазгыла.

Адам, акыл, кооз, сүйлө, сүйүн, ылдам, жумуш, даңк,
кайгы, курбу, даамдуу, булганыч, мугалим.

➤ 332. Антоним сөздөрдү катыштырып сүйлөмдөрдү түзгүлө жана
аларга лексикалык талдоо жүргүзгүлө.

Кубаныч - өкүнүч, жай - кыш, жаштык - карылых,
он - терс, узун - кыска, жогору - төмөн, эрте - кеч,
ылдам - жай.

СӨЗ ЖАСОО, СӨЗДҮН КУРАМЫ ЖАНА КЕП МАДАНИЯТЫ

§ 66. Сөздүн курамы – уңгу жана мүчө, алардын мүнөздүү белгилери



333. Текстти окуп, кара тамгалар менен терилген сөздөрдү унгу, мүчөгө ажыраткыла.

Ар бир адамдын сүйүктүү ташы болот. Мен балык жылдызында терелгөндүктөн, бермет – менин ташым. Эмнегедир койду сойгондо, көзүнүн ағын берметке окшоштурм, анын көз менен да байланышы болсо керек. Илгер теден акак топчу, бермет шуру байлыктын белгиси болуп келген. Менин тун кызыымдын аты – Бермет. Ар бир музиканттын, ар бир композитордун түсү болот. Мен ак түске, ар берметке жакынмын. (Д. Ж.)

334. Накыл сөздөрдү окуп, маанисин түшүндүргүлө жана белгиленген сөздөрдү унгу, мүчөгө ажыраткыла.

1. Жагымдуу сөздү дүлөй да жакшы угат. 2. Мактанчаактын оозу толтура жел. 3. Тилин тиштенген башын сактайт. 4. Чындык сөздүн душманы көп. 5. Акмакка алтын сөздүн да баркы жок. 6. Ақылмандар канча болсо, ой-пикирлер ошончо. 7. Калпычынын тили кыска. (Х. К.)

335. Сөздөрдү унгу, мүчөгө ажыраткыла. Уңгунун жана мүчөнүн белгилерин айтып бергиле.

Сөзмөр, учкуч, китеpekана, арабачы, кыргызча, сууса, атасы, тоолук, үйдөй, тузда, үйдүн, энелер, сүткор, кызматкер, көлдүн, катчы, шаарга.

336. Сүйлөмдерду окуп, белгиленген сөздөрдү унгу, мүчөгө ажыраткыла. Маанисин айтып бергиле.

Акылдуу адамдар үчүн достуктан ыйык нерсе жок. Достук адилемтүү болуусу зарыл. Жакшылыкты кааласаң, бактылуу болгонунда дагы жоро-жолдош арттырууга тырышкын.

Арийне, деңиз толкуп-ташыса дагы дарыя суусуна муктаж эмеспи.

Чоң дарак өзгөлөргө сая берет, өзү болсо дайыма аптапта сыйгырылат, ошону менен бирге ал өзү үчүн эмес, башка бирөөлөрдүн зарыл муктаждыктары үчүн мөмө берет.

«Ой гүлдөрү»

337. Төмөнкү сөздердүү катыштырып сүйлөмдөр түзгүлө жана аларды уңгуу, мүчөгө ажыраткыла.

Билим, бекерчи, айтыш, апалар, дарыкана, максатым, келечекти, табигаттын, кооздук.

§ 67. Мүченүн маанисине карай бөлүнүшү.

Сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөр

!

- Мүчөлөр уңгуга улангандан кийин айрымдары жаңы сөз жасап, уңгунун лексикалык маанисин өзгөртсө, айрымда-рында андай өзгөчөлүк болбайт. Ушуга ылайык мүчөлөр сөз өзгөртүүчү жана сөз жасоочу деп экиге бөлүнөт.
- Сөз жасоочу мүчөлөр уңгуга улангандан кийин, анын лек-сикалык маанисин өзгөртүп, жаңы маанидеги сөз жа-сайт.

Мисалы: *дары + кана = дарыкана, мал + чы = малчы.*

дары: адамдар ооруганда иче турган зат;

дарыкана: дарылар сакталуучу жай.

Демек, -*кана* мүчөсү уңгуга уланып, анын лексикалык маанисин өзгөртүп, жаңы сөз жасады. Ошондуктан бул мүчө сөз жасоочу мүчө деп аталаат.

- Сөз өзгөртүүчү мүчөлөр уңгунун лексикалык маанисин өз-гөртпейт, жаңы маанидеги сөз да жасабайт, жөн гана ошол сөздүн ар түрдүү формасын пайда кылат.

Мисалы: *китет + ти = китетти, мугалим + ге = муга-лигэ.*

Мугалим: балдарды окутуп-тарбиялоону кесип кылган адамдар;

мугалимге: ошол эле кесипте иштеген адамдар.

Демек, сөз өзгөртүүчү мүчөлөр ошол эле сөздүн ар түр-дүү формасын пайда кылат, жаңы сөз жасабайт. Сөз өзгөртүүчү мүчөлөргө жөндөмө, жак, таандык мүчөлөр кирет.

Сөз жасоочу мүчөлөр (жаңы маанидеги сөз жасайт)	Сөз өзгөртүүчү мүчөлөр (сөздүн ар түрдүү формасын пайда кылат)
-чи: кызматчы, манасчы	-га: шаарга, айга
-ла: иште, ырда, ойло	-ны: баланы, эмгекти
-чыл: эмгекчил, ойчул	-да: сууда, тоодо, үйдө
-ма: басма, сызма, түймө	-ы: аты, малы, үйү
-мак: оймок, иймек	-сы: энеси, апасы, эжеси
	-ныкы: аныкы, меники

338. Текстти окуп, алды сыйылган сөздөрдү унгу, мүчөгө ажыраткыла.

Жаратылыш – бизди курчап турган дүйнө. Бирок биз дайым эле табияттын сырларын, кооздугун байкай бербей-биз. Карагылачы, дүйнө кандай кооз: түркүн түстүү гулдар, алардын үстүндө учуп жүргөн көпөлөктөр, сайрап жаткан куштар, ак булуттардын арасында нурун төккөн күн, согуп турган жел, асман, тоолор, шаркыратмалар – булардын баары адамды суктандыrbай койбийт. Биз ушундай дүйнөнү баалап, биздин кийинки муундарга сакташыбыз керек!

339. Төмөнкү сөздөргө тиешелүү мүчөлөрдү улап, маанисин айтып бергиле. Мүченүн кайсы түрү экенин аныктагыла.

Зергерлер сатат базар...
Билек ... салчу жасалга
Акыл ай... жеткирет
Билим көк.. жеткирет
Китең – билим булаг...
Билим – өмүр чыраг...
Убакыт алтын .. кымбат
Текке кеткен бир saat...
Жыл бою кууп жетпейсисц.
Уста темир ... да алтын кылыш жасайт.

340. Төмөнкү сөздөрдү унгу, мүчөгө ажыратып, кызматына карай кандай мүчө экенин аныктагыла.

Үрчүү, балалуу, басмакана, ашканана, сузгуч, баскыч, үйдүү, китеңти ж. б.

341. Төмөнкү сөздөргө сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдү улагыла.

Жаратылыш, тазалык, корук, араа, суу, класс, жумуш, жоогазын, булут, көл, гүл, тилек.

342. Төмөнкү сөздөргө сөз жасоочу мүчөлөрдү улап жазғыла.

Мал, кат, жол, өтүк, бекер, ой, ый, көчө, иш, сөз, аш, кител, дары.

343. Сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөнүн окшоштугу менен айырмасын өзүнчө жазғыла.



344. Тексттеги белгиленген сөздөрдү уңгу, мүчөгө ажыратыла.

Жаңгактын жалбырагы менен кабыгы канды токто-туу учун колдонулат. Жаңгактын майы ар түрдүү жараны айыктырат. Жаңгактын ширеси ашказанга жана бөйрөккө пайдалуу.

§ 68. Туунду жана уңгулаш сөздөр Тубаса сөз жөнүндө түшүнүк

Ар кандай сөздөр тубаса жана туунду
белүктөрден турат

Башка сөздөн жасалбай, уңгу түрүндөгү сөздөр тубаса сөз деп аталат: бир, бас, оку, бил, көз.

Тубаса сөздөр дайыма уңугуа дал келет: бас, оку, көз де-
ген тубаса сөздөр ушул сөздөрдүн уңгусу болуп эсептелет.

Тубаса сөздөр айтылыши боюнча туунду сөздөрдөн кы-
ска болот да, андан мурда айтылат.

Мүчөлөрдүн жардамы менен жасалса, туунду
сөздөр деп аталат: билим, күчтүү, басым

345. Текстти окуп, тубаса жана туунду сөздөрдү тапкыла. Туунду сөздөрдү уңгу, мүчөгө ажыраткыла.

Эгер сиз бермет ташынан жасалган зергер буюмдарын тагынып журсөңүз, ишицизде жана турмушуңуда ийгиликке өбөлгө болот. Ўйуңзғө бакыт алыш келет. Бермет ташын тагынып жургөн ээси кокус каза болуп калса, бермет ташы өңүн өзгөртүп жиберет.

«Таштардын биз билбegen сырлары»

346. Берилген сөздөрдү уңгу, мүчөгө ажыраткыла.

Жумушчу, кооздо, ата-энэ, айыл-кыштак, суучул, билим, айыл чарба, чалгы, белүм, кара тору, көрүн, тизил, алп кара күш, жылкычы чымчык, дыйканчылык, мал базар.

347. Берилген сөздөрдү уңгу, мүчөгө ажыраткыла. Кандай жол менен жасалган сез экендигин түшүндүргүлө.

Бул ырым жүрөгүмө баткан тамга,
Бул ырым кубат болор мендей жанга.
Калдайган туман курчап жазып жатам,
Калемди жүрөктөгү малыш канга.

«Мезгил жана Алыкул»

348. Текстти окуп, белгиленген сөздөрдүн кандай жол менен жасалгынын айтып бергиле.

Илгертең эле кыргыз элинде той-тамашаларда ат чабуу, улак тартуу, балбан күрөш, эр эниш өндүү толуп жаткан оюн-зооктор менен катар акындарды айтыштырууда кецири жайылган. Мында эки ырчы акындык күчүн салыштырып, бири-бирин женүү максаты менен ырдашкан. Мындан тышкary, жаштардын арасында да өзүлөрүнүн чечендигин көрсөтүү учун сез оюндары ойнолгон. Сез оюндарына макал-лакап, табышмак, жаңылмач, калп, акый-нектер кирет.

349. Табышмактардын жообун тапкыла. Белгиленген сөздөрдү уңгу, мүчөгө ажыраткыла. Мүчөнүн кайсы түрү экенин айтып бергиле.

Көшөгө чакан, көп нерсе баткан. Нурдан түшкөн сүрөт, сансыз элес берет, үйдөн чыккан эл дүйнө жүзүн көрөт.

Кыдыракей короом бар
Кызыл «кушту» кайтарган
Отуз эки чором бар.
Жецил, көзгө көрүнбөйт
Бөлө чапсан бөлүнбөйт.
Сууга оқшоп төгүлбөйт.

350. Текстти окуп, сөз өзгөртүүчү мүчө уланган сөздөрдү таап, көчүргүлө.



Комуз – элибиздин музикалык аспаптарының эң байыркысы. Анын үнү мукам, назик, угуучулар арасында эң кецири тараалган аспап. Бул аспап өрүктөн, алмуруттан, жапайы жыгачтардан: карагай, арча, талдардан жасалат. Ал эми кылдары койдун кургатылган ичегисинен даярдалат. Музикалык маданиятыбызда комуз күүлөрүн элибиз урматтап угушкан.

Комуз күүлөрүндө: элибиздин бүт-күл турмушу, элге, жерге болгон сүйүсү, эрдиги, эмгекчилдиги, тилеги, кубанычы жана кайгы-капасы камтылган.

§ 69. Сөздүн курамдык бөлүгү боюнча талдоо

- Уңгу, мүчөгө ажыратып, мүнөздүү белгилерин аныктоо.
- Мүчөнүн түрлөрүн жана өзгөчөлүктөрүн көрсөтүү.
- Тубаса же туунду сөз экенин айтуу, сөз жасоонун кайсы жолу экенин аныктоо.

Оозеки талдоонун үлгүсү:

Эненин мәэrimи күндөн жылуу.

Эненин деген сөздүн уңгусу – эне – зат атооч.

Мүчөсү: -нин илик жөндөмөсүнүн мүчөсү, сөз өзгөртүүчү мүчө, себеби эне деген сөздүн лексикалык маанисин өзгөртө алган жок.

мээрими деген сөздүн уңгусу – мээрим – зат атооч.

-и: З-жактын таандык мүчөсү, сөз өзгөртүүчү мүчө;

кундөн деген сөздүн уңгусу – кун – зат атооч.

-дөн: чыгыш жөндөмөсүнүн мүчөсү, сөз өзгөртүүчү мүчө;

жылуу – деген сөз уңгу түрүндөгү сын атооч.

Жазуу түрүндө талдоонун үлгүсү:

Эне-нин мээрим-и күн-дөн жылуу.

351. Ырды көчүрүп, кара тамга менен басылган сөздөрдү уңгу жана мүчөгө ажыраткыла. Мүчөнүн кайсы түрү экенин түшүндүргүлө.

Бысык-Көл мынча теренсиц,
Ақактын өзү белемсиц?
Толкунуң кубат жаныма,
Көл эмес, ыйык энемсиц!

(К. Б.)

352. Сүйлемдөргө морфологиялык талдоо жүргүзгүлө. Мүчөнүн турлөрүн аныктагыла.

1. Акылдууга кеңеш айтсаң билет.
2. Акмакка кеңеш айтсаң күлөт.
3. Улуттун уюткусу, булагы – айылда.

Үлгү: Талаа-га сөз-дү эк-пе-й-т, үрөн-дү әг-е-т.

353. Китебинен, амалкөй, кабаанак, экөө, уйкучул, нысапсыз, барам, таап, сүйле, кыргызча, жайлата, биздинин, атасын, максатын, мектептика, алтоо деген сөздөрдү сөз курамы боюнча талдагыла.

354. Тубаса сөздөргө мисал келтиргиле.

МОРФОЛОГИЯ, ОРФОГРАФИЯ ЖАНА КЕП МАДАНИЯТЫ

§ 70. Сөз түркүмдөрү жөнүндө түшүнүк. Сөздөрдү сөз түркүмдөрүнө ажыратуунун принциптери

!

Морфологияда – сөз түркүмдөрү окутулат. Ал сөздөрдү тилдеги табиятына ылайык чоң-чоң топторго белүштүрүү аркылуу белгиленет. Топторго белүштүрүүдө төмөнкү принциптер жетекчиликке алынат.

ПРИНЦИПТЕР

Лексикалык

Сөздөрдүн грамматикалык мааниси эске алынат. М: адам, жер, кой деген сөздөр лексикалык маанилери боюнча ар турдүү. Бирок бардыгы тек мааниси боюнча заттын атын көрсөтүп турат.

Морфологиялык

бул принципте сөздүн жеке грамматикалык маанилери б.а. жөн-дөмө, жак, таандык даража, чак, ыңгай категориялары боюнча өзгөрүү же өзгөрбөө мүмкүнчүлүктөрү эске алынат.

Синтаксистик

мында сөздөрдүн сүйлөмдөгү аткарған кызмети, кайсы сөз түркүмү менен байланыштуу жолдору каралат.



- Мындан тышкарды кызматчы сөз түркүмдөрүнө жандооч, байламта жана белүкчөлөр кирет. Ал эми тууранды сөздөр, сырдык сөздөр өзгөчө сөз түркүмүнө кирет.

355. Текстти окуп, белгиленген сөздөрдү унгу, мүчөгө ажыраткыла, суроо берип, кайсы сөз түркүмү экенин аныктагыла.

Чил

Чил – көп жумуртка бере турган канаттуунун бири. Кекиликтер да чил сыяктуу көп жумуртка тууйт. Чилдин мекияны тогуздан он жетиге чейин балапан чыгарат. Кышкысын оыйго учуп түшүшөт. Аңызда калган дандарды, чөптүн уруктарын терип жешет. Мергенчи экөөбүз эгин айдалган аңыз менен келе жатканбыз. Кар тээп оттоп жүргөн чилдерди көрдүк.

«Жаныбарлар дүйнөсү»

356. Маани берүүчү сөз түркүмдөрүн атагыла. Мисалдар келтиргиле. Эмне учун маани берүүчү сөздөргө кирерин түшүндүргүлө.

357. Жандооч, байламта, белүкчөлөр эмне учун маани бербөөчү сөз түркүмүнө кирерин айтып бергиле.

358. Текстти окуп, маани берүүчү жана кызматчы сөз түркүмдөрдү өзүнчө ажыраткыла.

Нооруз – бул бүткүл мусулман элиниң жаңы жыл майрамы. Аны 2000 жылдан ашуун убакыттан бери 21-маргтта тосушкан. Жаңы жылга карата жаңы кийимдерди даярдашкан.



Ар бир адам эң даамдуу, эң сыйлуу тамак-ашын Ноорузга арнаган. Жаңы жылга карата даярдалган тамактардын ичинен етө сыйлуусу, етө ширелүүсү сүмөлөк менен көжө болгон. Сүмөлөктүү өнүп калган буудайдын данынан жасашкан. Нооруз күнү ар бир үйдө арча туттөтүлүп, куран окутулган.

359. Окуп, маанисин түшүндүргүлө. Асты сызылган сөздөрдү узгу жана мүчөгө ажыраттыла.

Убакыт алтындан кымбат.

Текке кеткен бир саатты жыл бою кууп жетпейсинг.

Акыл айга жеткирет, өнөр кеккө жеткирет.

Айтуучусу мыкты болсо, угуучусу көсөм болот.

Алгыр кушту тумшугунан, адамды сөзүнөн билет.

Жылуу сөз журөкту жибитет.

§ 71. Зат атооч жана кеп маданияты.

Зат атоочтун сез түркүмү катары мунөздөмөсү

?

- Зат атооч деген эмне?
- Ал кандай суроолорго жооп берет?
- Зат атоочторду катыштырып сүйлөм түзгүлө.
- **Китең, окуучу, тоо, гүл** деген сөздөрдү эмне үчүн зат атооч дейбиз?

!

Зат атоочтун төмөнкүдөй белгилери бар:

- **лексикалык**: заттын атын атап көрсөтөт;
- **морфологиялык**: жөндөлөт, сан, таандык категориялар менен өзгөрөт, айрымдары жакталат;
- **синтаксистик**: сүйлөмдө баш жана айкындооч мүчөлөрүнүн милдетин аткарат. Мындан тышкары атама сүйлөм жана каратма сез боло альшат.

360. Берилген суроолорго жооп берүүчү зат атооч сөздөргө мисал келтиригиле.

Ким?	Эмне?
Кимдер?	Эмиелер?
Кимиси?	Эмнеси?

361. Табышмактын жообун тап, зат атооч сөздөргө кандай мүчө уланган?

1. Бир жерден сүйлөп, мин жерге угулат.
2. Ийнеси жок, жиби жок, терезеге сайма саят.
3. Тундө бар, кундө жок, асманда бар, жерде жок.

362. -чи, -ма, -кана, -ым деген мучөлөрдү улап, сөздөр тапкыла. Сөзду уңгу, мучөгө ажыраткыла. Кандай мүчө уланды?

363. Зат атооч сөздөрдү таап, уңгу, мучөгө ажыраткыла.

Чиркейдин 100гө жакын көзү бар. Алар башынын үстүндө жайгашып, чоң жарым шар формасында болуп, торчолорго белүнүп турат. Бирок, аларда кулак жок. Анын ордуна башындагы түктүү мурутчалары угуу кызматын аткарат. Көбүнчө эркектери ургаачыларын канат серпүүсүнөн чыккан үндөн улам табат. Эң кызыгы – эркек жана ургаачы чиркейлердин канат серпүү жыштыгы эки башка.

«Жандыктардын биз билбеген сырлары»

364. Табышмактарды окуп, жандырмагын тапкыла. Алар кандай жазылат? Эмне учун?

Көркөмү көңүл байлаган,
Атын алган дайрадан,
Кайсы экенин таппасаң,
Картаны кара кайрадан.
Баш жагында «О» су бар,
Ортосунда тоосу бар.
Тапкылачы ойлонун,
Татынакай кайсы шаар?

(Ж. Б.)

365. Зат атоочту таап, анын сүйлөмдө аткарған кызматын аныктагыла.

Ала-Тоо бүгүн кулпунду. Жециштин туусун жогору көтөрөбүз. Адам ойго тойбойт. Мен быйыл Ысык-Көлдө эс

алам. Үйдөгү сыйлуу адам – чоң атам. Улуттун уюткусу, булагы – айылда.

366. Төмөнкү сөздөрдү жөндөгүлө жана уңгу, мүчөгө ажыраткыла.

Мектеп, бала, эне, дос, келечек, торгой, көл, сабак, тоо.

367. Берилген сөздөрдү уңгу, мүчөгө ажыраткыла. Мүчөнүн кайсы түрү экенин айтып бергиле.

Окуучумун, апамын, окуучусун, апасыз, эжемин, эже-син, чоң энебиз, доссуз, мугалиммин, эжейсиз.

368. Зат атооч ээ, баяндооч, аныктооч, толуктооч жана бышыктоочтук милдет аткарғандай кылыш сүйлөм түзгүлө.

? Өзүн-өзү текшерүүчү суроолор:

1. Зат атоочтун лексикалык белгиси кайсы?
2. Зат атооч сөздөрдүн баары тең жакталабы же жакталбайбы? Мисал келтиргиле.
3. Таандык мүчө уланган зат атоочтордон бир нечени тапкыла?
4. Зат атоочтор сүйлөмдө кандай милдет аткарат? Мисал келтиргиле.
5. Зат атоочтун морфологиялык белгилери кайсылар?
6. Зат атоочтун синтаксистик белгисичи?

§ 72. Жөнөкөй жана татаал зат атоочтор

- !
- Зат атоочтор түзүлүшүнө карай **жөнөкөй** жана **татаал** болуп бөлүнөт.
 - **Жөнөкөй** зат атооч бир гана сөздөн, татаал зат атооч эки же андан көп сөздөн түзүлүп, лексикалык бир түшүнүктүү билдириет.

369. Ырды окуп, зат атооч сөздөрдү тапкыла. Улгү боюнча зат атоочко мұнәздөмө бергиле.

Улгү:

Эмненин атын билдириди?
Кандай суроого жооп берди?
Түзүлүшүнө карай: жөнөкөйбүз же татаалбы?
Кандай жазыларын түшүндүргүлө.

Керилген чалкак-чалкак, кең Тянь-Шань,
Жыргаган Ала-Тоо элиң да шаң.
Ысык-Көл, Ысык-Ата, Жалал-Абад,
Ырааттуу туш-тушуң баары арашан.

(К. А.)

370. Тамсилди окуп, белгиленген сөздөрдү унгү, мүчөгө ажыраттыла. Мүченүн кайсы туру экенин ажыраттыла.

Түлкү менен жүзүм


Бир куну түлкү бакка барды. Бактан ал бышкан жүзүмдү көрдү. Түлкү жүзүмгө жете албады, анткени жүзүм етө бийик турган эле. Жүзүмдүн айланасында көпкө жүрдү да, акыры жете албай койгонуна ичи күйүп: «Жүзүм али быша элек турбайбы», – деп бактан чыгып кетти.

371. Жөнекөй жана татаал сөздөрдү өз-өзүнчө белуп жазғыла.

Көз айнек, асман, орун басар, Жети-Өгүз, Ак-Дөбө, көк кытан, күш, Коңур-Өлөң, ата-энэ, бала, күн-түн, дем алыш, бака жалбырак, газета, окуучу, Семиз-Бел, тынчтык, чогулуш, күн, ак куу, жети ата, таш көмүр, достук, күн карама, жаан.

372. Текстти окуп, белгиленген сөздөрдү унгү, мүчөгө ажыраттыла. Мүченүн кайсы туру экенин айтып бергиле.

Ар бир эл өз өнөрүнүн өзгөчөлүгүнө, талант, шыгына жарааша дүйнөлүк маданий казынага өз салымдарын кошуп келген. Өз кезегинде kyргыз эли дагы көлөмү жана мазмұ-



нунун байлыгы жагынан ааламда эч тендеши жок керемет чыгарма – «Манас» эпосун жаратып, ошол дүйнөлүк маданий казынаны байыткан.

«Манас» эпосу – кыргыз элинин бабалардан калган ата мурасы, улуттук сыймыгы, руханий маданиятынын туу чокусу. Ал – кылымдар бою муундан-муунга оозеки түрүндө өтүп, сакталып келген, ыр түрүндөгү улуу чыгарма. Адатта, аны океан эпос деп аташат.

«Манас» энциклопедиясы

373. Жөнөкөй жана татаал зат атоочторду катыштырып сүйлемдер түзгүлө.

374. Көп чекиттин ордуна ылайыктуу сөздөрдү коюп көчүрүп жазгыла.

Ар бир адамдын сапаттары бар. Улуттук оодарыш оюнуна жигиттер катыша алышат. Тойдо – баары, кенен болот. Сайкал быйыл жайында Ысык-Көлгө менен барып келди. Идиш-аяк дүкөнүнүн көргөзмөсүнөн түрлөрүн тандап алууга болот. Көчөдөн майда балдардын үндөрү угулуп жатты.

(Алдуу-күчтүү, ыжы-кыжы, алма-өрүк, коон-дарбыз, жакшы-жаман, чыны-аяк, улуу-кичүү, кары-жаш, бала-бакыра.)

§ 73. Зат атоочтун жасалышы

Этиш сөздөрдөн зат атоочту жасоочу мүчөлөр:
-ыи: басым, билим, чечим;
-ма: сайма, кесме, болмө;
-мок: оймок, иймек;
-ғыч: таңғыч, учкуч, сызғыч.

Атооч сөздөрдөн зат атооч жасоочу мүчөлөр:
-чи: кызматчи, өтүкчү;
-кер: ишкер, жоокер, паҳтакер;
-кана: китеқана, ашкана;
-чык: көлчүк, оюнчук.

Морфологиялык

Зат атоочтун
жасалышы

Синтаксистик

Кош зат атоочтор:

ата-эне, кайғы-капа, аш-той,
дос-душман, өмүр-өлүм ж.б.

Кошмок зат атоочтор:

ат кулак, сары май, бир
тууган, темир жол.

375. Сөз жасоочу мүчө уланган сөздөрдөн таап, аны унгу, мүчөгө ажыраттыла. Эмне үчүн сөз жасоочу мүчө экенин түшүндүргүлө.

376. Сөз өзгөртүүчү мүчө уланган сөздөрдөн таап, аны унгу жана мүчөгө ажыраттыла. Эмне үчүн сөз өзгөртүүчү мүчө экенин түшүндүргүлө.

377. Сөз өзгөртүүчү жана сөз жасоочу мүчөлөрдүн окшоштугун жана айырмачылыктарын айтып бергиле.

378. Берилген сөздөрдү унгу, мүчөгө ажыраттыла. Зат атоочтор кайсы сөз түркүмүнөн жасалгандыгын айтып бергиле.

Аткана, бейтапкана, айылдаш, пикирлеш, достук, тазалык, көктүк, марттык, теңдик, уйкулук, үчүлүк, бадачы, сатуучу, токойчу, чондук, кампачы, чоорчу, акимчы

лик, жоокерчилик, кымбатчылык, асылкеч, зыянкеч, бычак, таяк, тешик, тәшөк, турак, шыбак, ачыткы, тамызы, баскыч, бакма, мүнөздөмө, үймөк, эгин.

379. Этиштен жасалған зат атооч сөздөрдөн тапқыла. Мүченүн кайсы түрү катышканын айтып бергиле.

380. Атооч сөздөрдөн жасалған зат атоочторго мисал келтиргиле. Мүченүн кайсы түрү катышканын аныктагыла.

381. Текстти окуп, зат атоочторду таап, уңгу, мүчөгө ажыратыла. Мүченүн кайсы түрү катышканын айтып бергиле.

Янтарь ташы



Янтарь ташы ден соолукка пайдасы чоң. Башка баалуу таштардан айырмаланып, наристенин башына кооп же жогору жагына илип койсонуз уйкусу жакшы болот. Янтарь ташын боюнда бар аялдар тагынып жүрсө, женил төрөйт. Зоб дартына чалдырып калсаңыз, анда янтарь ташын мойнунузга тагынып жүрүнүз. Дартыңызга даба болот.

«Таштардын биз билбеген сырлары»

382. Синтаксистик жол менен жасалған зат атоочтордон тапқыла. Алардың жазылышындагы өзгөчелүктү түшүндүргүлө.

? Өзүн-өзү текшерген суроолор:

1. Зат атоочтун морфологиялык жол менен жасалышы деңгени кандай түшүнесүң?
2. Синтаксистик жол менен жасалышына мисал келтиргиле.
3. Уңгуга сез жасоочу мүченүн уланышынан пайда болгон зат атоочтор кандай жол менен жасалған деп ойлойсуңдар?

§ 74. Энчилүү жана жалпы зат атоочтор

- Бардык зат атооч сөздөр заттарды атоо касиети буюнча энчилүү жана жалпы аттар болуп экиге бөлүнөт.
- Жалпы аттар бир текстеги заттарды, жан-жаныбарларды жалпы жонунан атайт: киши, бала, небере, карышкыр, китет, ыр, кыштак, шаар.
- Энчилүү аттар бир текстеш заттардын, жан-жаныбарлардын ичинен бирөөнү бөлүп көрсөтөт. Башкача айтканда, затка, жаныбарга, көбүнчө адамга энчиленип коюлат.
- Энчилүү зат атоочторго адамдардын, жер-суунун, адабий чыгармалардын, тарыхый чыгармалардын, жаныбарлардын аттары жана географиялык аттар да кирет.

 383. Текстти окуп, энчилүү жана жалпы зат атоочторду тапкыла.

«Сейтек» – дацазалуу «Манасты» бардык жагынан жыйынтыктаган бөлүгү. Сейтек атасы Семетей сыйкутуу эле бөтөн жерде, Кыяздын үйүндө, туулуп өсөт. Анын алгачкы максаты да ата-бабасынын жерине жетүү үчүн жүргүзгөн күрөштөрүнөн турат. Сейтек он эки жашка чыкканда, атасы Семетей экендигин угуп, анын душмандарынан өч алууга киришет. Өз жери Таласка келип, чоң энеси Каныкейге, бабасы Бакайга жолугат. Элди эркиндикке чыгарат. Бакай, Каныкей, Күлчоро, Айчүрөк кайып болуп кетишет.

«Манас» энциклопедиясы

 384. Өзүңөр билген шаарлардын, айыл-кыштактардын аттарын жазгыла.

 385. Өзүңөр жактырган акын-жазуучулардын аттарын жазгыла.

 386. Текстти окуп, энчилүү зат атоочторду тапкыла.

Кытайда «Манас» дайрасы жана шаары бар. Индияда «Манас» кичи эпосу бар. Галилей библиясында Манасия падышачылыгы бар. Венгрияда Манас айылы жайгашкан. Крымда «Манас» жарым аралы орун алган. Кореяда Ма-

нас булуну, Бутанда Манас дарыясы, Жапонияда Семетей шаары бар. Испания жана Латын Америкасында Манас атындагы шаар бар.

«Шоокум» журналы

387. Текстти көчүрүп жазып, энчилүү зат атоочторду тапкыла.

Биздин жаратылыш кооз жана жараашыктуу. Тоолорубуздагы Сары-Челек, Соң-Көл, Чатыр-Көл деген көлдердүн суулары тунук. Борбор шаарыбыз – Бишкек. Республикасыз 7 областтан турат: Ош, Талас, Ысык-Көл, Жалал-Абад, Чүй, Нарын, Баткен.

388. Өзүңердүн өмүр баяныңарды (качан, кайда, областы, шаары, району, айылы) жазгыла. Ата-эненер, бир туугандарыңа туура-луу аты-жөнүн көрсөтүп, маалымат бергиле.

§ 67 Энчилүү аттардын жазылышы


- Жазууда энчилүү аттар менен жалпы аттар бири-биринен айырмаланышат. Энчилүү аттар сүйлөмдүн кайсы жерине келбесин (башына, ортосуна, аягына) дайыма баш тамга менен жазылат.
- Географиялык татаал энчилүү аттар ез өзүнчө жазылат: Ала-Арча, Ала-Бука, Ак-Талаа, Ысык-Көл, Ысык-Ата, Кек-Жангак, Кара-Балта.
- Географиялык жөнөкөй энчилүү аттар баш тамга менен жазылат: Алай, Сокулук, Каракол, Нарын, Тоң ж.б.
- Географиялык энчилүү аттарга ошол жердик экендигин туюнтуучу -лык мүчөсү уланып айтылса, ал сөз кичине тамга менен жазылат: Ысык-Көл // ысык-көлдүк, Нарын // нарындык ж. б.
- Китеп, журнал, газета, сүрөт, күү, кино ж. б. аттары баш тамга менен жазылып, тырмакчага алынат.

389. Текстти окуп, энчилүү аттарды атагыла. Алар эмненин атын билдиргенин жана кандай жазылганын түшүндүргүлө.

Саякбай Карадаев өмүрүнүн 60 жылын «Манаска» арнап, «Манас» эпосунун уч бөлүмүн толук жаздырууда тоо-

дой эмгек кылган. Алп манасчы С. Карадаев «ХХ кылымдын Гомери» деп аталган. Башка манасчылар сыйктуу эле С. Карадаев да өзүнүн манасчылык кесибин «Манас» эпосундагы каармандарды түш көрүү менен баштайды. Саякбайдын түшүнө Манас эки жолу кирет. Ал гана эмес Каныкей, Бакай, Алмандеттер менен сүйлөшкөн. Ушундан кийин Саякбай Манас айта баштаган.

Саякбай Карадаев Ысык-Көлдөгү Ак-Өлөндүн Семиз-Белинде туулган. Манасчынын балалык күндөрү ошол айылда өткөн.



Манасчы Саякбай Карадаев.
Сүрөтчү С. Чокморов

«Манас» энциклопедиясы

390. Көчүрүп жазып, зат атоочторду тапкыла. Алардын сүйлемдөгү аткарған кызматын аныктагыла.

1. Көңүлдүн көпүрөсү – тил. 2. Кекчилдин кеги бүтпөйт. 3. Оройлук олуяга да жараашпайт. 4. Туура сөз таяктан катуу тиет. 5. Акылы тунуктун сөзү айкын. 6. Тил адамдын дацкын чыгарат. 7. Туура сөз тууганга жакпайт.

391. Текстти окуп, энчилүү заттарды атагыла. Алардын кандай жазылганын түшүндүргүлө жана уңгу, мүчөгө ажыраткыла.

Тарыхый эстеликтер өткөн замандагы турмушту баяндайт. Талаастагы Манастын күмбөзү, Оштогу Бабырдын үйү, Ат-Башыдагы Таш-Рабат, Кошой-Коргон, Ала-Букадагы Шах-Фазилдин күмбөзү, Өзгөндөгү жана Токмок шаарынын жанындагы мунаралар өткөн замandan калган эстелик болуп эсептелет.

392. Текстти окуп, энчилүү зат атоочторду көчүрүп жазгыла. Алардын жазылышын айтып бергиле.

Жалал-Абад шаарынын чет жагында Аюу-Тоо деген тоо бар. Алыстан караганда бул тоо жерди кучактап

жаткан аюуну элестетет. Тоодо «Жалал-Абад» курорту бар. Курорттогу Кыз булак, Аюу булак, Жаңы булак, Узун жылга, Чаңгыр таш, Шор булак деген булактардан дары суулар ағып чыгып турат. Бул жерге ар тараптан әлдер келип, дары суудан ичип, сакайып кетишиет.

393. Өзүңөр жашаган аймактагы жер-сүү, кыштоонун, шаарлардын аттарын жазып келгиле. Алардын жазылышын түшүндүргүлө.

§ 76. Зат атоочтун сөз өзгөртүүчү мүчөлөр жана көптүк санда -лар мүчөсү менен өзгөрүшү

Заттын көптүк мааниси -лар
мүчөсү аркылуу берилет

Уңгунун акыркы
тыбышы

үндүү же *p*, *й*
тыбыштары
менен бүтсө:

-*лар*
-*лор*
-*лөр*
-*лер*

жумшак үнсүз
(*p*, *й* тыбышта-
рынан башка)
менен бүтсө:

-*дар*
-*дор*
-*дөр*
-*дер*

каткалаң
үнсүздөр
менен бүтсө:

-*тар*
-*тор*
-*төр*
-*тер*

Эгин, май, кум, эл ж. б. сөздөр да көптүк маанини берет.

394. Текстти көчүрүп жазгыла. Көптүк сандагы зат атоочту таап, унгу, мүчөгө ажыратыла.

Бардык жерлерде әлдер әмгектенип жашайт. Эмгексиз жашоо жок. Бир жерде жашылча-жемиштерди өстүрүшөт.

Кай бири эгин айдашат. Ал эми шаарларда завод-фабрикалар, ишканалар, базарлар бар. Адамдар ар кандай кесипте әмгектенишет.

■ 395. Текстти окуп, көптүк сандагы зат атоочторду тапкыла. Алар кайсы мүчөнүн жардамы менен уюшулганын жана кандай вариантта өзгөргөнүн айтып бергиле.

Кара чыйырчыктар алыс жактардан учуп келишти. Тоолордун, талаалардын, деңиздердин үстүнө учуп өтүп абдан чарчашат. Аларга чек ара жок, кайда болсо, кете беришет. Бирок кара чыйырчыктар туулуп-өскөн жерин унтушпайт.

■ 396. -лар мүчөсү кандай учурда *-дар*, *-тар* формаларына өтөрун түшүндүрүп, мисалдар келтиргиле.

■ 397. Төмөнкү сөздөрдү көптүк санда өзгөрткүлө. Көптүк сандын -лар мүчөсү кандай вариантта өзгөрдү? Эмне үчүн?

Окуучу, мугалим, мектеп, көл, тоо, әл, стол, көчө, машина, дос, тууган, эже, терек, доска, бор, мелдеш, концерт.

§ 77. Таандык мүчөлөр, алардын түрлөрү

- Затты уч жактын бирине таандык кылыш көрсөткөн мүчөлөр таандык мүчөлөр деп аталат.
- Мааниси жагынан таандык мүчөлөр жак таандык мүчө жана жалпы таандык мүчөлөр деп экиге бөлүнөт.

Мисалы: I дос + ым = менин досум

II дос + ың = сенин досуң

III дос + у = анын досу

- Таандык мүчө сөз өзгөртүүчү мүчөлөргө кирет. Эмне үчүн?

■ 398. Китеп, үй, тоо, гүл деген сөздөрдү таандык мүчөлөр менен өзгөрткүлө.

■ 399. Ырды окуп, белгиленген сөздөрдү уңгу, мүчөгө ажыраттыла. Мүчөнүн кайсы турұ экенин айтып бергиле.

Эне тилим – энем, элим – уюткүм.

Тунук болсом, тилим менен тунукмун.

Улук болсом, тилим менен улукмун.

Улут болсом, тилим менен улутмун.

Анткени тил – ар улуттун улуулугун аныктар,

Паспорту да, мандаты да, метиркасы улуттун.

(Э. И.)

?

Жак мүчө менен таандык мүчөнү кантип айырмалоого болот?

■ 400. Ырды окуп, маанисин түшүндүргүлө жана таандык мүчөлөр катышкан сөздөрдөн тапкыла. Кайсы жактын таандык мүчесү экенин айтып бергиле.

Эне тилим, эне сүтүм таалайым,
Ачык турган ак калпагым маанайым.
Кылымдардан кылымдарга кыяrbай,
Сен өркүндөп өсүшүндү каалаймын.

(С. Ж.)

§ 78. Жак таандык мүчелөр

- үнсүз тыбыш менен бүткөн сөзгө таандык мүчө уланганда, мүчөнүн башындағы үндүү тыбыш сакталат:

1. *ат + ым = атым*

2. *ат + ың = атың*


3. *ат + ы = аты*

- үндүү менен бүткөн сөзгө I, II жактын таандык мүчелөрү уланганда, мүчөнүн башындағы үндүү тыбыш түшүп калат:

1. *тоо + ым = тоом*

2. *тоо + ың = тоон*

- Үндүү менен бүткөн сөзгө III жактын таандык мүчөсү – *ы* уланганда, ал -сы мүчөсүнө өтөт:
 - 1. бала + ы = баласы*
 - 2. эне + ы = энеси*
- Жакчыл таандык мүчөлөр жекелик, көптүк санда колдонулушат жана ар түрдүү варианнанта өзгөрөт:



401. Төмөнкү сөздөрдү уңгу, мүчөгө ажыратып жазгыла. Кайсы мүчөлөр уланганын айтып бергиле.

Мугалимим, апам, гүлүм, китешибиз, тообуз, көлүбүз, ручкам, дептерим, досубуз, атабыз, эжебиз, мектебим, досум, максатым.

402. Текстти окуп, белгиленген сөздөрдү унгу, мүчөгө ажыраткыла.

Алп ташбака жылуу дениздерде жашайт. Алардын бири Франциянын Атлантика жээгинен кармалган. Вандея департаментиндеги Сабль шаарынын балыкчылары калканынын диаметри 2,5 метр, салмагы 400 кг келген ташбаканы колго түшүрүшкөн. Ал ташбака 400 жашта экен.

«Шоокум» журналы

403. Ырды окуп, маанисин айтып бергиле жана белгиленген сөздөргө сөз составы боюнча талдоо жүргүзгүлө.

Бирге жүрөм, эне тилим кадырлайм
Бул тил менен иштейм, сүйлейм, ыр ырдайм.
Башка тилди жандан жакшы көрсөм да,
Эне тилим, сүйгөнүмдөн жаңылбайм.

(A. O.)

404. Эне, бала, окуучу деген сөздөрдү таандык мүчөлөр менен езгөрткүлө. Сөзду унгу, мүчөгө ажыраткыла.

405. Таандык мүчө уланган зат атоочторду таап, көчүргүлө.

1. Ооздун көркү – тил, тилдин көркү – сөз. 2. Ачуу тил – жыланьын заары, таттуу тил – жүрөккө дары. 3. Аталардын сөзү – акылдын өзү. 4. Кемчилигинди айткан адамды жаман көрбө. 5. Тилинди таза тутам десен, дилинди таза тут. 6. Абийириң төгүлгөн жерге акыл айтпа.

406. Ырды окуп, таандык мүчө уланган сөздөрдү көчүрүп жазыла. Аларды унгу, мүчөгө ажыраткыла.

Эне тилим сырын ачты дүйнөнүн,
Эне тилим башка тилди үйрөттү.
Эне тилсиз тааныр белем жеримди
Эне тилсиз тааныр белем элимди.

Ананайын куурчагым
Огороддо буурчагың
Терип жейли жүрөгой
Ачып кетти курсагың.

§ 79. Таандык мүчөнүн сылык түрү

- Таандык мүчөлөр сылык формада да колдонулат.
- Үндүү менен бүткөн сөзгө таандык мүчөнүн сылык түрү уланганда, мүчөнүн башындагы үндүү тыбыш түшүп калат:

бала + ыңыз = балаңыз

сүү + ыңыз = сүүңүз
- Үнсүз менен бүткөн сөзгө таандык мүчөнүн сылык түрү уланганда, мүчөнүн башындагы үндүү тыбыш сакталат:

ат + ыңыз = атыңыз

китең + ыңыз = китеңиңиз

Сөздүн акыркы тыбышы	Таандык мүчөлөр		Формасы
	жекелик сан	көптүк сан	
үндүү болсо	-ңыз, -ңиз, -ңуз, -ңүз	-ңыздар, -ңүздөр, -ңуздар, -ңиздер	II жак (сылык)
үнсүз болсо	-ыңыз, -иңиз, -унуз, -үнүз	-ыңыздар, -унүздөр, -унуздар, -иңиздер	II жак (сылык)

407. Берилген сөздөргө таандык мүчөнүн сылык түрүн улап, сүйлөмдөр түзгүлө. Таандык мүчө уланган сөздү уңгу, мүчөгө ажыратыла.

Максат, окуучу, көл, ата-энелер, балдар, әмгек, акылнасаат.

408. Текстти окуп, белгиленген сөздөрдү уңгу, мүчөгө ажыратыла. Мүчөнүн кайсы түрү экенин айтып бергиле.

Балдарыңыздарды сууда сүзүүгө жана ок атууга үйрөтүнүздөр. Кыздарыңыздардын үйдө тигүү, бычuu иштери

менен алектенгени жакшы. Эгер ата-эне бирдей чакырып калса, алгач әнеге жооп кыл.

Падышаларыңыз жакшы болуп, байларыңыз берешен жана иштерициз түзүк болсо, сиздер үчүн жердин астынан көрө үстү абзел. (Х. К.)

409. Таандык мүчөлөр уланган сөздөрдөн таап жазгыла. Уңгунун лексикалык мааниси өзгөрдүү?

§ 80. Жалпы таандык мүче

- Жалпы таандык мүче сан жана жак менен байланыштуу маанилерди билдирибейт. Жөн гана таандык катыштын бар экендигин туюндурат.
- Жалпы таандык мүчөнүн төмөнкүдей вариантының бар:
 - үндүулөрдөн кийин: -ныкы, -ники, -нуку, -нүкү.
(устаныкы, төөнүкү)
 - жумшак үнсүздөрдөн кийин: -дыкы, -дики, -дүкү, -дуку.
(Асандыкы, үйдүкү)
 - каткалаң үнсүздөрдөн кийин: -тыкы, -тики, -туку, -түкү.
(мектептики, бактыкы)

410. Сөздөрдү уңгу жана мүчөгө ажыраткыла. Мүчөнүн кайсы түрү экенин айтып бергиле.

Атым, досун, гүлү, үйүбүз, элдики, көлүбүз, тоонуку, балдарыңыздар, әнениз, китеби, максатың, кошунаң, сабагыңыз, атаандыкы, мектептики, келечегин.

?

- жак таандык мүче менен жалпы таандык мүче уңгунун лексикалык маанисин өзгөртө алабы?
- жаңы сөз жасайбы?
- анда кандай мүчөгө кирет деп ойлойсун?

411. -ныкы, -дыкы, -тыкы формасына кандай учурда өтөрүн түшүндүргүлө жана ар бир варианттына мисал келтиргиле.

 412. Жалпы таандык мүчө уланган зат атоочторду таап, ун-гу, мүчөгө белгүлө. Мүченүн кандай вариантта өзгөргөнүн, анын себебин түшүндүргүлө.

Ар нерсенин пири бар, колдоочусун билип ал

Дыйкандин пири – Баба Дыйкан, бакыттын пири – Кыдыр Ильяз, акындыкы – Асан Шайыр, секелек сары кызы, күштуку – Буудайык, иттики – Кумайык, суунун пири – Сулайман, койдуку – Чолпон Ата, уйдуку – Заңги Баба, жылкыныкы – Камбар ата, төөнүкү – Ойсул ата, эчкиники – Шыйпаң ата, баланыкы – Умай Эне, жигиттики – Шаймерден (кырк чилтен), устаныкы – Даётү, табыптыкы – Улукман, кийиктики – Кайберен.

 413. Кашаадагы сөздөргө таандык мүчөлөрдү улап, кашаадан чыгарып жазгыла.

Менин досумдун (кесип) – журналист. Ал бизди өзүнүн (үй) конокко чакырды. Бүгүн анын (туулган күн). Бүгүн филармонияда «Кыял» эстрада тобунун (концерт) болот. Анын репертуарында кыргыз элинин (ырлар) жана (бийлер) бар. Бул жоолук (апам). Атам атын минип (байкем) бастырды. Бул буюмдар (чоң эне).

 414. Жалпы таандык мүчө уланган зат атоочторду катыштырып, сүйлөмдөр түзгүлө.

  415. Текстти окуп, зат атоочторду көчүрүп жазгыла жана ун-гу, мүчөгө ажыраткыла. Мүченүн кайсы түрү экенин айтып бергиле.

Сиздер адамдарды короо-короо мал, эсеби жок дүнүйө-ңүздөр менен канаттандыра албайсыздар, балким, жаркын маанайыңыздар, жакшы пейилициздер менен ыраазы кылышыңыздар мүмкүн. Жакшылыктын эң мыктысы – атасынын көзү өткөндөн кийин да, анын достору менен байланышта болуу.

«Залкар ойлор»

§ 81. Зат атоочтун жакталышы

- Зат атоочтун жак мүчөлөр менен өзгөрүшү жакталыш деп аталат.
- Бардык эле зат атоочтор жактала бербейт, тууганчылыкка, кесипке байланыштуу зат атоочтор жакталат.

Мисалы: *Мен мугалиммин.*

Сен окуучусун.

Жак мүчөлөр жана алардын өзгөрүшү

жак	жекелик сан	көптүк сан
1-жак	-мын, -мин, -мун, -мүн	-быз, -биз, -буз, -бүз, -пыз, -пиз, -пуз, -пүз.
2-жак	-сың, -сиң, -сүң, -сүң	-сыңар, -сиңер, -сүңар, -сүңер
2-жак (сылык түрү)	-сыз, -сиз, -суз, -сүз	-сыздар, -суздар, -сүздөр, -сиздер
3-жак	-	-

416. Дос, малчы, ырчы, окуучу деген сөздөрдү жак мүчөлөр менен өзгөрткүлө.

417. Ырды окуп, жак мүчө уланган зат атоочторду тапкыла. Аларды унгу, мүчегө ажыраткыла.

1. Тарбиялуу кыздарбыз,
Тартиби бар кыздарбыз.
Арбын билим алууга
Ар кимибиз күштарбыз.

2. Өсүп турган талабым,
Мен кичине баламын.
Мерседесте чалкалап
Айдаганды самадым.

(T. K.)

418. Сөздөрдү унгы, мүчөгө ажыраткыла. Мүчинүн кайсы түрү экенин айтып бергиле.

Классташмын, классташым, досмун, досум, апаң, апаңыз, эненики, көлүң, максаты, китеңиң, баламдықын, сабагым, китеңиң, каты, оюну, атасы, мугалимсиң, окуучубуз.

? Жак мүчө менен таандык мүчөнү кантип айырмалайсың?

419. Текстти окуп, белгиленген сөздөрдү унгы, мүчөгө ажыраткыла.

Кыргыз эли өзүнүн меймандастугу менен белгилүү. Келген меймандарды кучагын жая тосуп алыш, төрүнө отургузуп, малды союп, дасторконун кенен жайып сыйлашат. Дастроңонун үстүнө токоч, боорсок, каттама, каймак, май, өрүк, мейиздерди коюшат. Аягында бешбармакты тартышат. Кыргыздардын тамак берүү салты боюнча меймандарга бышырылган эт устукандалып берилет. Этти устукандоо адамдардын жашына, урматына жараша жүргүзүлөт.

Кеп маданияты боюнча машигуу иштери

420. Кош сөз түрүндөгү зат атоочтордун түгейлөрүнүн туунду же тубаса экендигин аныктагыла. Айтылышина жана жазылышына көңүл бургула.

Ата-энэ, соода-сатык, кыз-жигит, үй-жай, аш-той, аң-сезим, ата-бала, атак-даңк, уруш-талаш, жыйым-терим, ағанини.

421. Берилген сөздөр жекелик санда турабы же көптүк санда деп ойлойсундарбы? Эмне учун экенин түшүндүргүлө.

Жаан, чагылган, жарык, караңгы, асман, Ай, Күн, шамал, жел, бороон, жай, күз, жаз, кыш, январь, дүйшембү, жума, чыгармачылык, балалык, атак, акыл, бакыт, каармандык, марттык, кенендик, тазалык, сулуулук.

422. Адам аттарынан уюшулган бир өңчей мүчөлүү сүйлөм-дердү түзгүлө. Аларга көптүк сандын -лар мүчөсү жалғанган учурларынын жазылышын түшүндүргүлө.

423. Таандык мүчөлүү сөз менен илик жөндөмесүндөгү сөздү таап, кандай маани бар экенин айтып бергиле.

1. Эненин тили менен сүту – баланын өмүрүнүн ач-кычы. (А. Т.) 2. Жаздын көркү жылдагыдан башкачараак. (Ч. А.) 3. Алыстан карышкырдын улуганы угула баштады. (К. Б.) 4. Маймылдын колу бутунан узун. 5. Илбир-стин тырмагы, карышкырдын тиши – курал. 6. Чүйдүн талаасы миллиондогон мал-жанды багып жатат.

424. Мисалдарды өз ара салыштырып, кандай өзгөчөлүктү байкадыңар? Сүйлөм түзүп, алардын аткарған милдетин аныктагыла.

Казак талаасы	Казактын талаасы
айыл адамдары	айылдын адамдары
мектеп ичи	мектептин ичи
балдар бакчасы	балдардын бакчасы
көл жәэги	көлдүн жәэги

425. Ырды окуп, маанисин түшүндүргүлө. Илик жөндөмесүндөгү сөз менен таандык мүчөлүү сөздүн айкашын тапкыла. Экөөнүн ортосунда кандай маани бар экенин түшүндүргүлө.

Эне – ыйык, жашообуздин жарчысы,
Эне – дайра, биз булактын тамчысы.
Бешиктеги балтыр бешик баланын,
Эне – өзү, жүрөгүнүн жартысы.

(А. А.)

§ 82. Зат атоочту морфологиялық жактан талдоо



Талдоонун тартиби:

1. Зат атооч кандай суроого жооп берет?

Жөнөкөй, татаал түзүлүшү:

Энчилүү же жалпы атпыш?

2. Морфологиялык белгилери:

Сөздүн уңгу мүчесүн табуу: мүчөнүн кайсы түрү?
Сөз жасоочубу же сөз өзгөртүүчүбү?

3. Сүйлөмдөгү аткарган кызматын аныктоо.

Талдоонун үлгусу: Адамдын көркү – адеп:

Оозеки талдоо: Адамдын – зат атооч, жөнекей түзүлүштө, жалпы ат. Уңгусу – адам: мүчесү: -дын, илик жөндөмөсүнүн мүчесүнүн өзгөргөн варианты. Сөз өзгөртүүчү мүчө: сүйлөмдөгү аткарган кызматы – аныктооч. Көркү – зат атооч, жөнекей түзүлүштө, жалпы ат, эмнеси? деген суроого жооп берет. –ы, З-жактын таандык мүчесү, сөз өзгөртүүчү мүчө. Сүйлөмдөгү аткарган кызматы – ээ. Адеп – уңгу түрүндөгү зат атооч, сүйлөмдүн баяндоочу.

Жазуу түрүндөгү талдоо:

кимдин? эмнеси? эмие?
Адамдын көркү – адеп.

426. Көчүрүп жазып, зат атооч сөздөргө талдоо жүргүзгүле.

Карганын баласы энесине аппак. Картайган даракты курт басат. Аракеттен адат жааралат. Кырсык жакшы кишини да чалат. Күн карама келекенүн баркын билбейт.

427. Төмөнкү сөздөрдү уңгу, мүчөгө ажыраткыла. Мүчөнүн кайсы түрү экенин айтып бергиле.

Тамчысы, камчысы, чыгарманын, китешим, күчсүздүктүн, адилеттик, атасын, досум, курбубуз, окуучуларым, шаарынар, үйүңүз.

428. Сүйлөмдөрдү окуп, белгиленген сөздөрдү уңгу, мүчөгө ажыраткыла. Мүчөнүн кайсы түрү экенин айтып бергиле.

1. Айдана эжесиникине келди. 2. Адам ойго тойбийт. Соодада достук жок. 3. Бектурган атасына кат жазды. 4. Жылкынын көркү – желеде. 5. Жамийла айылында чоңойду. 6. Көл бир тамчыдан куралат.


429. Окуп, көп чекиттін ордуна тиешелүү мүчөлөрдү коюп, көчүрүп жазғыла жана уңгу, мүчөгө ажыраткыла.

1. Кары... кебин капка сал. 2. Жумуш адам... пайда келтиргенде гана көңүлдүү болот. 3. Курсагы ач... кулагы укпайт. 4. Кырсык... корккон бактыга жетпейт.

430. Сөз өзгөртүүчү мүчө уланган беш сөз, сөз жасоочу мүчө уланган беш сөз таап, унгу, мүчегө белгүлө.

§ 83. Сын атооч жана кеп маданияты.

Сын атоочтуң сөз түркүмү катары мүнөздөмөсү



431. Өзүңөр заттын өңү-түсүн, сын-сыпатын, даамын жана көлемүн билдириген сөздөрден таап жазғыла.

432. Окугула. Кандай? деген суроого жооп берген сөздөрдү көчүргүлө. Ал сөздөр заттын кандай белгисин билдиргенин айтып бергиле.

Адырлуу тоонун ары жагында,
Ала-Тоонун бери жагында.
Калың чийдин арасында,
Кең сары Чүй талаасында
Бир узун кулак коён болгон.


(Р. Ш.)

433. Төмөнкү заттардын сын-сыптын көрсөткөн сөздөрдү таап жазыла.

Токой, үй, бычак, шакек, туз, топ, кой, мончо, кино, таш, китеп, гүл, мал, кагаз, талаа, аба, суу, трактор, чөп, жамғыр, булут, коон, алча, мектеп.

Үлгү: тұнт токой, ...

434. Бул заттардын белгисин таап, толукташ жазыла. Аларга суроо бериле.



435. Сүйлөмдөрдү окуп, кандай? деген суроо коюу аркылуу сын атоочторду тапкыла. Кечүрүп жазып, сүйлөмдөгү кызматын аныктагыла. Маанисин түшүндүргүлө.

1. Жакшы уул элине баш болот, жаман уул элине кас болот. 2. Ак эмгектин наны таттуу, жалкоонун жаны таттуу. 3. Тянь-Шань көп тоолордон бийик.

436. Сын атоочторду ажыраткыла. Алардын зат атооч менен байланышын байкагыла.

Кызык кино, чоркок kız, эптүү бала, жакшы адам, узун терек, тар өтүк, буурул ат, ысык чай, жапыз тоо, ачуу пияз, ачык асман, коркок коён.

§ 84. Жөнөкөй жана татаал сын атоочтор

- Сын атоочтор түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөт.
- Жөнөкөй сын атооч бир сөздөн (*акылдуу, таза, жашыл*), татаал сын атооч эки же андан көп сөздөн (*кызыл-тазыл*,

алдуу-күчтүү, ак жүздүү) түзүлүп, лексикалык жактан бир эле түшүнүктүү берет.

- 437. Сын атоочту заттын белгиси (багыныңкы сөз) катарын-да колдонуп, сөз айкашын түзгүлө. Сын атоочтун түзүлүшүн аныктагыла.

Балалуу..., тартипсиз..., тоодой..., алдуу-күчтүү..., ак жүздүү..., жаанчыл..., тончон..., кара тору..., кызыл ала..., адепсиз...

Улгү: Балалуу аял

- 438. Сүйлөмдөрдү көчүргүлө. Сын атоочту таап астын сызгыла.

Куудай чачы агарган,
Менин да бар чоң атам.
Кардай болгон сакалын,
Сылап көёт ар качан.

Чоорумду чоң атам,
Жасап берди камыштан.
Талаа, дайра тындашат,
Мукам унун алыстан.

(Р. Г.)

- 439. Татаал сын атоочторду катыштырып, беш сүйлөм түзгүлө.

§ 85. Тубаса жана туунду сын атоочтор

- Сапаттык сын атоочтордун бардыгы тубаса сын атоочтор болуп эсептелет. Мисалы: *кызыл, ак, сары, кең, тар, курч, шок, көк, бош* ж. б.
- Мындай сын атоочтордун көпчүлүгү антонимдик катышты түзөт: *ак-кара, чоң-кичине, тар-кең, жоон-ичке* ж. б.
- Туунду сын атоочтор мүчөлөрдүн жардамы менен жасалат. Мисалы: *сүусуз (сүү), жыттуу (жыт), оттуу (от), балалуу (бала), цлгүлүү (улгү), тартиптүү (тартип)* ж. б.

- 440. Тубаса жана туунду сын атоочторду өзүнчө бөлүп жазгыла.

Акылдуу, кызыл, тоголок, балдай, балыктай, жакшы, тартиптүү, сүйрү, жоон, кичине, токойлуу, тончон, шаардык, бузук.

441. Сүйлөмдердү окуп, сын атоочторду таап, тубаса же туунду сын атооч экендигин түшүндүрүп бергиле.

1. Жылдуу сөз жыланды ийинден чыгарат. (макал)
2. Мындан чоңураак киши деп элестетчүмүн. (К. Ж.)
3. Мен коёндон жапыс болоюн, сен бүркүттөн алгыр бол. («Эр Төштүк»)
4. Узун-узун уз келет, узун бойлуу кыз келет. (табышмак)
5. Анын кара тору жүзүнөн тер тыптылдап кетип жатты. (Б. У.)
6. Балалуу үй – базар.
7. Аркы суудан берки суу улуураак турбайбы, аркы кыздан берки кыз сулуураак турбайбы. (фольк.)

442. Берилген зат атоочтордон сын атооч жасоого болобу? Мисалдар менен түшүндүргүлө.

Канат, токой, эс, билим, от, найза, сүт, даам, бал, булак, шаар, темир, үй, ой, уйку, кийим, класс, намыс, тамаша.

443. Тубаса сын атоочторду туунду сын атоочторго айландырыла.

Ак, көк, чоң, бийик, сулуу, кенен, кызыл, кир.

444. Тубаса жана туунду сын атоочторду катыштырып, сүйлөмдер түзгүлө жана экөөнүн окшоштугу менен айырмасын түшүндүргүлө.

445. Заттардын белгисин билдириген сөздөрдү тапкыла. Кечүрүп, алардын сүйлөмдөгү кызматын аныктагыла.

Өтө баалуу бир зат бар,
Сүйлөгөндү билбеген.
Кызыл, жашыл көздөрүн
Ирети менен ирмеген.

446. Сын атооч сөздөр сүйлөмдө аныктооч жана баяндооч болгондой сүйлөмдер түзгүлө.

§ 86. Сын атоочтун жасалышы

- Сын атоочтор морфологиялык жана синтаксистик жолдор менен жасалат.
- Сын атоочтун сөз жасоочу мүчөлөр менен жасалышы морфологиялык жол деп аталат.

а) Зат атоочтон сын атооч жасоочу мүчөлөр:

- луу: токойлуу, малдуу, балалуу
- поз: өнерпоз, илимпоз
- сыз: акылсыз, ишсиз, суусуз
- лык: айылдык, шаардык, тоолук
- чыл: жаанчыл, ойчул, суучул
- chan: тончон, чапанчан, кийимчен
- дай: тоодай, балдай, суудай

б) Этиштен сын атооч жасоочу мүчөлөр:

- гыр: алгыр, өткүр
- гыч: билгич, сезгич
- чаак: урушчаак, унутчаак
- чак: тайгак, соргок
- ынды: кесинди, таарынды
- гыс: кеткис, түгөнгүс.

- Синтаксистик жол менен жасалган сын атоочторго кош сөз жана кошмок сөз түрүндөгү сын атоочтор кирет:
Мисалы: эстүү – баштуу, улуу – кичүү, жакшы – жаман, кызыл ала, ак саргыл, кара көк, бала кыял, жолборс жүрөк.

447. Окугула. Сын атооч сөздөрдү таап көчүргүлө. Кандай жол менен жасалганын түшүндүргүлө.

Жамиланын жүрүш-турушуунда кайраттуулук бар эле. Ал өжөр, ачык айрым, тамашакөй, тайманбас, шыңга бойлуу келин. Ал күлгөндө, анын чымкый кара көзүнөн ден соолуктун, жаштыктын күчү көрүнө түшчү. (Ч. А.)

448. Сын атооч сөздөрдү уңгу, мүчөгө ажыраткыла. Кайсы сөз түркүмүнөн жасалганын айтып бергиле.

Жүдөңкү, киргил, мактанчаак, сүттей, урушчаак, өнерпоз, канаттуу, суусуз, балдай, илимпоз, оттой, атчан, найзачан, тамашакөй, намыскөй, кийимчен.

449. Төмөнкү сөз жасоочу мүчөлөрдү колдонуп, сын атооч катышкан сүйлөмдөрдү түзгүле.

-луу; -чыл; -дай; -гыч; -аак.

Улгү: бала + луу = балалуу. Балалуу үй – базар.

§ 87. Сын атоочту морфологиялык жактан талдоо

! Талдоонун тартиби:

- Сын атоочтун берген мааниси, грамматикалык түзүлүшү;
- Үңгү, мүчөгө ажыратуу, кайсы сөз түркүмүнөн жасалгандыгын аныктоо, кайсы мүчөлөр аркылуу жасалды?
- Сын атоочтун сүйлөмдөгү аткарған кызматы.

Талдоонун үлгүсү:

Кызыл жүздүү жигит сылык, сыпайы, адептүү, тартиптүү экен.

Оозеки талдоо:

Кызыл жүздүү – сын атооч, заттын сыпатын билдирип, кандай? деген суроого жооп берди; Үңгусу – кызыл жүз; мүчөсү: -дүү. Сүйлөмдүн аныктоочу, татаал түзүлүштө. Сылык, сыпайы – унгу түрүндөгү сын атооч, кандай? деген суроого жооп берди. Жөнөкөй түзүлүштө, сүйлөмдүн бир өңчөй баяндоочу адептүү, тартиптүү – жөнөкөй түзүлүштөгү сын атооч, кандай? деген суроого жооп берди. Сүйлөмдүн бир өңчөй баяндоочу. Үңгусу: адеп, тартип – зат атооч, -луу мүчөсү уланып, заттан сын атооч жасалды.

Жазуу түрүндөгү талдоо:

Кызыл жүздүү жигит сылык, сыпайы, адептүү, тартиптүү экен.

450. Сүйлөмдөрдү кечүрүп, сын атоочко морфологиялык талдоо жүргүзгүлө. Сын атоочтун сүйлөмдөгү кызматын айтып бергиле.

1. Жакшы атанын баласы жанга салган болоттой. 2. Бийик, кооз, сонун үйлөр салынды. 3. Биздин жер берекелүү, кооз, малга жагымдуу. 4. Айлана жымжырт, караңгы.

■ 451. Берилген сүйлөмдерду сын атоочторду колдонуу менен маанисине карал бутургулө.

Бүгүн аба ырайы ... Күн ..., асман ... Абанын температурасы 30°C ... Кечээ аба ырайы ... болду, ... шамал согуп, жаан жаады.

■ 452. Текстти окуп, сын атооч сөздөрдү тапкыла.



Аба ырайы кандай болорун пи-
яздын кабыгынан билсе болот. Эгер-
де кабыгы жука болсо, анда кыш
жылуу болот. Эгерде кабыгы калың
булуп, бири-биринен оцой ажыраба-
са, анда кыш өтө суук болот.

Балчыларга аба ырайы жөнүндө аарылар билдирет.
Эгер бал чөлөктин чоң көзөнөктөрүн ачык калтырышса,
кыш жылуу болот. Кичине көзөнөктөрүн ачык калтырыш-
са, кыш аяздуу болот. Күзүндө токайдогу кумурсканын
уюгу бийик болсо, кыш ызгаардуу болот.



§ 88. Этиш жана кеп маданияты. Этиштин сөз түркүмү катары мұнәздемесү

- Этиш заттын кыймыл-аракетин билдирип, әмне кылды? әмне кылыш жатат? әмне кылат? деген суроолорго жооп берет.
- **Лексикалық белгиси:**
Заттын кыймыл-аракетин билдириет.
Морфологиялық белгиси:
Жак жана чак боюнча өзгөрет.
- **Синтаксистик қызмети:** этиштер сүйлемде баяндоочтук милдет аткарат. Эә менен жак жана сан боюнча ээрчишет.
Мисалы: Эмгекти сүйгөндү эл сүйөт. Эл әмне кылат? – сүйөт – баяндооч.

 453. Этиштерди таап, сүйлемдегү аткарған милдетин аныттыңда.

1. Адам әмгеги менен даңттанат. 2. Кыштын камын жазда ойло. 3. Абийириңди жашындан сакта. 4. Ысық-Көл кышында тоңбайт. 5. Кайғысы жок кара сууга семириет. 6. Өпкөсү жок өзүн мактайт. 7. Адам өлөт, искусство әч качан өлбейт. 8. Алымдын аракетинен Каныбек бардығын тааныды.

 454. Тамсилди окуп, кыймыл-аракетти билдирген сөздөрдү тапкыла. Кандай суроого жооп берет?

Ит сөөк тиштеп, көпүрөдөн өтүп келе жатты, дал суунун орто жерине келгенде, эки жакты карады. Суудан дагы бир иттин сөөк тиштеп турғанын көрдү. Адегенде ушу-

нун сөөгүн тартып жейин деген ой менен имерилди. Сууга секирerde, өз сөөгүн ыргытып жиберди. Ағып-агып, өле жаздал араң чыгып келди. (Р. Ш.)

455. Берилген сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө. Эмне үчүн булар этиш деп аталат? Аларды унгу, мучегө ажыраткыла.

Ырдады, иштеди, сүйлөдү, окуп жатат, батты, кетип бара жатат, отурду.

456. Окуп, көчүрүп жазгыла. Кыймылды билдирген сөздөрдүн астын сыйзыла. Ал сөздөр кандай суроолорго жооп берет? Сүйлемде кайсы милдетти аткарганын айтып бергиле.

Эртең менен жымжырттык,
Ээн үйдө калгамын.
Алаканга апамдын,
Атын жазып алганмын.
Булгабадым кагазды,
Же дубалды чийбедим.

Мен апамдын ысымын,
Алаканга түйгөмүн.
Алаканын ачканым,
Бакыт нурун чачканым.

A. B.

§ 89. Жөнекөй жана татаал этиш

- Жөнекөй этиш бир гана сөздөн, татаал этиш эки же андан көп сөздөн турат.
 - Татаал этиштер айтылышы жана жазылышы боюнча айырмаланып турат.
 - Татаал этиштер өзүнчө жазылат.
- жазылышы: айтылышы:
Мисалы: бара жатат – баратат.
 кеle жатат – келатат.
- Жазууда этиштин эки түрү төң колдонулат.

457. Текстти окуп, жөнекөй этиштерди бир белөк, татаал этиштерди бир белөк көчүргүлө. Этиштерге кандай суроолор берилерин айткыла.

Боорукер бала

Келе жатып бала королдун сарайына туш келет. Сарайга кирип, иштей турган жумуш табылар бекен деп сурайт.

Король аны каардуу карыган кызматкерине жиберет. Ал кызматкер баланы көргөндө, жаман ойго кетет. Королго барып:

— Жаңы келген бала мактанчаак экен. Бир кап күрүчтү, бир кап кумшекерди аралаштырып бергиле. Бир күндүн ичинде бөлүп берем деп мактанды, — дейт.

Король баланы чакырып алды да, кызматкердин айтканындай күрүч менен кумшекерди аралаштырып, кайра бөлгүн деп буйруду.

Король колдон келбес иш бергенине баланын көзу жетип, ыйлап отурду. Кумурскалар жөрмөлөп келип, жардамдасты. Эртең менен король таң калды. Балага ыраазы болду.

«Балдар антологиясы»

■ 458. Кыймыл-аракетти билдириген төмөнкү сөздөрдү катыштырып сүйлөмдөр түзгүлө. Бул сөздөр кайсы затка таандык экенин тушундургүлө.

Сүйлөп жатат, гүлдөйт, сайрайт, учат, бышат, ырдап берди, ойногусу келип турат, бара жаткан элем.

❖ 459. Кечүрүп жазгыла, этиш сөздөрдүн алдын сызгыла.

Жутуп алып бууну,
Жерге себет сууну.
Асмандал учуп жүргөнү
Элестетет кууну.

❖ 460. Ойлонуп, татаал этиштер катышкан уч сүйлөм түзгүлө. Анын сүйлөмдө аткарған милдетин аныктагыла.

§ 90. Этиштин жасалышы

- Морфологиялык жол менен жасалышы:
- | | |
|--------|---------------------------|
| -ла: | балтала, кайчыла, кооздо |
| -лан: | намыстан, капалан |
| -а: | сана, чене, көзө |
| -кар: | башкар, откор, аткар |
| -сыра: | алсыра, уйкусура, кансыра |
| -лаш: | достош, сүйлөш |

- Синтаксистик жол менен жасалышында эки же андан көп сөз өз ара тизмектешип, кыймыл-аракет жөнүндегу бир гана маанини берет. Мисалы: *сүйлөй баштады, көрүп бер, жардам кыл, ала келди, ойноп-күлүп, алышып-беришип*.

461. Этиштин морфологиялык жол менен жасалышына жана синтаксистик жол менен жасалышына мисалдар келтиргиле.

462. Этиш сездерду көчүргүлө жана суроо бергиле.

Жаабайм деп жаан алдады,	Айнекти жаан каккылап,
Кургак жерим калбады.	Абдан маашыр аткулак
Кайындарды талдарды,	Талдын тармал бутагы.
Калтыратма кармады.	Тамды турат чапкылап

(T. K.)

463. Бириңчи топтоту мүчөлөрдү этишке улап, андан зат атооч, әкинчи топтоту мүчөлөрдү зат атоочко улап, андан этиш сездерду жасагыла. Жаңы сездер кандай жол менен жасалганын түшүндүргүлө.

-ма	-ла
-мак	-лан
-гыч	-лаш
-ыч	-кар

§ 91. Татаал этиштеги негизги жана жардамчы бөлүктөр, алардын жазылышы

Эки этиш сездин тизмегинен жасалат: келип кет, жазып отурат, карап тур ж. б.	Атооч сез менен жардамчы этиштин тизмегинен жасалат: кулак сал, адам бол, бата кыл ж. б.	Татаал этиштин турумундагы бириңчи сезү негизги, кийинкиси болсо, жардамчы этиш деп аталаат.	Жардамчы этиштерге эт, де, бол, кыл деген сездер кирет: азамат бол, убада кыл, сабыр эт ж. б.
--	--	--	---

Эки этиштин же атооч сөз менен жардамчы этиштин айкашынан уюшулуп, бир татаал кыймылды атап көрсөтсе, татаал этиштер деп аталац. Алардын ичинен 1-сөзү негизги, 2-сөзү жардамчы сөз болот. Мисалы: *жардам кыл, кулак сал, адам бол, сатып ал, үмүт кыл* ж. б.

464. Негизги жана жардамчы этиштерди аныктагыла.

Көнүл кой, эске тут, сабыр эт, тарс де, баш бол, ыраазы бол, дос бол, баян кыл, тамаша кыл, бата кыл.

465. Татаал этиштерди катыштырып «Жай мезгили» деген темада чакан текст түзгүле.

466. Төмөнкү татаал этиштерди катыштырып, сүйлөм түзгүле.

Жигит бол, добуш бер, бата бер, убададан тайды, окуй жур.

467. Ал атасына кат жазды деген сүйлөмде жардамчы этиштерди пайдалануу менен баяндоочторду өзгөртүп, сүйлөм түзгүле.

Улгү: Ал атасына кат жаза баштады. Ал атасына кат жазып отурат. Ал атасына кат жазып жиберди.

§ 92. Этиштин жакталышы

- Этиштин жак, сан боюнча өзгөрүшү жакталыш деп аталац.
- Зат атоочко улануучу жак мүчөлөр этишке да улана берет.

Этишке улануучу жак мүчөлөр

Жекелик сан		Көптүк сан		
Жак	Толук түрү	Толук эмес түрү	Толук түрү	Толук эмес түрү
I	-мын: бар-а- мын	-м: бар-а-м	-быз: бар-а-быз	-к: бар-ды-к

II	-сыц: бар-а-сыц	-ң: бар-са-ң	-сынар: бар-а- сынар	-нар: бар-са-нар
сылык түрү	-сыз: бар-а-сыз	-ңыз: бар-са-ңыз	-сыздар: бар-а- сыздар	-ңыздар: бар-са-ңыздар
III	-т: бар-а-т	-	-т: бар-ыш- а-т	-

468. Текстти окуп, белгиленген сөздөргө кайсы мүчө уланганын айтып бергиле.

Жай мезгилиnde көбүнчө эс аламын. Мен Арсланбапта эс алғанды жакшы көрөм. Сиз да эс алыңыз. Арсланбап Кыргызстандын түштүгүндө орун алган. Анда бийик-бийик жаңгак жыгачтары өсөт. Тоосунда эки шарқыратма ағып турат. Баарыбыз чогуу ойнойбуз, китең окуйбуз, ырдайбыз. Ошентип, жалпыбыз жайдын кереметин толук себиз, толкунданабыз.

469. Текстти окугула. Жак мүчө уланган этиштерди таап, унгу, мүчөгө ажыраткыла.

Силердин бир күнүңөр кандай өтөт? Мен эртең менен саат алтыда турам. Физзарядка жасайм, жуунам, эртең мененки тамакты иченин. Сабакка барам. Сабак окуп, досторума, мугалимдерге кезигем. Сабактан кийин үйгө келем. Тамагымды ичиш, бөбөгүмдү ойнотом. Өзүм да эс алам. Аナン сабакка даярданамын, тапшырмаларды аткарам, китең окуйм. Кечки тамакка отурам, телевизор көрөм. Атазнем, бөбөгүм менен сүйлөшөм. Аナン уктайм.

470. Берилген этиштерди унгу, мүчөгө ажыраткыла. Жак мүчөлөрдүн түрлөрүн айтып бергиле.

Ырдайбыз, ырдайсыз, алсаң, барамын, барам, көрөсүң, көрсөң, жүрүңүз, жүрүнүздөр, бийлейт, окунуз, бассаң, бассаңыз.

471. Бириңчи жактын жак мүчөлөрүнүн ар бириң тиешелүү этиш сөзгө улап жазғыла.

-мын:	-быз:
-мун:	-биз:
-мин:	-буз:
-мүн:	-бүз:

472. Төмөнкү этиштерди әкинчи жак менен (толук, толук эмес түрдө), жекелик, көптүк санда жактагыла.

Бар, барса, бил, билсе.
Кон, консо, көрсө.

473. Көп чекиттин ордуна жак мүчөлөрдү коюп, кечүрүп жазғыла.

1. Биз бактылуу жашай... 2. Мен бардык сабагымды да-ярда... 3. Сиз качан келди... 4. Силер кечээ келген... 5. Атам жумушуна бара... 6. Апам мени менен үйдө кала...

474. Кечүрүп жазып, баш мүчөлөрдүн астын сыйзыла. Баян-доочтуу үнгү, мүчөгө ажыраткыла.

1. Биз силерди окутабыз. 2. Телевизордон «Керемет көч» деген берүүнү көрдүк. 3. Биз улууларды дайыма сыйлай-быз, айтканын угабыз. 4. Эже-агайлар бизди окутушат, көп нерсеге үйрөтүшөт. 5. Досторумду мен жакшы көрөм.

475. Этиштерди таап, үнгү жана мүчөгө ажыраткыла.

Мен быйыл 5-классты бүтөмүн. Аны биз да көрүппүз. Бул чыгарманы сен окугансың. Сабактан азыр келдим.

476. Берилген сездердүр жак боюнча езгөрткүлө.

Бийле, оку, сүйлө, бас, тарт, ырда, көр.

477. Берилген сездердүр үнгү жана мүчөгө ажыраткыла.

Ишенемин, ишенем, өтчүмүн, өтөм, өтчүбүз, ыйлачу-сүң, иштечүсүң, көргөнсүң, көргем, көргөнмүн, барбадым, барбадык, барышпады, күтпөдүм, күтпөдү.

§ 93. Этиштин чактары

- Этиш сөздөр кыймыл-аракеттін сүйлөп жаткан учурдан мурда болгонун, же сүйлөп жаткан учурдан кийин болгонун, же ошол учурда болорун билдирет.
- Ушул өзгөчөлүккө ылайык этиштер уч чак менен айтылат: 1) учур чак, 2) келер чак, 3) өткөн чак.
- Чак – этишке гана мүнөздүү категория.

Учур чак

- Учур чак сүйлөп жаткан мезгилде болуп жаткан кыймыл-аракетти билдирет.
Мисалы: *Бизде кыргыз тили сабагы болуп жатат.*
- Учур чак түзүлүшү боюнча жөнекөй жана татаал түрүндө болот.
- Учур чактын жөнекөй түрү этишке -уу + да, -а(й) мүчөлөрүнүн жалганышы менен жасалат:
кубандыр + уу + да, айт + уу + да, оку + й + т, көр + е + т.
- Татаал түрү -а, -е, -й, -ып формасындагы чакчылдарга жак мүчө жалгана турган *жат*, *tur*, *otur*, *жүр* деген жардамчы этиштердин кошулушу аркылуу жасалат:
көр + үп жүр + е + мүн, бар + а жат + а + мын.

☞ 478. Этиштерди учур чакка келтирип жазгыла.

Жаз, иште, көр, өткөр, куттукта, эс ал, бар.

☞ 479. Кашаанын ичиндеги этиштерди учур чакка келтирип жазгыла. Этиштер кыймыл-аракеттін кайсыл учурда болгонун билдиргенин айтып бергиле.

1. Мен Бишкек шаарында (жаша). 2. Мээрим улуттук компьютердик гимназияда (окуп). 3. Айдана балдар бакчына (бар). 4. Окуучулар сабак (оку). 5. Өнөрпоздор өнөрүн (тарт). 6. Бешинчи класста кыргыз тил сабагы (бол).

☞ 480. «Менин бүгүнкү күнүм» деген темада чакан аңгеме түзүп, учур чактагы этишти көрсөткүлө.

481. Окуп, учур чакта турган этиштерди таап, аны унгу, мүчөгө ажыраткыла. Учур чактагы этиш кайсы мүчелердүн жардамы менен жасалғанын байқагыла.

Жакында биз окуу жылын аяктайбыз. Классташтарым сабактарын окуп жатышат. Мугалим көп нерселерди айтып берүүдө. Биз болсо, кунт кооп угуудабыз. Аба ырайы жылуу болуп калды. Айдалган жер-жемиштер акырындык менен кылтыйып чыгууда.

482. Учур чактагы этиштердин жөнөкөй жана татаал түрлөрүн катыштырып, бир нече сүйлөм түзгүле.

§ 94. Келер чак, анын маанилик түрлөрү

- Келер чак сүйлөп жаткан мезгилден кийин болуучу кыймыл-аракетти билдириет.
- Келер чак мааницине карай экиге бөлүнөт: айкын келер чак, арсар келер чак.
- Айкын келер чакта кыймыл-аракеттин болору же болбосу ишенимдүү көрсөтүлөт. Этишке -а(-й) жана тиешелүү жак мүчөлөрдүн жалганышы аркылуу жасалат:
Мисалы: *Жакында биз көлгө бар + a + быз.*
- Арсар келер чак -ар жана жак мүчөлөрү аркылуу жасалат: Мисалы: *Жакында биз көлгө бар + ar + быз.*
- Кээде арсар жана айкын келер чактардан кийин эле, экен, эмес деген жардамчы этиштер кошо айтылат. Мисалы: *Эртең жаан жаайт экен.*

483. Сүйлөмдөгү учур чактагы этиштерди келер чакка айландырып көчүруп жазгыла.

«Ала-Тоо» аянында кызыктуу концерт болуп жатат. Майрамдык кечеде жаштар ырдап-бийлөөдө. Комузчулар болсо, комуз чертүүдө. Эл аралык симпозиумга бардык өлкөлөрдөн делегациялар келип жатышат.

484. Окугула. Этиш сездерду таап, алардын чагын жана жасалышын аныктагыла.

- Чоңойгондо сен ким болосун?
- Мен мугалим боломун.

- Мен дарыгер болгум келет.
- Мен ата-әнем менен иштеймин.
- Мен айдоочу болгум келет.
- Мен окууну улантамын.

485. Жакында кайсы майрам болору жөнүндө чакан аңгеме түзгүлө. Этиштерди таап, уңгу, мүчөгө ажыраткыла.

486. Берилген этиш сөздөрдү уңгу, мүчөгө ажыратып, кайсы чакта экенин, кантип жасалганын аныктагыла.

Дарыланып жатат, дарыланар, дарыланат, кат жазууда, кат жазат, кат жазар, сурал жатат, сурайт, сурар, бийлеп жатат, бийлейт, бийлөөдө.

487. Келер чак этиштерден тапкыла, аны уңгу, мүчөгө ажыраткыла. Кандайча жасалганын айтып бергиле.

488. Ырды окуп, этиш сөздөрдү тапкыла. Аларды уңгу, мүчөгө ажыраткыла.

Футбол теп, шахматты бил, чебер жүрүп
Жецип чыгып, жигиттерди четке сүрүп.
Жарышкын, секиргин, диск көтөр,
Антпесең тәңтүштарың жүрөр күлүп.

Жарараптайт жабык жүрүү жаш муунга,
Ачык бол, өнөр үйрөн, бекер турба!
Ооруну соолор сүйбөйт, оору – жаман,
Соолуктун аты ким? – физкультура!

§ 95. Өткөн чак, анын маанилик түрлөрү

- Өткөн чак сүйлөп жаткан мезгилден мурун болгон кыймыл-аракетти билдирет.
- Өткөн чактын төмөндөгүдөй түрлөрү бар: айкын өткөн чак, капыскы өткөн чак, жалпы өткөн чак, адат өткөн чак.
- Айкын өткөн чак -ды мүчөсү аркылуу жасалат:
Атам жумуштан кел + ди.

- Капысқы өткөн чак -ып, -ыптыр мүчөлөрү аркылуу жасалат: *Бакдөөлөт* чоң атасына кет + ипптир.
- Жалпы өткөн чак -ган мүчөсү аркылуу жасалат: *Былтыр Санжар Ысык-Көлгө бар* + ган.
- Адат өткөн чак -чу, -чу мүчөлөрү аркылуу жасалат: *Эжем дайыма комуз черт* + чу.

489. Учур чак, келер чак, өткөн чак формасындагы этиш сөздердү тапкыла.

490. Этиш сөздердү таап, сүйлөмдөгү милдетин аныктагыла. Уңгу, мүчөгө ажыраткыла. Кайсы чакта турарын айтып бергиле. Маанисин түшүндүргүлө.

1. Адам әмгеги менен даңталат. 2. Аганы көрүп, ини ёсөт, эжени көрүп, синди ёсөт. 3. Ак ойлоп, адал иште. 4. Кыштын камын жазда ойло. 5. Абийириңди жашындан сакта.

491. Берилген этиштердин кайсы чакта турарын аныктап, өз-өзүнчө белүп жазгыла жана уңгу, мүчөгө ажыраткыла.

Арнаган, сүйлеөдө, айттар, окуптур, сүзду, окуду, көрөбүз, бара жатамын, иштечү, тартыптыр, ырдаган.

492. Учур чак, келер чак жана өткөн чактардын өз ара окшоштугу менен айырмачылыктарын белүп көрсөткүлө.

493. Таблица боюнча карап, этиштин өткөн чагы кандайча жасаларын түшүндүргүлө. Ар бирине мисал келтиргиле.

Өткөн чак	Морфологиялык каражаттар
1. Айкын өткөн чак:	-ды, -ди, -ду, -дү -ты, -ти, -ту, -ту
2. Капысқы өткөн чак:	-ып, -ип, -уп, -үп -ыптыр, -иптир -уптур, -үптур
3. Жалпы өткөн чак:	-ган, -ген, -гон, -ғөн -кан, -кен, -кон, -қөн
4. Адат өткөн чак:	-чу, -чү


494. Берилген сөздөрдү таблицага карап, чактын түрлөрү боюнча жазыгыла.

Оку, көр, бас, тарт, сүйле.

Үлгү:

айкын өткөн чак	капысқы өткөн чак	жалпы өткөн чак	адат өткөн чак
окуду	окуптур	окуган	окучу

495. Схема боюнча дебат (талкуу) өткөргүлө.



§ 96. Өткөн чактын татаал формаларынын
эken, эле, эмес деген жардамчы этиштердин
айкаша келиши аркылуу жасалышы

- !
- Этиштер кээ бир жардамчы сөздөр менен (эken, эле, эмес) айкашып, сүйлөмдө татаал баяндоочтуун милдетин аткарал.
 - Мындай учурда өткөн чактын кошумча кырдаалдары келип чыгат.

М: *Бул күнцү сыйрыым жел согуп турган эле.*

Жайлогоо чыгууну мурдатан билген эмес экем.

Сүйлөмдердө кыймыл-аракеттин өткөндө болгондуугун жалпысынан көрсөтүп, сүйлөп жаткан учурга карата мезгилдик айырмачылыктын бар экендиги сезилип турат.

■ 496. Белгиленген сездердүн кайсы чакта экендигин аныктагыла.

Балдардын эч кимиси аны көргөн эмес. Ал менин каттарымды алды бекен. Ким так ой жүгүртсө, ал так сүйлөйт эken. Коркок билиштик, көз карандылык, кошоматчылык, чала сабаттуулук жана наадандык гана эне тилди кемсинтүүгө жол ачат эken. (Т. С.)

❖ 497. Бардың бекен, бардыңар бекен, барышты бекен, иштеген эken, болгон эken, көрдүң беле деген сездердүү катыштыруу менен сүйлөм түзгүлө. Негизги этиштерди унгута, мүчөгө ажыраткыла.

■ 498. Берилген сүйлөмдердүн баяндоочун тапкыла. Кандай формада жасалганын айтып бергиле.

1. Алар эрте келсе эken.
2. Анын бул кылышына нааразы болдум эле.
3. Илгери-илгери абышка-кемпир болгон эken.
4. Жердин кенин талкалап, казган Током келген бейм.
5. Тоонун эки жагы чытырман токой эле.

Кеп маданияты боюнча машигуу иштери

■ 499. Текстти окуп, маанисин айтып бергиле жана өткөн чакта-гы этиштерди таап, унгу, мүчөгө оозеки ажыратыла.

«Манас» эпосу 2013-жылы ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын шедеврлеринин тизмесине катталган. Буга чейин «Манас» эпосубуз Гиннестин рекорддор китебине дүйнөдөгү эң узун чыгарма катары кирген.

«Манас», «Семетей», «Сейтек» үчилтигин каттоого алгандыгын тастыктаган сертификат президентибиз Атамбаев Алмазбек Шаршеновичке тапшырылган.

■ 500. Берилген сүйлөмдөрдөн этиштерди тапкыла. Алардын кайсы жакта тургандыгын аныктагыла.

Жакында жайкы каникулга тарайбыз. Биз кыргыз тили боюнча көпту үйрөндүк. Келечектеги максатымды ойлондум. Сен кандай маалыматтарды алдың? Мектептин директору окуунун алдыңкыларына сыйлыктарды тапшырды.

■ 501. Берилген этиштерди жак боюнча өзгөрткүлө.

Оку, сүйлө, тап, таптым, ал, бийле, чурка, кара, ырда

■ 502. Берилген сөздөрду унгу, мүчөгө ажыратып, кайсы жакта турганын аныктагыла.

Көрдүм, көрдүң, көрдүңүз, көрдү, көрдү, көрдүңүздөр, көрдүңер, көруштү, ырдадым, ырдадың, ырдадыңыз, ырдады, ырдадык, ырдадыңыздар, ырдадыңар, ырдашты, билдим, билдин, билдициз, билди, билдик, билдициз, билдициздер, билдиңер, билишти.

■ 503. Берилген сүйлөмдөрду окуп, белгиленген сөздөрдүн кайсыл жакта экендигин айтып бергиле.

Көп уксан, аз сүйлөйсүң. Алыстан келген конок экенсиз, кезегимди алышыз. Ой, боз бээ, сени жеймин! – дейт карышкыр. Таксыр ханым, мени кичине көрүп, чоң керек десеңиз, анда бул буура менен сүйлөшүңүз! – деп бала буурadan түшө калды. Баш көтөрбөй иштейм. Оо, чиркин, өмүр бою картайбасак, чаалыкпасак. Билимди элден, тажыйба-

ны турмуштан үйрөнгүле. Кезеги менен болуп туруучу табияттын кырсыктарына моюн бербейбиз. Күздүк буудайды өз убагында септик. Эмнени эксен, ошону аласың.

504. Татаал учур чак этишти таап, аны жатыш жөндөмөсүндөгү кыймыл атооч менен алмаштыргыла. Алар өз ара синонимдеш болорун байкагыла.

1. Кайсы бирөө тәэп түшүү үчүн арткы дөңөлөгүн таба албай убараланып жатат. (М. А.) 2. Көздөрү ачыла элек бөлтүрүктөр бири-бирине ыкташып уктап жатышат. (К. Ж.) 3. Саякбай айтып турат Манасты. (О. С.)

505. Татаал этиштер катышкан макалдардан жазгыла. Маанисин түшүндүргүле. Татаал этиштерге талдоо жүргүзгүлө.

506. Жөнөкөй жана татаал учур чак этиштерди бөлүп алып, алардын чак маанилерин билдирген грамматикалык каражаттарды аныктагыла.

Жерди ицир каптай баштады, күндүн ырайы кайтадан бузулду. (К. Б.) Дегелे сулуу кылып кырктырган көкүлүн ала-каны менен сылап турду. (Н. Б.) Суу эки жакка бөлүнө түштү, бирок мен сууга чөгүп эле бара жатам. (К. Э.) Чабырлардын жалгыз бирөөнөн башкасы күн өткөн сайын торсоюшуп төрөлүуда, семириүүдө. (Ш. Б.) Соконун көчүн ээрчий карап, үй алдында Сакадай турат. (К. Ж.)

§ 97. Этишке морфологиялык талдоо жүргүзүү



Талдоонун тартиби:

Сөз түркүмү, жалпы мааниси, кандай суроого жооп берет?

Морфологиялык белгилери:

- а) алгачкы түрү;
- б) жакталышы;
- в) саны (жекелик, көптүк);
- г) чагы.

Сүйлөмде аткарған синтаксистик кызматы.

Талдоонун үлгүсү:
Бүгүнкү сабак кызықтуу өттү.
Оозеки талдоо:

Өттү – этиш, кыймыл-аракетти билдириди. Сабак эмне болду? – өттү.
Уңгусу – өт – буйрук этиш, жекелек сан; -ту – айын, откөн чактын мүчөсү.

Сүйлөмдө баяндооч.
Жазуу жузүндө талдоо:
Бүгүнкү сабак көнүлдүү өттү.

- 507. Берилген сөздөрдү составдык бөлүктөргө ажыраткыла.
Келди, ырдады, сүйлө, окуган, чыкты, көрөт, жаады, баштады, бийле, алат.
- 508. Кара тамга менен берилген сөздөрдү көчүруп жазып, уңгу, мүчөгө ажыраткыла.

Тиш ооруганда колдун үстүнө муз койсо оорубай калат. Себеби бардык оорулар козголгондо, биринчи ирет мээгэ белги берилет. Мээ дененин кайсы жери ооруп жатканыгын аныктайт. Ошол убакта колдун үстүндөгү муздар ооруга терс таасирин тийгизет.

«Кызыктар дүйнөсү»

- 509. Этиш сөздөрдү жак боюнча өзгөрткүлө жана аларды уңгу, мүчөгө ажыраткыла.

Айт, тарт, ырда, окуу, чыгуу, таң калуу.

- 510. Сүйлөмдүн баш жана айкындооч мүчөлөрүн тапкыла. Баяндоочтун милдетин кайсы сөздөр аткарды. Этиштик баяндоочтор кайсы жакта жана чакта турганын айтып бергиле.

Адам оозду ачып эстегенде, денеде жыйналган көмүр кычкыл газы дем менен бирге сыртка чыгат. Бет, ооз моюн баары кыймылга келип, баштагы кан айланууну женилдетет. Ошон учун эстегенден качпоо керек. Бирок оозду кол менен жаап эстөө – маданияттуулуктун белгиси болуп саналат.

«Да» журналы

511. Текстти окуп, этиш сөздөрдү тапкыла. Этишке мүнөздүү белгилерди айтып бергиле.

Эң байыркы өсүмдүк гингко, же адантума, деп аталып, Кытайда 180 миллион жыл мурун өскөн. Бул өсүмдүк дино-заврлардын үйүр алган жайына айланган. Ал дарак бүгүнкү күндө да өсүп турат.

«Кызыктар дүйнөсү»

512. Текстти окуп, өткөн чак формасындагы этиш сөздөрдү тапкыла, аны составдык бөлүктөргө ажыраткыла.

Жибек жолу

Көптөгөн кылымдар бою соода кербендери Европадан Кытайга Чүй өрөөнү аркылуу басып өтүшкөн. Жолдогу каракчылардан товарларын коргоо учун кербендердин эки жагында куралданган атчандар коштогон.

Жолдон кудук кезикпей калуу коркунучун эске алыш, сууну мол камдашкан. Байыркы Бурана мунарасы турган жерде чоң кербен сарай жайгашкан. Ысык-Көлгө жеткенде, жол башчылар кербендерди Нарынга жана Ат-Башыга бурушкан. Бир нече күн жол жүргөн соң, Кытайдын шаарларынын дарбазалары ачылган. Европалык коноктор Кытайдан түрдүү товарларды, өзгөчө жибекти алыш өтүшкөн. Ошондуктан жол «Жибек жолу» деп аталып калган.

«Шоокум» журналы

5-класста өтүлгөн материалдарды бекемдөө жана бышыктоо

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Тил илиминин фонетика, лексикология, морфология жана синтаксис бөлүмдөрү эмнени окутат?
2. Үндүүлөр жана үнсүздөр кандайча жасалат, ага кайсы тыбыштар кирет жана анын кандай түрлөрү бар?
3. Сөз деген эмне, ал кандай бөлүктөрдөн турат?
4. Эмне учун сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөр деп бөлөбүз?
5. Сөз айкашы деген эмне? Анын кандай түрлөрү бар?

6. Сүйлөм мүчелөрүн атагыла, жөнөкөй сүйлөмдүн кандай түрлөрү бар? Татаал сүйлөм жөнүндө эмнелерди үйрөндүнөр, кандай түрлөрү бар?
7. Кыргыз тилинде кайсы сөз түркүмдөрү бар? Аларга мүнөздүү грамматикалык белгилерди атагыла.
8. Төл жана бетөн сөздөр, аларга коюлуучу тыныш белгилерин айтып бергиле.

513. Сүйлөмдөрдү окугула. Жазууда жана оозеки кепте бир өңчей мүчелөрде кандай өзгөчөлүктөр болорун айтып бергиле. Бир өңчей мүчелөр өз ара кандай байланышта?

1. Касым менен Майсалбек куду эле Субанкулдин өзү, куюп койгондой окшош. (Ч. А.) 2. Байкеме көп киши келчү, аны көп киши чакырчу, акылдашчу. (Ш. С.) 3. А сен, Каңыке, эстүү, токтоо, чыдамкай бол. (К. Ж.) 4. Белмөнүн ичи таза, ары жарык, ары кең. (К. Б.) 5. Каныбектин айрыкча жек көргөнү – Айымбача менен Кылыш. (К. Ж.) 6. Узун бойлуу, кең далылуу, ак саргыл жигитке шашып келе жаткан Өмүрбек урунуп калды. (А. Т.) 7. Туш кийиздин ак, кызыл, мала кызыл, сары, күрөң саймаларын устат байбиче ордуорду менен кынаганына таң калдык. (А. Ак.) 8. Алардын үй-бүлөсү бири-бирине кайрымдуу, ынтымактуу, көңүлдүү жашачу. (Ш. С.) 9. Мен жазуулары ар турдүү таштарды музейден да, талаадан да, тоолордон да көрдүм. (К. Ж.) 10. Дал ошоп учурда Абыл, Өмүш, Ормуш келди. (Н. Б.) 11. Ал атка да өзү ыргып минди, эч ким менен коштошподу, сүйлөшпөдү.
12. Анын колунан иш да, аш да келчү. (А. Т.) 13. Козубек анын бутуна жыгылды, жалынды, жалбарды. (К. Б.) 14. Мен буга чейин мынчалык ачылган ары сулуу, ары жыттуу розаларды көрө элек болчумун. (К. Ж.)

514. Бир өңчей мүчелүү сүйлөмдердөн мисал келтиргиле. Бир өңчей мүчелөрдүн өз ара байланышшуу жолдорун айтып бергиле.

515. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдердүү аныктастыла жана тиешелүү тыныш белгилерин жазгыла.

1. Апам унчуккан жок башын чайкап төмөн түшүрдү. (Ч. А.) 2. Чоң сууга бети-колумду жуудум да сайды тушалган аттарды көздөй чуркадым. (Ч. А.) 3. Эки жакты карануу менен чайды да жарытып ичпединиз же

кездеше турган аянычтуу адамыңыз бар беле. (К. Ж.) 4. Жаман жолдош жоого алдырат жаман сөз доого калтырат. (макал) 5. Ормондун каш-кабагы түнөрүп көзү акырая кадалганды Жанкарачтын каны качкан өнүнө кызыл жүгүрдү. (К. О.) 6. Кичинекей Табылдым интернатта ооруп калганда чүрпөлүү тоок сыйктуу жанынан карыш узаган жок элем. (А. Т.) 7. Күн кайра салкындагандан кийин койлор өруштү карай жайылышты. (К. Ж.)

516. Жөнөкөй жана татаал сүйлөмдер эмнеси менен айырмаланышат, алардын окшоштуктары кайсы?

517. Төл жана бөтөн сөздөрдү катыштырып, сүйлөм түзгүле. Тике сөздүн төл сөздөн мурда жана кийин колдонулушундагы тыныш белгилеринин коюлушун түшүндүргүлө.

518. Берилген сүйлөмдөрдү окуп, төл жана бөтөн сөздөрдү тапкыла. Бөтөн сөздүн мааниси өзгөрүлбөй, так сакталып берилгенин аныктагыла.

1. «Таза балээ эми болот турбайбы», – деп Эдигейдин эси эңгирей баштады. (Ч. А.) 2. «Балдарга деңиз тууралуу айта жүр!» – деди Абуталип. (Ч. А.) 3. Апам: «Эл тарткан азапты эл менен кошо тарт», – деп келинин кайраттандырмакчы болуп жемелейт. (Ч. А.) «Улутту улут кылган – анын тили», – деп айткан Ч. Айтматов.

519. Текстти көркөм окуп, айтылыш максатына карай кандай сүйлөмдер экенин аныктагыла.

Чоң эненин табышмагы

Чоң эне алма багынын жанынан өтүп баратып, бир алманын томолонуп жатканын көрүп калды. Чоңдугу чындыдай экен. Чоктой кыпкызыл, жыты буркурайт. «Неберелериме ала барайын», – деп ойлоду ал.

Балдар чоң эненин колундагы алманы көрө сала: «Укмуш чоң экен, ээ!» – деп чурулдап жибериши. Чоң эне балдарга кайрылды:

- Бул алманы алгач эмне кылыш керек?
- Жеш керек! – деп кыйкырды Бекдеөлөт.

— Бычак менен бөлүү керек! — деди Айдана.

А чоң эне болсо, бир сөздү күтүп балдарды суроолуу карап турду.

Силер да ойлонсоңор, ал кайсы сөз эле?

(T. M.)

■ 520. Сүйлөмдөн бир өңчөй мүчөлөрдү тапкыла жана алардын аткарған милдетин аныктагыла.

Ат жабдыктарына ээр, жүгөн, нокто, жабуу, камчы, узөңгү, көмөлдүрүк, куюшкан, басмайыл, желдик, тердик, ичмек, каптырга жана көрпөчө кирет.

Ээр — ат жабдыктарынын эң негизгиси. Узөңгү, куюшкан айрым учурда көмөлдүрүк тагылып, атка басмайыл менен тартылат.

Атты ийкемдүү башкаруу жана байлоо үчүн жүгөн, нокто колдонулат. Кыргыздарда атты сол жагынан токушат.

■ 521. Татаал сүйлөмдөрдү тапкыла. Алар канча жөнөкөй сүйлөмдөн уюшулду жана бири-бири менен кандайча байланышканын айтып бергиле.

Акуланын 350 түрү бар. Эң кичинекей акуланын көлөмү калемдей болуп, салмагы 200 граммга жетет. Эң чоң акуланын кит жана гигант деген эки түрү бар. Чоң акулалар адам баласына эч качан кол салбайт, ал эми ак



акула адамдар үчүн коркунучтуу. Анын узундугу 5–6 метрден 12 метрге чейин жетсе, тиштери уч кырдуу болуп, өтө курч келет. Акулалардын жашоо узактыгы – 30 жыл. Ар бир акуланын туруктуу жашоо-жайы болгондуктан, өзү жашаган аймакка гана аңчылыкка чыгат. Кээ бир мамлекеттерде акулаларды кармап, алардын боорунан ар кандай витаминдерди жасашат. Акуланын бардык түрүнө эле аңчылык кылууга тыюу салынган.

 522. Кара тамга менен берилген сөздөрдүң унгусу жана мүчөгө ажыраткыла.

Мексикада ескөн Асан-Үсөн гүлү 24 saat бою өзүнүн өңүн бир канча жолу алмаштырып турат. Таң атарда ак түстө, анан ачык кызыл, түшкө маал кочкул кызыл болсо, кечке жуук кырмызы **өндө** болот.

Караңғы кирери менен кайрадан ак түстө болот. Баарынан кызыгы бул гүл ак түстө **болгондо** гана жыт чыгарат.

 523. Текстти окуп, белгиленген сөздөрдүң унгусу, мүчөгө ажыраткыла.

Аарылар – тазалыктын символу

Канчалык көп болбосун, бир уюкта жашаган **курт-кумурскалардын** ар биригинин өз милдети, иши бар экенин биз окуу китептеринен билебиз. Мисалы, **аарынын уюгун алыш** көрсөк, бир уюкта жашаган аарылардын саны орто эсеп менен 80 **минде** чейин чыгат жана андагы ар бир аарынын өзүнүн иши бар: бири **гүлдөрдөн** бал жыйнайт, экинчиси уюкту кайтарат, **үчүнчүсү** уюкту тазалайт. Мына ушул уюктун **тазалыгын** камсыз кылган аарылар керексиз калдык, арды сыртка чыгарып, уюкту желдетип турушат.



«Жандыктардын биз билбegen сырлary»

 524. Кара тамга менен берилген сөздөрдүң унгусу, мүчөгө ажыратып, сез жасоочу, сез өзгөртүүчү мүчөлөрүн тапкыла.

Жирафтын боюнун узундугу **5 м.** Ал эми жаңы төрөлгөн жирафтын бою **183 см.** Анын мойнунда **адамдыкындей** эле **7 омурткасы** бар.

Тыйын чычкандын сезгич муруттары башында эле болбостон, буттарында да бар.



525. Макалдарды окуп, белгиленген сөздөрдү унгу жана мүчөгө ажыраткыла.

Акылдуу сөз эстүү адамдын жүрөгүнөн орун алат.
Жайык өзөндүн суусу жай агат. Токой өрттөңсө, думур калат.
Асмандаган шамдын жарыгы алыска жетет. Калкын тоногон хан оцбийт. Чоң иштин иийгилиги майдадан башталат. Билбegen жердин ой-чункуру көп.

522. Кара тамга менен басылган сөздөрдү унгу жана мүчөгө ажыраткыла.

Апамдын майрамы



Байчечекей таап алдым
Ойноп жүрүп талаада.
Ачпаса да гүлдөрүн,
Алып бардым аны апама.
Кубангандан апам мени,
Кучагына батырды.
Мээриминен бир заматта,
Байчечекей ачылды.

(Г. В.)

526. Кара тамга менен берилген сөздөрдү унгу, мүчөгө ажыраткыла. Мүчөнүн түрлөрүн аныктагыла.

Асман тиреген күнгөй-тескей Ала-Тоолорунун ойдуунда чалкып жаткан жергебиздин бермети – Ысык-Көл. Ал жылдын кайсы мезгили болбосун көз жоосун алат. Аны ого бетер көркүнө чыгарган ак кар, көк муз баскан тоо кырkalары алыстан көрүнөт.

527. Төмөнкү сөздөрдүн антонимдерин таап көчүргүлө, маанилерин түшүндүргүлө.

Жайлоо, жайпак, жакыннат, жалган, жалкы, илгери, иреттүү, ишенимдүү, калың, кордук, маданияттуу, март, түшүмдүү, макта, күнөөлүү.

528. Берилген сөздөрдү таандык мүчөлөрүнө жараша топтоштуруп жазгыла.

Баласы, китебим, атаңыз, максаты, атабыз, тилегим, китебин, балаңыз, колуң, көлүңүз, атан, тилеги, салты, салтың, үйү, үйүбүз, досун, досум, досу, мээриимициз, китебим, сабагыңыз, оюбуз.

Үлгү:

1-жак	2-жак	3-жак
китебим	атаңыз	баласы

529. Таандык категориянын грамматикалык каражаттарын айтып бергиле жана мисал келтиргиле.

530. Текстти окуп, маанисин айтып бергиле жана буудай деген сезгө синквейн түзгүле.

Бир дыйкан уулу менен буудай талаасына барат. Баласы атасына: «Ата ушул буудайлардын кәэ бирлеринин башы төмөн карай ийилип, айрымдарыныкы тик турат. Менин оюмча, башы тик буудайлар асыл жана намыстуу адамдардай, ал эми башы жерди карап тургандар катардагы арабызда жүргөн адамдардай болсо керек», – дейт.

Дыйкан уулунун суроосуна алгач жылмайып, анан бир даана башы тик, бир даана башы ийилген буудайды үзүп алып: «Билип ал – уулум. Бул башы тик буудайдын ичи башкача. Булар – акылы жана жүрөгү бош болгон учурда да текеберленүү жана менменсинүү менен өзүн калк арасында бийик сезгендер», – дейт.

Андан соң башы ийилген буудайды колуна алып: «Мына, уулум, – дейт дыйкан, – бул буудайдын ичи толо жана дандары чон. Булар сен айткандай, арадагы, катардагы адамдарга эмес, жөнөкөй жана адамгерчиликтуү адамдарга окшош. Анткени, алар жөнү жок текеберленүү жана менменсинүү менен өздөрүн элден өйдө сезбестен, баштарын төмөн ийип жүрушөт».

Кана, балдар, ойлонгулачы? Келечекте кандай адам болгуңар келет?

«Шоокум» журналы

531. Берилген сөздөрдү таандык мүчө менен өзгөрткүлө.

Тоо, өлкө, апа, бала, гүл, тартип, чогулуш, сабак, асман, жер, суу, эне, кыз, дос.

532. Таандык мүчөлүү сөздөрдү таап, морфологиялык талдоо жүргүз.

1. Тилим менен атак алам, даңқ алам,
Тилим – айкөл, сез жетпести даңктаган.

2. Көргүлөчү куйругун,
Куйругунан мурду узун,
Атын таап, андан соң,
Тапкылачы тумшугун.

3. Өмүрүм окуу менен өттү менин,
Үйрөнүп дүйнө сырын бүттүм дедим.

(О.Х.)

533. Жекелик санда жана көптүк санда турган сөздөрдү өз-еңүнчө бөлүп жазғыла.

Балдар, жоон, бурганак, талаа, мал, күш, эл, таш, ит-күш, кызы-кыркын, ага-жеңе, калк, бакыт, тазалық, каармандық, асман, мектеп, китептер, күз, кыш, дүйшөмбү, январь, каймак, кол, көз, мәзлей, өтүк.

534. Берилген сөздөрдү унгы, мүчөгө ажыраткыла жана мүчө-нүн кайсы түрү экенин айтып бергиле.

Бебегүм, бебегүң, энебиз, мектеби, мектебицер, максатым, кызыкчылыгы, айылың, кызы, күндөрү, апам, досу, кызыым, күндөрүң, кейнөгүң, агам, үйүң, тартиби.

535. Берилген сый атоочтордон туунду сый атооч жасагыла. Кандай жол менен жасалганын түшүндүргүлө.

Дарак, токой, канат, сүт, кылкан, чөп, адеп, кызык, суу, китең, кант, адилет, даам, бал, булак, балық, темир, тууган, жердеш, үйку, акыл, класс, мәэрим.

536. Морфологиялык жана синтаксистик жол менен жасалған сын атоочторду аныктап, себебин түшүндүргүлө.

Балалуу, айыпкер, күнөөлүү, кара-кочкул, улуу-кичүү, өнөрпоз, ойноок, бузук, эринчээк, узун бойлуу, кызыл ала, асынма, сынык, ачык, жәэрде кашка, ак көңүл, кымча бел, ак пейил, мансапкор, илимпоз, ажырагыс, таарынчаак, кең далылуу, бүркүт кабак, жаман-жуман.

537. Берилген этиштерди составдык белүктөргө ажыраттыла. Мүченүн түрлөрүн аныктагыла.

Барам, күлөм, көрдүн, барабыз, көрсөң, келсең, баргансың, барат, көргөм, көргөнмүн, тарткам, тартканмын, келесисың, келгенсисың, окуганбыз, бардык.

538. Текстти окуп, маанисин түшүндүргүлө жана «Келечекте мен ким болом?» деген темада чакан эссе жазгыла.

Бир падышанын жанында өзүнүн уулу менен кызматчысынын уулу жанаша отурганда падыша өз уулунан сурал калат:

— Уулум, чыныңды айтчы, сен бул дүйнөдөн эмнени арзуу кыласың? Көңүлүң эмнени каалайт?

— Дүйнө-мүлкүмдүн көптүгү менен атагымды жайылтуумду, анан ар дайым аңчылыкка чыгып сайрандал журууну арзуу кылам, — дейт.

Андан соң падыша кызматчысынын уулунан сурайт:

— Туурасын айтчы, сенин келечектеги арзуу-тилегиң эмне?

Кызматчысынын уулу етө кичипейилдик менен мындаі дейт:

— Абийирдүү, мәэримдүү, кайрымдуу, боорукер болуп, калкка кызмат кылууну, алган билимимдин аркасында адамдарга пайда келтирүүнү, эл-журтумдун алкышын алып, татыктуу кызмат кылууну тилек кылам.

Кызматчысынын уулунан мындаі жоопту күтпөгөн падыша ага абдан ыраазы болуп, кийин падышачылыктын каада-салттары боюнча такка өз баласын эмес, кызматчысынын баласын отургузат.

Мунун себебин сураган башкы вазирлерине падыша төмөнкүдөй жооп узатат:

— Өзүмдүн кызыкчылыгымдан көрө элимдин бейпилдиги, бакубат турмушта жашашы маанилүү.

Кана, балдар, силердин келечектеги тилегиңер әмне?

«Шоокум» журналы

539. Учур чактагы, келер чактагы этиштерди көптүк, жекелик санда жактап, мүчөлөрдү аныктагыла.

Бара жатам, көрсөтүп турам, окуй берем, иштөөдөмүн, барам, кол коём, үн салам.

540. Жак боюнча өзгергөн этиштер кайсы чакка тиешелүү. Составдык бөлүктөргө ажыраткыла. Мүчөлөрдүн түрлөрүн айтып бергиле.

- | | | |
|------------------|-------------|-------------|
| 1. барабыз | келербиз | окуудамын |
| 2. барасыңар | келерсиңер | окуудасыңар |
| барасыздар | келерсиздер | окуудасыз |
| 3. барат (-ышат) | келишер | окууда |

541. Берилген сездер кайсы чакта турат? Составдык бөлүктөргө ажыраткыла жана мүчөнүн түрлөрүн айтып бергиле.

Барыптырмын, барыптырсың, барыптырсыздар, баруучумун, барчусун, келчусун, бардык, бардым, бардың, баргам, келгем, тургам.

542. Берилген сүйлөмдөрдөн жак мүчөлүү сездердү тапкыла жана кайсы жакта экенин түшүндүргүлө.

1. Таланттуу хирургсун, жүреккө операция жасаганы жатасың. (Т. А.)
2. Ак туйгун менмин талпынган, Ак пери сенсиң калкындан. (А. Т.)
3. Булбулсун десен, мен – булбул Каргасың десен, мен – карга. (Б. С.)
4. Йүүр-үйүр жылкы айдаган, Атам жүргөн жерди сагынам. (К. Т.)

543. Зат атоочторду жактагыла. Мүчөнүн турлөрүн айтып бергиле.

Окуучу, ата, эне, бала, тууган, мугалим, адам, учкуч, дарыгер, эже.

544. Текстти окуп, түшүнүгүңөрдү айтып бергиле. Андагы негизги ойду аныктап, ошол теманын тегерегинде ойлонуп, чакан эссе жазгыла.

Эне – бул дүйнөдөгү эң кымбат, эң ыйык асыл зат. Энени урматтап, сыйлай билүү – биздин милдет. Ал – үй-бүлөнүн башкы каарманы, тиреги, жарыгы, куту, жылдызы, айтор, бардыгын өзүнө камтып турган түшүнүктүү, оор басырыктуу, жан дүйнөсү назик жан.

Чындыгында, өзүбүздөн кайдан жарапалып, кандайча бул дүйнөгө келгенибизди, кантип ушул даражага жетке-нибизди, ааламдагы ордубузду, түбөлүктүү максатыбызды билүү – кандай зор бакыт!

«Шоокум» журналы

545. Морфологиялык жол менен жасалган этиштерди өзүнчө, синтаксистик жол менен жасалган этиштерди өзүнчө бөлүп жазгыла. Ар бирин уңгу жана мүчөгө ажыраткыла.

Сүйлөй баштады, намыстан, балтала, аңгемелеш, жардам кыл, кайрат кыл, сүйлө, көрүп бер, кулак сал, ойноп-кулуп, дарыла, кооздо, кыялдан, шыңгыра, карап тур, келип кет, бата кыл, камчыла, тамашалаш, сана, чене, адам бол, азамат бол.

546. Берилген сүйлөмдерден асты белгиленген сүйлөмдердүү жана мүчөгө ажыраткыла. Анын кайсы сез түркүмүнө тиешелүү экендигин түшүндүргүлө жана сүйлөмдөгү аткарған кызматын аныктагыла.

Сүзбөсүн деп эч кимди, байлап койдум эчкимди. Би-ийкке чыксаң көзүң ачылат, билимдүүгө жолуксаң көңүлүң ачылат. Жакшылык кылуу – жакшы сапат.

 548. Төмөнкү тексттерди окуп, маанисин түшүндүргүлө.

Тил – поэзиянын тилинде

Уламадан уккан Сөз,
Угуттанып чыккан Сөз.
Арбын желек толгон Сөз,
Ат көтөргүс болгон Сөз.
Эрендерден алган Сөз,
Энчи болуп калган Сөз.
Карылардан алган Сөз,
Калк ичинде калган Сөз.
Белес-белес бороондоп,
Беш удургуп өткөн Сөз.
Кылымдардын кыйырынан,
Кол чайкаган кыргызга,
Желдей тарап кеткен Сөз.

«Манас»

Тил арстан босогоңдо комдонгон,
Бошоп кетсе өзүңду да жеп койгон.

Жусуп Баласагын

Жараткан бергенин бүт койбой алат,
Бир гана жылуу сөзүн аман калат.
Кылымга атың сактайт сөздөр даана,
Сөз – күчтүү, бийик көрүп аны баала.

Фирдоуси

Кымбаттан кыналышып бүткөн тилим,
Кылымдан ыйык энем күткөн тилим.
Терөлүп бул дүйнөгө көз ачканда,
Жаралып жаным менен бүткөн тилим.

Абдрасул Токтомушев

Сөз менен мамиле түзүлөт,
Сөз менен мамиле үзүлөт.

Сөз менен акыл-эс жетиilet,
Сөз менен аруулук кетиilet.

Сөз менен акыйкат жол табат,
Сөз менен арамдык кол салат.
Сөз менен ар намыс ылганат,
Сөз менен ак кагаз булганат.
Сөз менен айтылат тамаша,
Сөз менен ырк бузуу жанаша.
Сөз менен достошот касташкан,
Сөз менен жециlet басташкан.

Сөз менен ажаат ачылат,
Сөз менен ажал да чачылат.

Түмөнбай Байзаков

Жакшы сөз куйкум угулат,
Жакшы сөз күндөн жылуурак.
Жакшы адам сөзгө түшүнөт,
Жакшы адам сөзгө жыгылат.

Жалил Садыков

Эне тилин билбegen,
Эси жогун аныктайт.
Эне тилин сүйбөгөн,
Элин сүйүп жарытпайт.

Байдылда Сарногоев

Кыргыз туруп кыргыз тилин билбесе,
Билсем деген ниетине кирбесе.
Дилин, тилин чанып алган немени,
Түшүнө албайм, болот экен ким десе!?

Усөнбек Асаналиев

Шарттуу кыскартуулар:

1. С. Р.	С. Рысбаев	30. К. Б.	К. Бобулов
2. Х. К.	Х. Карасаев	31. Ж. Б.	Ж. Бекнязов
3. Т. С.	Т. Сыдыкбеков	32. К. А.	К. Акиев
4. Т. Б.	Т. Байзаков	33. С. Ж.	С. Жусуев
5. А. Т.	А. Токомбаев	34. А. А.	А. Алгожеев
6. Ч. А.	Ч. Айтматов	35. Р. Ш.	Р. Шүкүрбеков
7. Б. А.	Б. Алыкулов	36. Р. Г.	Р. Гамзатов
8. А. К.	А. Кадыров	37. Б. У.	Б. Усубалиев
9. М. О.	М. Орунбеков	38. М. А.	М. Алыбаев
10. Ш. Б.	Ш. Бейшеналиев	39. К. Э.	К. Эсенкожеев
11. А. О.	А. Осмонов	40. Т. Сам.	Ток. Самудинов
12. С. ئ.	С. Өмурбаев	41. К. Т.	Керим Турапов
13. К. Ж.	К. Жантөшев	42. Ш. Д.	Шайлообек Дүйшееев
14. К. К.	К. Каимов	43. Д. И.	Данияр Исанов
15. Б. С.	Б. Сарногоев	44. Т. Ж.	Томас Жефферсон
16. У. А.	У. Асаналиев	45. А. Д.	Ануарбек Дүйсенбиев
17. Ш. С.	Ш. Садыбакасов	46. Г. В.	Григоре Виеру
18. М. Э.	М. Элебаев	47. А. Б.	А. Барто
19. А. Акм.	А. Акматалиев	48. Л. К.	Л. Кухта
20. К. О.	К. Османалиев		
21. Т. М.	Т. Мидинов		
22. Т. Б.	Т. Байзаков	«Залкар ойлор»	
23. О. Х.	Омар Хаям	«Ой гүлдерү»	
24. Т. А.	Т. Абдумомунов	«Кыргызстан токойлору»	
25. Ж. М.	Ж. Мамытов	«Кыргыз поэзиясынын	
26. Н. Б.	Н. Байтемиров	антологиясы»	
27. Т. К.	Т. Кожомбердиев	«Балдар адабияты»	
28. Э. И.	Э.Ибраев	«Дүйнөдөгү кызыктар»	
29. Д. Ж.	Д. Жалгасынова	китеби	
		«Чыгыш насааттарынан»	
		«Да» журналы	
		«Өсүмдүктөр дүйнесүндө»	
		«Курманбек» эпосу	
		«Манас» эпосу	
		«Гулсарат»	
		«Саманчынын жолу»	
		«Келкел»	
		«Мезгил жана Алыкул»	
		«Манас» энциклопедиясы	
		«Эр Тештүк» эпосу	
		«Кыргыз эл жомоктору»	
		«Накыл сездер»	

МАЗМУНУ

I чейрек. ТИЛ ЖАНА КЕП

§ 1. Тил пикир алышуунун куралы.....	5
§ 2. Текст, анын мүнөздүү белгилери.....	8
§ 3. Тексттин мүнөздүү белгилери.....	11
§ 4. Тексттин маанилик бүтүндүгү. Тексттин эң кичине бирдиги – сүйлөм. Тексттин темасы жана андагы негизги ой....	15
§ 5. Текстке ат коюу (тема же негизги ойго байланыштуу).....	17
§ 6. Тексттин планы тууралуу түшүнүк. Жөнөкөй план.....	18
§ 7. Текст боюнча машыгуу иштери.....	20
§ 8. Кептин түрлөрү: баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүрттүү (жалпы маалымат).....	22
§ 9. Баяндоо, анын мүнөздүү белгилери.....	25
§ 10. Сүрөттөө жөнүндө жалпы маалымат.....	27
§ 11. Сүрөттөө объектилеринин түрлөрү: жандуу, жансыз заттарды сүрөттөө.....	30
§ 12. Кептин түрлөрү боюнча машыгуу иштери.....	31
§ 13. Расмий иштиктуу стиль, анын түрлөрү жөнүндө жалпы маалымат. (Расмий жана расмий эмес иш кагаздары).....	33
§ 14. Расмий эмес иш кагаздары боюнча машыгуу иштери.....	38
§ 15. Сөз айкаши жөнүндө түшүнүк.....	41
§ 16. Сөз айкашынын тутумундагы сөздөрдүн өз ара байланышуу жолдору.....	44
§ 17. Ыкташшуу байланышы.....	46
§ 18. Башкаркуу байланышы.....	47
§ 19. Таандык байланыш.....	49
§ 20. Сүйлөм, анын негизги белгилери.....	51
§ 21. Жай сүйлем жана анын тыныш белгилери.....	54
§ 22. Суроолуу сүйлөм жана анын тыныш белгиси.....	55
§ 23. Илептүү сүйлөм жана анын тыныш белгиси.....	57
§ 24. Сүйлөм мүчөлөрү.....	59
§ 25. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү.....	60
§ 26. Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү. Аныктооч.....	61
§ 27. Толуктооч.....	63
§ 28. Бышыктооч.....	64
§ 29. Сүйлөмдүн бир өңчей мүчөлөрү.....	66
§ 30. Бир өңчей мүчөлөрдүн байланышуу жолдору жана тыныш белгилери.....	68
§ 31. Жөнөкөй сүйлөм. Жалаң жана жайылма сүйлөмдөр.....	69
§ 32. Сүйлөмгө мүчө боло албаган карата маңыз Анын аягына коюлуучу тыныш белгилери.....	71
§ 33. Жөнөкөй сүйлөмдү талдоо.....	73
§ 34. Татаал сүйлөм, анын грамматикалык түзүлүшүнө карай бөлүнүшү. Татаал сүйлемдүн тыныш белгилери.....	75
§ 35. Төң байланыштагы татаал сүйлөм.....	77
§ 36. Багыныцкы байланыштагы татаал сүйлөм.....	80

§ 37. Төл жана бөтөн сөздөр жөнүндө түшүнүк.....	82
§ 38. Диалог жана анын тыныш белгилери.....	84
§ 39. Синтаксистик талдоо.....	87

II чейрек. ФОНЕТИКА, ГРАФИКА, ОРФОЭПИЯ, ОРФОГРАФИЯ ЖАНА КЕП МАДАНИЯТЫ

§ 40. Фонетика жана графика жөнүндө түшүнүк.....	89
§ 41. Тыбыш жана тамга.....	91
§ 42. Тыбыштардын үндүү жана үнсүз болуп бөлүнүшү.....	93
§ 43. Үндүү тыбыштар жана алардын бөлүнүшү: жоон жана ичке үндүүлөр.....	95
§ 44. Эриндүү жана эринсиз үндүүлөр.....	96
§ 45. Кең жана кууш үндүүлөр.....	97
§ 46. Кыска жана созулма үндүүлөр.....	99
§ 47. Бир сөз ичинде үндүүлөрдүн ээрчишип өзгөрүүсү.....	101
§ 48. Үнсүз тыбыштардын бөлүнүшү. Алардын айтылышы жана жазылышы.....	103
§ 49. Алфавит, андагы тамгалардын аталышы. Алфавитте тамгалардын жайгашуу тартиби.....	106
§ 50. Баш жана кичине тамгалар.....	108
§ 51. Муун, анын түрлөрү. Сөздөрдү муунга ажыратуу.....	110
§ 52. Интонация, анын оозеки жана жазуу кептеги мааниси.....	112
§ 53. Орфоэпия жана орфография жөнүндө түшүнүк.....	114
§ 54. Бир сөз ичинде к, п тыбыштарынын г, б тыбыш- тарына өзгөрүп айтылышы жана жазылышы.....	115
§ 55. Кеп маданияты. Түгөйлүү үнсүздөрдүн айтылышы жана жазылышы.....	116
§ 56. Фонетикалык талдоо.....	118
§ 57. Лексика жана кеп маданияты. Лексика жөнүндө түшүнүк.....	120
§ 58. Сөздүн лексикалык жана грамматикалык маанилери.....	121
§ 59. Бир маанилүү жана көп маанилүү сөздөр.....	123
§ 60. Сөздүн тике жана етмө маанилери.....	124
§ 61. Сөздүн эмоционалдык мааниси.....	126
§ 62. Синонимдер.....	128
§ 63. Омонимдер.....	130
§ 64. Антонимдер.....	131
§ 65. Лексикалык талдоо.....	134

III чейрек. СӨЗ ЖАСОО, СӨЗДҮН КУРАМЫ ЖАНА КЕП МАДАНИЯТЫ

§ 66. Сөздүн курамы – уңгу жана мүчө, алардын мүнөздүү белгилери.....	136
§ 67. Мүчөнүн мааницине карай бөлүнүшү. Сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөр.....	138

§ 68. Туунду жана уңгулаш сөздер. Тубаса сөз жөнүндө түшүнүк.....	140
§ 69. Сөздүн курамдык бөлүгү боюнча талдоо.....	142

МОРФОЛОГИЯ, ОРФОГРАФИЯ ЖАНА КЕП МАДАНИЯТЫ

§ 70. Сөз түркүмдөрү жөнүндө түшүнүк. Сөздөрдү сөз түркүмдөрүне ажыратуунун принциптери.....	144
§ 71. Зат атооч жана кеп маданияты. Зат атоочтун сөз түркүмү катары мүнөздөмөсү.....	146
§ 72. Жөнекөй жана татаал зат атоочтор.....	148
§ 73. Зат атоочтун жасалышы.....	151
§ 74. Эңчилүү жана жалпы зат атоочтор.....	153
§ 75. Эңчилүү аттардын жазылышы.....	154
§ 76. Зат атоочтун сөз өзгөртүүчү мүчөлөр жана көптүк санда <i>-лар</i> мүчөсү менен өзгөрушү.....	156
§ 77. Таандык мүчөлөр, алардын түрлөрү.....	157
§ 78. Жак таандык мүчөлөр.....	158
§ 79. Таандык мүчөнүн сыйлык түрү.....	161
§ 80. Жалпы таандык мүчө.....	162
§ 81. Зат атоочтун жакталышы.....	164
§ 82. Зат атоочту морфологиялык жактан талдоо.....	166
§ 83. Сын атооч жана кеп маданияты. Сын атоочтун сөз түркүмү катары мүнөздөмөсү.....	168
§ 84. Жөнекөй жана татаал сын атоочтор.....	169
§ 85. Тубаса жана туунду сын атоочтор.....	170
§ 86. Сын атоочтун жасалышы.....	172
§ 87. Сын атоочту морфологиялык жактан талдоо.....	173

IV чейрек

§ 88. Этиш жана кеп маданияты. Этиштин сөз түркүмү катары мүнөздөмөсү.....	175
§ 89. Жөнекөй жана татаал этиш.....	176
§ 90. Этиштин жасалышы.....	177
§ 91. Татаал этиштеги негизги жана жардамчы бөлүктөр, алардын жазылышы.....	178
§ 92. Этиштин жакталышы.....	179
§ 93. Этиштин чактары.....	182
§ 94. Келер чак, анын маанилик түрлөрү.....	183
§ 95. Өткөн чак, анын маанилик түрлөрү.....	184
§ 96. Өткөн чактын татаал формаларынын <u>экен</u> , <u>эле</u> , <u>эмес</u> деген жардамчы этиштердин айкаша келиши аркылуу жасалышы.....	187
§ 97. Этишке морфологиялык талдоо жүргүзүү. 5-класста өтүлгөн материалдарды бекемдөө жана бышыктоо.....	189
	191